



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

№ 4/2024

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

Төрага: Сулайманбекова Ж.С.
Коллегия мүчөлөрү: Абдыразаков Э.О.
Жаныбекова Ч.А.
Солтобаева Р. Т.
Жоробекова А. Т.
Жооптуу катчы: Бейшеналиева Г.Б.

Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Юридикалык башкармалыгына:
телефон: (996 312) 61 10 38 телефону
факс: (996 312) 61 10 59 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
басылмалары бөлүмүнө:
телефон: (996 312) 61 08 59 телефону
факс: (996 312) 61 09 92 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат.

Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом "М-Махита" тарабынан даярдалган жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, К.Тыныстанов атындагы көчө, 197/1.

2025-жылдын 7-февралында басууга кол коюлган.

2025-жылдын 13-февралында басылган.

100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2023-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары" басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Сулайманбекова Ж.С.
Члены коллегии: Абдыразаков Э.О.
Жаныбекова Ч.А.
Солтобаева Р. Т.
Жоробекова А. Т.

Ответственный секретарь: Бейшеналиева Г.Б.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридическое управление:
телефон: (996 312) 61 10 38
факс: (996 312) 61 10 59
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел публикаций Национального банка:
телефон: (996 312) 61 08 59
факс: (996 312) 61 09 92
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики.

Предположительная периодичность издания журнала – один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано ОсОО «Maxima».

г. Бишкек, ул. Тыныстановна, 197/1

Подписано в печать 7 февраля 2025 года.

Отпечатано 13 февраля 2025 года.

Тираж 100 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2023 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын) өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар чагылдырылат. Чейрек сайын – февраль, июнь, август, ноябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн, банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын, ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Это ежемесячное информационное издание содержит статистические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в феврале, июне, августе, ноябре на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отражает общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность, состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском и английском языках.

МАЗМУНУ:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 26- августундагы №2024-П-07/39-2-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 27-августунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 14
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 4-сентябрындагы №2024-П-14/41-2-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 11-декабрындагы №2019-П-14/62-5-(ПС) «Эки өлчөмдөгү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү жана которууларды өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 10-сентябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 15
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 4-сентябрындагы №2024-П-14/41-3-(ПС) «Экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана финансылык туруктуулукту колдоо жөнүндө» токтому (2024-жылдын 5-сентябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 17
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 17- сентябрындагы №2024-П-12/45-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 18-сентябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 19
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 25-сентябрындагы №2024-П-12/46-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун алкагында кредиттерди берүү маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 27-сентябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган).....21
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 25-сентябрындагы №2024-П-09/46-4-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 27-сентябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 27

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 25-сентябрындагы №2024-П-10/46-5-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы №2023-П-10/43-5-(НПА) «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 27-сентябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 29
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 16-октябрындагы №2024-П-12/53-2-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 21-октябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 31
9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 23-октябрындагы №2024-П-14/55-1-(ПС) «Банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө» токтому (2024-жылдын 24-октябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 54
10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 28-октябрындагы №2024-П-07/56-1-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 29-октябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 56
11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 31-октябрындагы №2024-П-12/58-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 6-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 57
12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 31-октябрындагы №2024-П-12/58-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын ишке ашыруу маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 6-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 61

13. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 13-ноябрындагы №2024-П-14/60-3-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 14-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 71
14. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 22-ноябрындагы №2024-П-14/61-1-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 2-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 76
15. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 22-ноябрындагы №2024-П-14/61-2-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 4-сентябрындагы № 2024-П-14/41-3-(ПС) «Экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана финансылык туруктуулукту колдоо жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2024-жылдын 22-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 90
16. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 25-ноябрындагы №2024-П-07/62-2-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 26-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 92
17. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 25-ноябрындагы №2024-П-07/62-3-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2025-жылга каралган графиги жөнүндө» токтому (2024-жылдын 27-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 93
18. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 27-ноябрындагы №2024-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 28-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 96
19. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 4-декабрындагы №2024-П-14/64-1-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 11-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 103

20. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 4-декабрындагы №2024-П-12/64-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу» токтому (2024-жылдын 6-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 123
21. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 4-декабрындагы №2024-П-17/64-5-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги № 13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 6-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 126
22. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 11-декабрындагы №2024-П-12/66-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 13-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 128

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 26 августа 2024 года № 2024-П-07/39-2-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 27 августа 2024 года)..... 142
2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил проведения платежей и переводов с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-код)» от 11 декабря 2019 года №2019-П-14/62-5-(ПС)» от 4 сентября 2024 года № 2024-П-14/41-2-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 10 сентября 2024 года)..... 143
3. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности» от 4 сентября 2024 года № 2024-П-14/41-3-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 5 сентября 2024 года)..... 145
4. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального банка» от 17 сентября 2024 года №2024-П-12/45-4-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 18 сентября 2024 года)..... 147
5. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам выдачи кредитов в рамках реализации государственных программ» от 25 сентября 2024 года №2024-П-12/46-3-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 27 сентября 2024 года)..... 149
6. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 25 сентября 2024 года №2024-П-09/46-4-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 27 сентября 2024 года)..... 155

7. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регулятивной банковской отчетности» от 19 июля 2023 года № 2023-П-10/43-5-(НПА)» от 25 сентября 2024 года №2024-П-10/46-5-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 27 сентября 2024 года)..... 157
8. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 16 октября 2024 года №2024-П-12/53-2-(НФКУ) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 21 октября 2024 года)..... 159
9. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О мерах по повышению доступности банковских услуг» от 23 октября 2024 года №2024-П-14/55-1-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 24 октября 2024 года)..... 182
10. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 28 октября 2024 года №2024-П-07/56-1-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 29 октября 2024 года)..... 184
11. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА)» от 31 октября 2024 года №2024-П-12/58-1-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 6 ноября 2024 года) 185
12. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам реализации налогового законодательства Кыргызской Республики» от 31 октября 2024 года №2024-П-12/58-2-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 6 ноября 2024 года)..... 189

13. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8» от 13 ноября 2024 года №2024-П-14/60-3-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 14 ноября 2024 года) 200
14. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 22 ноября 2024 года №2024-П-14/61-1-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 2 декабря 2024 года)..... 205
15. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности» от 4 сентября 2024 года № 2024-П-14/41-3-(ПС)» от 22 ноября 2024 года №2024-П-14/61-2-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 22 ноября 2024 года)..... 218
16. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 25 ноября 2024 года №2024-П-07/62-2-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 26 ноября 2024 года) 220
17. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О графике заседаний Правления Национального банка Кыргызской Республики на 2025 год по вопросу о размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 25 ноября 2024 года №2024-П-07/62-3-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 27 ноября 2024 года)..... 221
18. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 27 ноября 2024 года №2024-П-12/63-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 28 ноября 2024 года)..... 224

19. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 4 декабря 2024 года №2024-П-14/64-1-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 11 декабря 2024 года).....232
20. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3» от 4 декабря 2024 года №2024-П-12/64-3-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 6 декабря 2024 года) 250
21. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон» от 16 апреля 2003 года № 13/2» от 4 декабря 2024 года №2024-П-17/64-5-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 6 декабря 2024 года)..... 253
22. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности микрофинансовых организаций, осуществляющих операции по исламским принципам банковского дела и финансирования» от 30 мая 2014 года №24/11» от 11 декабря 2024 года №2024-П-12/66-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 13 декабря 2024 года) 255

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 26-августундагы
№ 2024-П-07/39-2-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 13, 63 жана 64-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 9,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2024-жылдын 27-августунан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде жарыяласын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 4-сентябрындагы
№ 2024-П-14/41-2-(ПС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) «Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү жана которууларды өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) «Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү жана которууларды өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү жана которууларды өткөрүү эрежелеринин:

12-пунктунун үчүнчү абзацындагы «кеминде 2 жылдан бери жүзөгө ашыруусу» деген сөздөрдөн кийин төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

« Бул талап коммерциялык банктардын ишине таркатылбайт».

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү токтом расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системалары башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Төлөм системалары башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактардын бирикмесин, коммерциялык банктарды, «KG төлөм тутумдарынын операторлор ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, төлөм уюмдарын жана төлөм системаларынын операторлорун тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 4-сентябрындагы
№ 2024-П-14/41-3-(ПС)

Экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана финансылык туруктуулукту колдоо жөнүндө

Экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана финансылык туруктуулукту колдоо максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 4, 5, 9, 28, 41 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банктын көзөмөлүндөгү уюмдарга Кыргыз Республикасынын аймагына иш жүзүндө жеткирүүсүз, чет мамлекеттерден кирүүчү же чет мамлекеттерге чыгуучу товарлар, иштер жана кызмат көрсөтүүлөр предмети болуп саналган, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган ыйгарым укуктуу мамлекеттик компаниялардан тышкары, башка жактар менен түзүлгөн контракттар боюнча төлөм тапшырмаларын аткаруу үчүн кабыл алууга жана башка жолдор менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө бир жылдык мөөнөткө чектөө белгиленсин.

2. Юридика башкармалыгы:

- токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумадан кийин күчүнө кирет.

4. Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Улуттук банктын көзөмөлүндөгү уюмдарды тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 17-сентябрындагы
№ 2024-П-12/45-4-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 6-октябрындагы № 2022-П-12/62-2-(НПА) «Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдардын кардарларына колдоо көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

- 6-пунктундагы «2024-жылдын 30-сентябрына чейин» деген сөздөр жана сандар «2025-жылдын 30-мартына чейин» деген сөздөргө жана сандарга алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-ноябрындагы № 2022-П-12/71-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү маселелери боюнча айрым убактылуу чечимдери тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

- 8-пунктундагы «2024-жылдын 30-сентябрына чейин» деген сөздөр жана сандар «2025-жылдын 30-мартына чейин» деген сөздөргө жана сандарга алмаштырылсын.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алгандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Кепилдик фонд» ААКты, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын жана кооперативдердин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарын жана кредиттик бюрокторду тааныштырсын.

6. Башкарманын катчылыгы бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 25-сентябрындагы
№ 2024-П-12/46-3-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун алкагында кредиттерди берүү маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

- 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө»;

- 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

- 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»;

- 2020-жылдын 13-майындагы № 2020-П-12/27-1-(НПА) «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө».

2. Токтом 2024-жылдын 1-октябрынан тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алгандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты жана «Кепилдик фонд» ААКты тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 25-сентябрындагы
№ 2024-П-12/46-3-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына мамлекеттик
программаларды ишке ашыруунун алкагында
кредиттерди берүү маселелери боюнча өзгөртүүлөр**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобонун:

- 4.1.1-пунктунун он алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Эгерде алар ушул жобонун 4.2-пунктунда белгиленген талаптарга жооп берсе, ошондой эле эгерде алар Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен/Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик программаларды (турак жай, социалдык, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча) ишке ашыруунун алкагында берилсе, банктар улуттук валютадагы кредиттерди «нормалдуу активдер» катары классификациялашы мүмкүн.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында

кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 21-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Банк Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен/Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик программаларды (турак жай, социалдык, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча) ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик программаларды ишке ашыруу шарттарын эске алуу менен кредит алууга билдирмелерди кароонун белгилүү бир тартибин, ошондой эле кредит алуу үчүн кайрылган адамга карата коюлуучу талаптарды белгилөөгө тийиш»;

- төмөнкү мазмундагы 25-1-пункт менен толукталсын:

«25-1. Кредит берүүнүн максатка ылайыктуулугун аныктоодо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен/Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик программаларды (турак жай, социалдык, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча) ишке ашыруунун алкагында карыз алуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүн талдоодо банк мамлекеттик программаларды (турак жай, социалдык, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча) ишке ашыруу шарттарын жана тартибин эске алуу менен карыз алуучудан документтерди (кагаз жүзүндө же электрондук документ түрүндө) талап кылууга тийиш.»;

- 30-пункттун 5-пунктчасынын үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими менен улуттук экономика субъекттерине, анын ичинде мамлекеттик программаларды (турак жай, социалдык, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча) ишке ашыруу, ошондой эле өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга көмөктөшүү максатында берилген гарантия/кепилдик боюнча төлөө жөндөмдүүлүгүнө талдоо жүргүзүлбөшү мүмкүн.»;

- 1-тиркеменин 2-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Мында, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен/Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик программаларды (турак жай, социалдык, улуттук жана экономикалык

коопсуздукту камсыз кылуу боюнча) ишке ашыруунун алкагында карыз алуучунун кредит төлөө жөндөмдүүлүгүн талдоо мамлекеттик программаларды ишке ашыруу өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жүргүзүлөт.».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоонун:

- 24-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Ушул пункттун 1 жана 2-пунктчаларында белгиленген тыюу салуулар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик программаларды (турак жай, социалдык, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча) ишке ашыруунун алкагында түзүлгөн банктын бүтүмдөрүнө жайылтылбайт. Мында, ар бир мамлекеттик программанын алкагында кредиттөөнүн/ каржылоонун чогуу алгандагы көлөмү банктын өздүк (регулятивдик) капиталынын он беш пайызынан азын түзүүгө тийиш.».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 13-майындагы № 2020-П-12/27-1-(НПА) «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби:

- Тартиптин 1-тиркемесинин:

- «Сүрөткө салыштыруу аркылуу аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо учурунда операциялар» 4-таблицанын «Белгиленген чектөөлөр» тилкесинин 9-сабы төмөнкү редакциядагы абзац менен толукталсын:

«Мында максималдуу баланска лимит Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы/Министрлер Кабинети тарабынан

бекитилген мамлекеттик программалардын (турак жай, социалдык, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча) алкагында аралыктан ачылган мөөнөттүү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептерге жайылтылбайт.»;

- «Видеобайланышты колдонуу аркылуу аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо учурундагы операциялар» 5-таблицанын «Белгиленген чектөөлөр» тилкесинин 10-сабы төмөнкү редакциядагы абзац менен толукталсын:

«Мында максималдуу баланска лимит Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы/Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик программалардын (турак жай, социалдык, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча) алкагында аралыктан ачылган мөөнөттүү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептерге жайылтылбайт.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 25-сентябрындагы
№ 2024-П-09/46-4-(БС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 19-июнундагы № 2024-П-09/27-6-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына эскилиги жеткен нарк чет өлкө валютасын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөрүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктундагы «2024-жылдын 1-октябрына чейин» деген сөздөр жана сандар «2025-жылдын 1-январына чейин» дегенге сөздөргө жана сандарга алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 17-июлундагы № 2024-П-09/30-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына эскилиги жете элек нарк чет өлкө валютасын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөрүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктундагы «2024-жылдын 1-октябрына чейин» деген сөздөр жана сандар «2025-жылдын 1-январына чейин» деген сөздөргө жана сандарга алмаштырылсын.

- 6-пунктундагы «жана 2024-жылдын 1-октябрына чейин колдонулат» деген сөздөр алып салынсын.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Юридика башкармалыгы тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде:

- ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы жана Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгы токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, чет өлкө валютасын сатууга жана сатып алууга укуктуу микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларын, алмашуу бюролорун, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин жана «Альянс» алмашуу бюролорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чек ара кызматын тааныштырсын.

6. Башкарманын катчылыгы бөлүмү токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо банктык көзөмөл блогун тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын «25» сентябрындагы
№ 2024-П-10/46-5-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9, 40 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 2-пунктундагы «2024-жылдын 1-октябрынан тартып» деген сөздөр жана сандар «2025-жылдын 1-майынан тартып» деген сөздөргө жана сандарга алмаштырылсын.

- төмөнкү мазмундагы 2-1-пункт менен толукталсын:

«2-1. Коммерциялык банктар 2024-жылдын 31-декабрына чейин регулятивдик банктык отчетун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына тапшырууну жана тесттен өткөрүлүшүн камсыз кылсын».

2. Токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2024-жылдын 30-сентябрынан тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын жана «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 16-октябрындагы
№ 2024-П-12/53-2-(НФКУ)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

- 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө»;

- 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу»;

- 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»;

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракетти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу».

2. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алгандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, алмашуу бюролорду, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин жана «Альянс» алмашуу бюролорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык

башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 16-октябрындагы
№ 2024-П-12/53-2-(НФКУ)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелерин:

1) төмөнкү мазмундагы 2.4.-4-пункт менен толукталсын:

«2.4.-4. Аманаттарды кабыл албаган МФКлар үчүн мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициянын максималдуу суммасы.

Мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициянын максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капиталынын 80 пайызга ашпоого тийиш.

Мүлк дегенден улам, МФКга таандык же ижара келишими боюнча МФКнын карамагында турган жана/же негизги каражат катары колдонула турган мүлктү (анын ичинде курулуп/монтаждылып жаткан кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары ж.б.) түшүнүүгө болот.»;

2) 4.2-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«- мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү.»;

3) төмөнкү мазмундагы 5.12-пункт менен толукталсын:

«5.12. Аманаттарды кабыл алган МФКлар үчүн мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициянын максималдуу өлчөмү.

Мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициянын максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капиталынын 20 пайызынан ашпоого тийиш.

Мүлк дегенден улам, МФКга таандык же ижара келишими боюнча МФКнын карамагында турган жана/же негизги каражат катары

колдонула турган мүлтү (анын ичинде курулуп/монтаждалып жаткан кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары ж.б.) түшүнүүгө болот.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:

1) 2-тиркемесинин 10-бөлүмү (чейрек сайын) төмөнкү редакцияда берилсин:

«10-бөлүм. Экономикалык стандарттардын сакталышы жөнүндө маалымат

Экономикалык стандарттардын жана талаптардын аталышы	Белги	Ченемди эсептөө		Ченемдин айкын мааниси	Ченемдин белгиленген мааниси	Белгиленген ченемден четтөө
		УК	100000			
ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТПАГАН МФКлар ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР						
Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү	УК	*100%	100000		кеминде 100%	
	СИ	*100%			30% ашык эмес	
Инвестициялардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү	МК					
	СК	*100%			20% ашык эмес	
Дуң каржылоо менен иш алып барган МФКларга, бир эле адамга берилүүчү каржылоонун максималдуу өлчөмү	СК	*100%				
	УК	*100%	100000		кеминде 100%	
Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми	СИИ/СК*100%				80% ашык эмес	
	УК					
ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТУУ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРГАН МФКлар ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР						
Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми	M1	СК / УК * 100%			кеминде 100%	
	M2	СК / СА * 100%			кеминде 8%	
Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми	M3	СЗ / СК * 100%			5% ашык эмес	

Ликвидүүлүк ченеми	M4	ЛА / ОБ * 100%		кеминде 30%
Тартылган аманаттарды кайтарып берүү боюнча тобокелдикти чектөө ченеми	M5	К / В * 100%		кеминде 100%
Аффилирленген жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү		СЗ Аф. лиц/СК*100%		60% көп эмес
МФКнын бир кызматкеринин чогуу алгандагы карызы		СЗС / СК * 100%		5% ашык эмес
МФУларга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү (1)		СИ / СК * 100%		30% ашык эмес
Мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестициялардын жалпы өлчөмү		СИЦБ / СК * 100%		50% ашык эмес
Мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү		СИИ/СК*100%		20% ашык эмес

СЗС-кызматкерлердин МФК алдындагы чогуу алгандагы карызы;
 СИ-микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга чогуу алгандагы инвестициялар;
 СИЦБ-мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга чогуу алгандагы инвестициялар;
 СИИ-мүлккө (негизги каражаттарга) чогуу алгандагы инвестициялар;
 СЗА-аффилирленген жактардын чогуу алгандагы карызы. СЗ-юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү (1)
 МФУ-микрофинансылык уюм

Отчеттук мезгилдеги орточо маанилер	1 ай	2 ай	3 ай	Жалпы
ЛА - Ликвиддүү активдер				
ОБ - Милдеттери				
Норматив М4=ЛА/ОБ				

Кызматы: _____ Аты-жөнү: _____ Колу: _____

Кызматы: _____ Аты-жөнү: _____ Колу: _____

2) 2-тиркемесинин 10-бөлүмү (ай сайын) төмөнкү редакцияда берилсин:

Экономикалык стандарттардын жана талаптардын аталышы	Белги	Ченемди эсептөө		Ченемдин айкын мааниси	Ченемдин белгиленген мааниси	Белгиленген ченемден четтөө
		УК	100000			
Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү		*100%	100000		кеминде 100%	
Инвестициялардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү		*100%			30% ашык эмес	
Дуң каржылоо менен иш алып барган МФКларга бир эле адамга берилүүчү каржылоонун максималдуу өлчөмү						
					20% ашык эмес	
Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми		*100%			кеминде 100%	
			100000			
Мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү						
					80% ашык эмес	
ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТУУ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРГАН МФКлар үчүн ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР						
Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми	M1	СК / УК * 100%			кеминде 100%	
		СК / СА * 100%			кеминде 8%	

Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми	M3	$S3 / SK * 100\%$	5% ашык эмес	
Ликвиддүүлүк ченеми	M4	$LA / OB * 100\%$	кеминде 30%	
Тартылган аманаттарды кайтарып берүү боюнча тобокелдикти чектөө ченеми	M5	$K / V * 100\%$	кеминде 100%	
Аффилирленген жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү		$S3 \text{ Аф. лиц} / SK * 100\%$	60% көп эмес	
МФКнын бир кызматкеринин чогуу алгандагы карызы		$S3C / SK * 100\%$	5% ашык эмес	
МФУларга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү (1)		$SI / SK * 100\%$	30% ашык эмес	
Мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестициялардын жалпы өлчөмү		$SIЦБ / SK * 100\%$	50% ашык эмес	
Мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү		$SIИ / SK * 100\%$	20% ашык эмес	

S3C-кызматкерлердин МФК алдындагы чогуу алгандагы карызы;

SI-микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга чогуу алгандагы инвестициялар;

SIЦБ-мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга чогуу алгандагы инвестициялар;

СИИ-мүлккө (негизги каражаттарга) чогуу алгандагы инвестициялар;
 СЗА-аффилирленген жактардын чогуу алгандагы карызы. СЗ-юрдикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү (1)
 МФУ-микрофинансылык уюм

Отчеттук мезгилдеги орточо маанилер	1 апта	2 апта	3 апта	4 апта	5 апта	Жалпы
ЛА - Ликвиддүү активдер						
ОБ - Милдеттенме						
М4 ченеми = ЛА/ОБ						

Кызматы: _____ Аты-жөнү: _____ Колу: _____

Кызматы: _____ Аты-жөнү: _____ Колу: _____
 ».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

1) 5.1.3-пунктунун онунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Бардык документтер толук иликтенгенден кийин (кагаз жүзүндө же электрондук документ формасында) кредит берүү жөнүндө чечим кабыл алынат.»;

2) 5.2.5-1-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- карыз алуучунун кредитор алдындагы акчалай жана/же материалдык милдеттенмелерин аныктоодо кредиттин колдонуудагы бүтүндөй мөөнөтү ичинде чегерилген үстөк айыптын (айып пул, туум) өлчөмү «Кыргыз Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген мааниден ашпоого тийиш.»;

3) 5.2.6-пунктун он төртүнчү абзацы төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

«Мында, кредиттин камсыздоосуна бирден ашык күрөөлүк мүлк сунушталган болсо жана күрөө коюучу катары үчүнчү жак (карыз алуучу эмес) болгон учурда, кредиттик союз күрөө коюучуга (үчүнчү жакка) күрөөнү алмаштырууга же бошотууга артыкчылыктуу (карыз алуучуга карата) укукту сунуштоого тийиш.»;

4) 5.3.7-пунктунун экинчи абзацындагы «нотариалдык жактан күбөлөндүрүү жана» деген сөздөр алып салынсын;

5) 7.3.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«7.3.2. Ушул Жобонун 7.3.1-пунктунда каралган иш-чаралар менен катар эле, карыз алуучунун өзү менен туруктуу иш алып баруу зарыл, ал төмөнкү максаттарда жүргүзүлүшү мүмкүн:

- сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
- карыз алуучуну кредиттик союзга чакыруу;

- карыз алуучуга кредиттик келишим шарттарынын сакталбагандыгы жөнүндө, аны бузуунун себептерин (мөөнөтү өтүп кеткен күндөрдүн саны ж.б.), ошондой эле келишим шарттарынын бузулушуна байланыштуу мүмкүн болуучу көйгөйлөрдү көрсөтүү менен кат жүзүндө/электрондук билдирүү жөнөтүү.

Карыз алуучу менен жүргүзүлгөн иштер, анын ичинде аны менен болгон жолугушуулар жана ага жиберилген жазуу жүзүндөгү/электрондук билдирүүлөр жөнүндө маалымат карыз алуучунуе кредиттик делосуна жазылууга тийиш.

«Проблемалуу» кредиттер менен иш жүргүзүүдө, жолугушууларды жана аңгемелешүүлөрдү өткөрүүдө кредиттик союздун кызматкерлери кабыл алынган ишкердик жана кесиптик этикетти так сактоого тийиш.»;

б) I бөлүмдө Зайымчы жөнүндө жалпы маалымат 1-тиркемеде берилет.

а) 6-пункттагы «50000» саны «100 000» санына алмаштырылсын;

б) 14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«14. Кредиттин максаттуу пайдаланылышын текшерүү жөнүндө Отчет кредиттөөнүн максаттарына жараша жана алар болгон шартта документтер (келишимдер, кабыл алуу-берүү актылары, эсеп-фактуралар, коштомо кагаздар ж.б.) менен тастыкталууга тийиш.

50 000 сомдон ашпаган өлчөмдөгү кредит, ошондой эле кредиттик союздун алыш-бериш эсебинен салык төлөөчү катары катталган сатуучунун/дүкөндүн алыш-бериш эсебине каражаттарды которуу жолу менен берилген керектөө кредити боюнча кредиттин максаттуу пайдаланылышын текшерүү жөнүндө отчет түзүлбөйт.»;

в) төмөнкү мазмундагы 16-пункт менен толукталсын:

«16. Ушул Жобонун талаптарына ылайык жана кредиттик союздун көз карашы боюнча башка маалыматтар жана маалыматтар.»;

7) жогорудагы жобонун 2-тиркемесиндеги «20» деген саны «10» деген санына алмаштырылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик

тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

1) 12-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«12. Кредиттик саясат МФУлардын кызматкерлери кредиттерди сунуштоо, тариздөө, мониторинг жүргүзүү, классификациялоо жана кредиттик тобокелдиктерди тескөө иштеринде колдонууга милдеттүү болушкан стратегияны, параметрлерди аныктайт.

МФУ кредиттөө жана мониторинг жүргүзүү процессине тартылган кызматкерлерин карыз алуучулардын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө баа берүүнүн, проблемалуу кредиттер менен иш алып баруунун МФУда колдонулуп жаткан ыкмаларын эске алуу менен кредиттөө жана карыз алуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө иликтөөлөрдү жүргүзүү жана баа берүү, ошондой эле кредиттөөдөгү башка маселелерге мониторинг жүргүзүү, анын ичинде кардарлар менен байланышты жөнгө салуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын аткаруу, жоопкерчиликтүү кредиттөө принциптеринин сакталышы маселелери боюнча мезгил-мезгили менен окутуп туруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга тийиш.

МФУда кредиттин өлчөмүнө жана түрүнө, кардардын ишине жана кирешесине жараша карыз алуучунун жана кепилдик берүүчүнүн төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана баа берүү методикасын аныктаган ички документ бекитилүүгө тийиш. Документте карыз алуучунун жана/же кепилдик берүүчүнүн финансылык абалына, МФУларда болгон бардык маалыматтарды эске алуу менен алардын милдеттенмелерин аткаруу жөндөмдүүлүгүнө баа берүүгө мүмкүндүк берген толук ченемдер камтылууга тийиш. Бул ички документте 100 000 сомдон жогору кредиттер үчүн карыз алуучунун жана/же кепилдик берүүчүнүн кирешелери/төлөөгө жөндөмдүүлүгү жөнүндө маалыматты тастыктаган документтердин тизмеси көрсөтүлүүгө тийиш, мында карыз алуучунун жана/же кепилдик берүүчүнүн кирешелери/төлөөгө жөндөмдүүлүгү жөнүндө тастыктаган маалыматтар МФУнун карыз алуучуну кредиттөө боюнча чечим кабыл алуусу үчүн так жана жетиштүү болууга тийиш.

100 000 сомго чейинки кредиттер үчүн МФУнун ички документтеринде карыз алуучунун жана/же кепилдик берүүчүнүн төлөөгө жөндөмдүүлүгү аныкталган жана кредит берүү жөнүндө чечим кабыл алынган маалыматтар камтылуусу зарыл.

Мындан тышкары, бул ички документте кредиттин максаттуу пайдаланылышын текшерүү жөнүндө отчеттун формасы жана аны толтуруу боюнча талаптар аныкталууга тийиш. Отчет кредит берилген күндөн тартып 1 (бир) айдын ичинде таризделүүсү жана акча каражаттарынын пайдаланылышы жөнүндө тастыктоочу маалыматты камтуусу зарыл. Мында тастыктоочу документтердин тизмеги ошол ички документте аныкталат, ал эми карыз алуучунун кредитин максаттуу пайдалануу жөнүндө маалыматты тастыктаган документтердин өзү так жана жетиштүү болууга тийиш.

Кредиттин максаттуу пайдаланылышын текшерүү жөнүндө отчетту даярдоо 100 000 сомдон ашпаган өлчөмдөгү кредит, ошондой эле керектөө кредити жана МФУнун эсептешүү эсебинен салык төлөөчү катары катталган сатуучунун/дүкөндүн эсептешүү эсебине каражаттарды которуу жолу менен берилген, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча керектөө кредиттерин каржылоо үчүн талап кылынбайт.

МФУ кредит боюнча тобокелдиктерди эске алуу менен, эгерде кепилдик кредит боюнча кошумча камсыздоо болуп саналса, гаранттын же кепилдик берүүчүнүн төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө талдоо жүргүзбөй коюшу мүмкүн.»;

2) 19-пунктунун биринчи абзацындагы «сунушталган документтерди» деген сөздөрдөн кийин «(кагаз жүзүндө же электрондук документ формасында) деген сөздөр менен толукталсын;

3) 24-пункттун 4-пунктчасы төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

«Мында, кредиттин камсыздоосуна бирден ашык күрөөлүк мүлк сунушталган жана күрөө берүүчү катары үчүнчү жак (карыз алуучу эмес) иш алып барган учурда, МФУ күрөө берүүчүгө (үчүнчү жакка) күрөөнү алмаштыруу же бошотуу боюнча артыкчылыктуу (карыз алуучуга карата) укук берүүгө тийиш.»;

4) 29-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

«Кредиттик келишимдин ар бир барагы бардык тиркемелери менен кошо кагаз жүзүндө же болбосо бирдиктүү электрондук документ формасында кардар тарабынан кол коюлууга тийиш.»;

5) 33-1.-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- карыз алуучунун кредитор алдындагы акчалай жана/же материалдык милдеттенмелерин аныктоодо кредиттин колдонуудагы мөөнөтү ичинде чегерилген кошумча үстөк айыптын (айып пул, туум) өлчөмү «Кыргыз Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген мааниден ашпоого тийиш.»;

6) 56-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«56. Ушул Жобонун 55-пунктунда каралган чаралар менен катар МФУлар карыз алуучунун өзү менен иш алып барышы мүмкүн, ал төмөнкүдөй болот:

- сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- карыз алуучуну МФУга чакыруу;

- карыз алуучуга кредиттик келишимдин шарттарынын сакталбагандыгы жөнүндө, аны бузуунун себептерин (мөөнөтү өтүп кеткен күндөрдүн саны ж.б.), ошондой эле келишим шарттарынын бузулушуна байланыштуу мүмкүн болуучу көйгөйлөрдү көрсөтүү менен кат жүзүндө/электрондук билдирүү жөнөтүү.

Карыз алуучу менен жүргүзүлгөн иштер, анын ичинде аны менен болгон жолугушуулар жана ага жиберилген жазуу жүзүндөгү/электрондук билдирүүлөр жөнүндө маалымат карыз алуучунун кредиттик таржымалында жазылууга тийиш.»;

7) 1-тиркеменин:

а) 1-пунктунун:

- 2-пунктчасы күчүн жоготту деп таанылсын;

- 6-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

«6) иш жүзүндө жашаган жеринен алынган маалымат (зарыл болгон учурда МФУнун каалоосу боюнча)»;

- 7-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

«7) кардардын кирешесин/төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган маалыматтар/документтер.»;

- 9-пунктчасында «50000» саны «100 000» санына алмаштырылсын;

б) 8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«8. Карыз алуучу менен кат алышуу (бардык корреспонденцияларды кошо тиркөө менен), анын ичинде электрондук түрдө кат алышуу МФУ менен карыз алуучунун ортосунда түзүлгөн келишим шарттарына ылайык жүргүзүлөт.»;

в) 10-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«10. 100 000 сомдон ашпаган суммадагы ссуданы кошпогондо, кредиттин максаттарына жараша документтер (контракттар, кабыл алуу-берүү актысы, эсеп-фактуралар, эсеп-фактуралар ж.б.) менен ырасталган кредиттин максаттуу пайдаланылышын текшерүү жөнүндө отчет, ошондой эле микрофинансы уюмунун учурдагы эсебинен салык төлөөчү катары катталган сатуучунун/дүкөндүн учурдагы эсебине акча каражаттарын которуу жолу менен каралган ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык керектөө кредиттери жана керектөө максаттары үчүн каржылоо.»;

г) 12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«12. Гаранттын/кепилдиктин кирешелүүлүгү/төлөө жөндөмдүүлүгү жөнүндө маалымат.

Эгерде кепилдик кредиттин негизги камсыздоосу болуп саналса, анда зайымчы төмөнкү маалыматтарды берет:

- гаранттын жубайынын (эгерде бар болсо) кепилдик берүүгө макулдугу;

- гаранттын кирешесин/төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган маалыматтар/документтер.

Эгерде гарантия карыз алуучунун кредитин камсыздоо катары берилсе, анда зайымчы төмөнкү маалыматтарды берүүгө милдеттүү:

- тиешелүү кредиттик келишимди, кепилдик берилген сумманы жана кепилдиктин жарактуулук мөөнөтүн көрсөтүү менен жазуу жүзүндөгү кепилдик;

- кепилдик берүү жөнүндө тиешелүү гарант-органдын чечими;

- гаранттын уюштуруу документтери;

- кепилдиктин кирешесин/төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган маалыматтар/документтер.

МФУ алынган маалыматтардын негизинде гаранттын/гаранттын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө талдоо жүргүзүүгө милдеттүү.»;

д) 21-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«21. Ушул Жобонун талаптарына ылайык жана МФУнун кароосу боюнча башка маалыматтар жана маалыматтар.»;

8) жогорудагы Жобонун 3-Тиркемесинде «20» деген саны «10» деген санга алмаштырылсын.

5. 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракетти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:

1) 3-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банк - бул, уюштуруу-укуктук формадагы акционердик коом (жабык же ачык) түрүндө түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык Улуттук банк тарабынан берилүүчү тиешелүү лицензиянын негизинде банктык ишти жүзөгө ашырууга укуктуу юридикалык жак.»;

2) 8-пункттун 16) пунктчасынын үчүнчү абзацы төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

«МФК, МКК, КС, алмашуу бюросу/кошумча алмашуу бюросу, адистештирилген финансы мекемеси порталда жумуш эмес (дем алыш) күн катары көрсөтүлгөн күндөрү иштөөгө тыюу салынат.»;

3) 11-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«11. Банктар, алмашуу бюролору, МФК, МКК, КС, адистештирилген финансы мекемелери накталай чет өлкө валютасын сатуу жана сатып алуу операцияларын банк мыйзамдарынын, террористтик иштерди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 8-апрелиндеги № 193 токтому менен бекитилген Контролдук-кассалык машиналарды каттоо жана колдонуу тартибинин (ККМди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык колдонулган учурда), Улуттук валютанын шектүү банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу боюнча нускоонун жана ушул Жобонун талаптарын сактоо менен жүзөгө ашырууга тийиш.»;

4) 15-пунктунда:

а) биринчи абзацындагы «Банктар» деген сөздөн кийин «, алмашуу бюролор, МФК, МКК, КС, адистештирилген финансы мекемелери» деген сөздөр менен толукталсын;

б) төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Банктар, алмашуу бюролору, МФК, МКК, кредиттик союздар, адистештирилген финансы-кредит мекемелери алмашуу операцияларын жүзөгө ашырууда чет өлкө валютасынын банкнотторунун аныктыгына шек туудурбаган, анын ичинде мөөрү жана/же штампы бар болгон учурда комиссиялык сый акыларды белгилөөгө жана кармап калууга укугу жок.»;

5) 19-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Алмашуу бюросунда, алмашуу пунктунда, МФК, МКК, КС, адистештирилген финансы уюмунда маалыматтын сакталышын камсыз кылган коопсуздук системасы орнотулган, ошондой эле журналдардын үзгүлтүксүз резервдик көчүрмөлөрү кеминде жарым жылда бир жолу жүргүзүлөт. Бул пунктта көрсөтүлгөн маалыматты кеминде 5 (беш) жылдан кем эмес сактоо зарыл.»;

6) 27-пункту төмөнкү мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

«Чет өлкө валютасын сатып алуу-сатуу боюнча операцияларды жүргүзгөн кызматкерге ушул Жобонун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык кардарды талаптагыдай текшерүү жана тиешелүү журналдарды толтурбоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчилик жүктөлөт.»;

7) төмөнкү мазмундагы 39-1-пункт менен толукталсын:

«39-1. Ушул Жобонун 27-39-пунктунда көрсөтүлгөн бардык операциялар банктын, алмашуу пунктунун, алмашуу бюросунун, МФКнын, МККнын, КС, адистештирилген финансы мекемесинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген техникалык чыңдоо талаптарына жооп берген жайларында жүргүзүлүүгө тийиш.»;

8) 40-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«40. Алмашуу бюролорунун, МФКнын, МККнын, КСтин, адистештирилген финансы мекемесинин кассага накталай акчаны чыгыштоо жана кириштөө боюнча операциялары жүгүртүү каражаттарынын көбөйүшү/азаюусу же отчет берилүүчү суммаларды берүү жана кабыл алуу менен байланышкан операциялары, ошондой эле банктан чет өлкө валютасын сатып алуу менен байланышкан операциялары, кассалык-контролдоо машинасында жана операцияларды каттоо журналында операцияларды жүргүзүү тартибинде чагылдырылат. Мында кирешелер же чыгашалар бөлүгүндө тиешелүүлүгүнө жараша «Алмашуу курсу» жана «Берилүүчү сумма» графаларына белги коюлат. Бул операциялар күн сайын берилүүчү отчеттордо башка кириштөө жана башка чыгаша катары көрсөтүлөт.»;

9) расмий тилдеги текстинин 40-1-пунктундагы «с наличной иностранной валютой» деген сөздөр «наличной иностранной валюты» дегенге алмаштырылсын;

10) 49-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«49. МФК, МКК, КС, алмашуу бюролору жана адистештирилген финансы мекемелери так чет өлкө валютасы менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматтарды портал аркылуу Улуттук банкка отчеттук жумуш күнүнөн кийинки күнү саат 07.00 дөн 11.00 гө чейин, ушул Жобого карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн формага ылайык бир жолу сунушташат.

Улуттук банк операциялардын көлөмү жана валюталардын курсу жөнүндө маалыматты күнүнө бир нече жолу суроого укуктуу.

Банктар (алмашуу бюролору), МФК, МКК, КС, алмашуу бюролору жана адистештирилген финансы мекемелери Улуттук банкка отчётторду электрондук түрдө берүү үчүн интернет байланышына ээ болууга тийиш.»;

11) 57-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«57. Накталай чет өлкө валютасы менен жүргүзүлгөн алмашуу операциялары боюнча так эмес маалыматтар берилген учурда, нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартибин, ошондой эле коммерциялык банктардын, МФК, МКК, КС жана алмашуу бюролорунун ишин жөнгө салган ченемдик документтердин башка талаптарын бузууга жол берилгендиги аныкталган учурда, Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу:

- аныкталган бузууларды четтетүү жөнүндө эскертүү же жазма буйрук жиберүүгө жана бузуунун түрүнө жараша аларды четтетүү үчүн белгилүү бир мөөнөт берүүгө;

- мыйзамдарга ылайык айып салууга карата чараларды көрүүгө;

- алмашуу бюросунун/МКК/кредиттик союздун накталай чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясынын аракетин 15 (он беш) календардык күнгө чейинки мөөнөткө, ал эми аныкталган бузуулар четтетилбеген учурда 30 (отуз) календардык күнгө чейинки мөөнөткө токтотуп туруу;

- алмашуу бюросунун/МКК/КС накталай чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясын кайтарып алууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык башка таасир этүү чараларын колдонууга.»;

12) 1-тиркемедеги «жана 13.00 дөн 15.00 гө чейин» деген сөздөр алып салынсын;

13) 3-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«3-тиркеме

Операцияларды каттоо
ЖУРНАЛЫ

20__ жылдын «__» _____

Күндүн башталышына карата калдык		Валюталар түрү		Суммасы		
Кирештөө боюнча операциялар (сатып алуу)		Чыгыштоо боюнча операциялар (сатуу)				
Валюталардын аталышы	Валюталардын суммасы	Алмашуу курсу	Берүүгө каралган сумма, сом менен	Резидент эместер	Валюталар аталышы	Валюталар суммасы
Жыйынтыгында: сатылып алынган валюталар: Анын ичинде резидент эместерден сатылып алынгандар Башка кириштөөлөр					Жыйынтыгында сатылган валюталар: Анын ичинде резидент эместерге сатылгандар Башка чыгыштоолор	
Күндүн башталышына карата калдык		Валюталар түрү				Суммасы

Жооптуу кызматкердин кол тамгасы

Жетекчисинин кол тамгасы

Эскертүү:

1. «Жыйынтыгында сатылып алынган/сатылган валюта» сабында сатылып алынган жана сатылган валютанын жалпы суммасы валютанын ар бир түрү боюнча өз-өзүнчө көрсөтүлөт.

2. «Алмашуу курсу» деген 3 жана 8-графалардагы «Жыйынтыгында сатылып алынган/сатылган валюта» сабында сатылып алынган же сатылган бардык валюта боюнча орточо алынган курс чагылдырылат. Орточо алынган курс берүүгө каралган жалпы сумманын (4 жана 9-графалар) сатылып алынган/сатылган чет өлкө валютасынын жалпы суммасына карата катышы катары, валютанын ар бир түрү боюнча өз-өзүнчө эсептелинет.

3. Резидент эместер менен операция жүргүзүү учурунда 5 жана 10-графаларда «Н» белгиси чагылдырылат, ал эми резидент эместер менен операциялык күн ичинде ишке ашырылган операциялардын жалпы көлөмү алмашуу бюросунун күндөлүк отчетторунда көрсөтүлөт.

4. Алмашуу бюролорунун накталай чет өлкө валютасын алмашууга байланышы жок операцияларды алмашуу бюросунун кассасы аркылуу жүзөгө ашырууга укугу жок.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 23-октябрындагы
№ 2024-П-14/55-1-(ПС)

Банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 12-октябрындагы № 435 Жарлыгы менен бекитилген 2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын 5.6-пунктун ишке ашыруу, Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн мындан ары да көбөйтүү, калк үчүн санарип төлөм кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 5, 9, 41 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Коммерциялык банктарга жана төлөм уюмдарына ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып 2025-жылдын 31-декабрына чейин Кыргыз Республикасынын ичинде мобилдик тиркемелер жана интернет-банкинг аркылуу улуттук валютада акча которуулар боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн жеке адам-кардарлардан комиссиялык сый акы (комиссия) алууга тыюу салынат.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссиялык сый акыларды (комиссияларды) алууну жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларынын талаптары коммерциялык банктарга жана төлөм уюмдарына ушул токтомго каршы келбеген бөлүгүндө таркатылаары белгиленсин.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Башкарманын катчылыгы бөлүмү токтом кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгын, Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

6. Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «KG төлөм системаларынын операторлорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын жана төлөм уюмдарын тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системаларына көзөмөл башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 28-октябрындагы
№ 2024-П-07/56-1-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 13, 63 жана 64-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 9,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2024-жылдын 29-октябрынан тартып күчүнө кирет.
3. Акча-кредит саясаты башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде жарыяласын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредит саясаты башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 31-октябрындагы
№ 2024-П-12/58-1-(БС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик

реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, микрофинансылык уюмдарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты жана «Кепилдик фонду» ААКты тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 31-октябрындагы
№ 2024-П-12/58-1-(БС)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА)
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия
алышкан банктардын жана башка финансы-кредит
уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 19-пункту төмөнкү мазмундагы алтынчы, жетинчи, сегизинчи жана тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

«Эгерде эл аралык аудитордук уюмдар тармагынын курамында болгон аудитордук уюмда коммерциялык банктарда аудит жүргүзүү тажрыйбасы жок болсо, анда мындай аудитордук уюм төмөнкү кошумча критерийлерге ылайык келген учурда, аудит жүргүзүү үчүн банк тарабынан тартылышы мүмкүн:

- банктын финансылык инструменттеринин наркына жана финансылык инструменттер боюнча келип чыгышы мүмкүн болгон жоготууларга резерв түзүүнүн шайкештигине баа берүү жана наркынын түшүүсүнөн улам келип чыккан башка чыгымдарды таануу тажрыйбасы болууга;

- тажрыйбасы жана квалификациясы ушул Жобонун 20 жана 21-пункттарындагы талаптарга ылайык келген штаттык аудиторлору болууга;

- бүтүндөй эл аралык аудитордук уюмдар тармагы масштабында борборлоштурулган негизде сапатты контролдоо саясаты же программасы болууга тийиш.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 31-октябрындагы
№ 2024-П-12/58-2-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын ишке ашыруу маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

- 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө»;

- 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

- 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу»;

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө

ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/7 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар» жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»;

- 2019-жылдын 13-июнундагы № 2019-П-12/31-2-(НПА) «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу»;

- 2022-жылдын 2-июнундагы № 2022-П-12/35-1-(НПА) «Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу».

2. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, микрофинансылык уюмдарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин

улуттук ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, кредиттик союздарды, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарын тааныштырсын.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 31-октябрындагы
№ 2024-П-12/58-2-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын ишке ашыруу маселелери боюнча өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелеринин:

- 7.8.2-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«3) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган документтин болушу (өтүнүч ээсинин киреше алып келүүчү активдерге ээлик кылуу укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалым кат, патент же салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечими же күбөлүк ж.б.), ошондой эле микрокредиттик агенттиктин кредиттик саясатына жана/же башка ички документтерине ылайык, кредит менен иш алып барган жооптуу адистин же кызматкердин корутундусу менен тастыкталган өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүнө баа берүү;».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 5.1.6-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«5.1.6. Кредиттик союз, күбөлүктүн же патенттин же салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин негизинде ишкердикти жүзөгө ашырган жактарды жана эмгек акы долбоорунун алкагында төлөм карталары боюнча овердрафттарды эске албаганда, өз катышуучусуна чет өлкө валютасында ипотекалык жана керектөө кредиттерин бере албайт.»;

- Жобого карата 1-тиркеменин I бөлүмүнүн 7-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин көчүрмөсү (болгон болсо).».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 25-пунктунун алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- жерди пайдалануу укугун тастыктаган документтерди же малы бар экендиги жөнүндө документтерди сунуштоо менен 500000 сомдон ашпаган өлчөмдө кредит берилген айыл чарба продукцияларын өндүрүүчү жеке адамдарды, ошондой эле айыл чарбаны өнүктүрүүгө багытталган өкмөттүк программалардын алкагында кредит берилген жеке адамдарды эске албаганда, мамлекеттик органдардан каттоодон өткөндүгү жөнүндө документ (эгерде карыз алуучу – ишкердикти күбөлүктүн же патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин негизинде жүзөгө ашырган юридикалык жак же жеке адам болсо).»;

- 34-2-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«34-2. Банк, күбөлүктүн же патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин негизинде ишкердикти жүзөгө ашырган

жактарды, ошондой эле эмгек акы долбоорунун алкагында төлөм карталары боюнча овердрафтты жана депозит күрөөсү алдында чет өлкө валютасында төлөм карталарына кредиттик лимиттерди эске албаганда, карыз алуучу – жеке адамга чет өлкө валютасында ипотекалык жана керектөө кредиттерин бере албайт.»;

- Жобого карата 1-тиркеменин 8-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Жерди пайдалануу укугун тастыктаган документтерди же малы бар экендиги жөнүндө документтерди сунуштоо менен 500000 сомдон ашпаган өлчөмдө кредит берилген айыл чарба продукцияларын өндүрүүчү жеке адамдарды, ошондой эле айыл чарбаны өнүктүрүүгө багытталган өкмөттүк программалардын алкагында кредит берилген жеке адамдарды эске албаганда, мамлекеттик органдардан каттоодон өткөндүгү жөнүндө документ (эгерде карыз алуучу – ишкердикти күбөлүктүн же патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин негизинде жүзөгө ашырган юридикалык жак же жеке адам болсо).».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоонун:

- 41-пунктунун 1-пунктчасынын биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген жана жеке ишкер катары мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгү фактысын тастыктаган, белгиленген формадагы документтин (күбөлүктүн) көчүрмөсүн же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда мамлекеттик каттоодон өтүүсүз ишкердикти жүргүзүп жаткандыгы фактысын тастыктаган документтин (патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги

соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин) көчүрмөсүн.».

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 29-пунктунун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- жерди пайдалануу укугун тастыктаган документтерди же малы бар экендиги тууралуу документтерди сунуштоо менен 500000 сомдон ашпаган өлчөмдө каржылоо берилген айыл чарба продукцияларын өндүрүүчү жеке адамдарды, ошондой эле айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган өкмөттүк программалардын алкагында каржылоо берилген адамдарды кошпогондо, мамлекеттик органдардан алынган каттоодон өткөндүгү жөнүндө документ (эгерде кардар/өнөктөш – ишкердикти күбөлүктүн же патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин негизинде жүзөгө ашырган юридикалык жак же жеке адам болсо).»;

- 38-2-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«38-2. Банк, күбөлүктүн же патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин негизинде ишкердикти жүзөгө ашырган жактарды эске албаганда, кардар – жеке адамга ипотекага (мурабаха жана истиснаа ж.б. келишими боюнча турак жайды сатып алуу/куруу) жана керектөө максаттарына чет өлкө валютасында каржылоону, ошондой эле эмгек акы долбоорлорунун жана каржылоо лимиттеринин алкагында депозитти күрөөгө коюу менен чет өлкө валютасында төлөм карталары боюнча овердрафт бере албайт.».

Жобого карата 1-тиркеменин 9-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Жерди пайдалануу укугун тастыктаган документтерди же малы бар экендиги тууралуу документтерди сунуштоо менен 500000 сомдон ашпаган өлчөмдө каржылоо берилген айыл чарба продукцияларын өндүрүүчү жеке адамдарды, ошондой эле айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган өкмөттүк программалардын алкагында өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдер берилген адамдарды кошпогондо, мамлекеттик органдардан алынган каттоодон өткөндүгү жөнүндө документ (эгерде кардар/өнөктөш - күбөлүктүн же патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин негизинде ишкердикти жүзөгө ашырган юридикалык жак же жеке адам болсо).».

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 28-1-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«28-1. МФУ, күбөлүктүн же патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин негизинде ишкердикти жүзөгө ашырган жактарды эске албаганда, кардарга - жеке адамга ипотекага (мурабаха, ж.б. келишимдер боюнча турак жай сатып алуу/куруу) жана керектөө максаттарына чет өлкө валютасында каржылоо бере албайт.»;

- Жобого карата 1-тиркеменин 2-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«3) патенттин же салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин көчүрмөсү (бар болсо).».

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/7 «Ислам банк иши жана

каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 27-1-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«27-1. Кредиттик союз, күбөлүктүн же патенттин же болбосо салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин негизинде ишкердикти жүзөгө ашырган жактарды эске албаганда, кардарга – жеке адамга ипотекага (мурабаха, ж.б. келишимдер боюнча турак жай сатып алуу/куруу) жана кардарга/жеке адамга чет өлкө валютасында керектөө максаттарына каржылоону сунуштай албайт.»;

- Жобого карата 1-тиркеменин 7-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- патенттин же салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин көчүрмөсү (бар болсо).».

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-июнундагы № 2019-П-12/31-2-(НПА) «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоонун:

- 40-пунктунун 1-пунктчасынын биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген жана жеке ишкер катары мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгү фактысын тастыктаган, белгиленген формадагы документтин (күбөлүктүн)

көчүрмөсүн же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда мамлекеттик каттоодон өтүүсүз ишкердикти жүргүзүп жаткандыгы фактысын тастыктаган документтин (патенттин же салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин) көчүрмөсүн.».

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 2-июнундагы № 2022-П-12/35-1-(НПА) «Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоонун:

- Нускоого карата 1-тиркемедеги «Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин (банктын аталышы) компенсацияланууга тийиш болгон жайгаштырылган аманаттары (депозиттер) жөнүндө маалымат» деген таблицанын 4-1-тилкесинин аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Күбөлүктүн/патенттин/салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечиминин №»;

- Нускоого карата 2-тиркеменин 2-пунктунун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген жана жеке ишкер катары мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон (күбөлүктүн) өткөндүгүн тастыктаган документтин реквизиттери же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда мамлекеттик каттоодон өтүүсүз (патент же салык кызматы органынын өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу жөнүндө чечими) ишкердик жүргүзүү фактысын тастыктаган документтин реквизиттери;».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 13-ноябрындагы
№ 2024-П-14/60-3-(ПС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Токтом 2025-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч)

жумуш күнү ичинде «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «KG төлөм тутумдарынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында катталган банктык төлөм карталарынын процессингин жүзөгө ашырган төлөм системасынын операторлорун жана банктык төлөм карталарын пайдалануу менен эсептешүүлөр системасынын операторлорун тааныштырсын.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 13-ноябрындагы
№ 2024-П-14/60-3-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8
«Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобонун:

1) 73-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«73. Эл аралык карталарды пайдалануу менен жүргүзүлгөн транзакциялар процессинги, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган учурларды кошпогондо, эл аралык төлөм системаларынын операторлору тарабынан ошол системалардын регламентине, иш тартибине жана келишимдерине ылайык жүзөгө ашырылат.»;

2) төмөнкү мазмундагы 73-1, 73-2 жана 73-3-пункттар менен толукталсын:

«73-1. Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган эл аралык карталар боюнча транзакциялар процессингин жүзөгө ашырышкан процессинг борборлору эл аралык төлөм системаларынын банктык төлөм карталарын пайдалануу менен эсептешүү системаларынын тынымсыз жана үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу үчүн улуттук төлөм системасынын операторунун процессинг борборуна түздөн-түз же башка катышуучу аркылуу туташуусун (интеграция) камсыз кылууга милдеттүү.

73-2. Улуттук төлөм системасынын оператору ушул Жобонун 73-1-пунктунун талаптарына ылайык туташкан (интеграция) бардык катышуучулардын ачык жана бирдей пайдалануусун камсыз кылган

эрежелердин, тарифтердин жана шарттардын колдонулушун камсыздоого милдеттүү.

73-3. Процессинг борборлорунун өз ара иши эл аралык төлөм системаларынын карта ээлеринин банктык төлөм карталарын пайдалануу менен эсептешүүлөрдүн эл аралык төлөм системасынын ишинде өзгөчө кырдаалдар орун алган учурда (системанын үзгүлтүксүз ишине, операцияларды жүргүзүүгө терс таасирин тийгизген инциденттер жана башка жагдайлар, ошондой эле эл аралык төлөм системасынын операторунун кызмат көрсөтүүсү токтотулган же эл аралык төлөм системасынын реестрине тиешелүү жазууларды киргизүү менен эл аралык төлөм системасынын каттоодон өткөндүгү Улуттук банк тарабынан жокко чыгарылган учурлар) маалымат өткөрүүнүн альтернативалуу каналдарын жана/же резервдик каражаттарды колдонуу аркылуу Кыргыз Республикасынын бүтүндөй аймагы боюнча соода-тейлөө ишканаларында улуттук валютада жүзөгө ашырылган төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнөн жана аралыкта орнотулган түзүлүштөрдөн накталай акча каражаттарын алууну үзгүлтүксүз негизде пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга тийиш.»;

3) 83-2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган банктык төлөм карталарын пайдалануу менен улуттук валютада жүргүзүлгөн төлөөлөр боюнча финансылык маалыматтарды чогултууну, иштеп чыгууну, сактоону (транзакциялардын процессингин) «Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган учурларды кошпогондо, Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы/уруксаты бар процессинг борбору жүзөгө ашырат. Банктык төлөм карталарын пайдалануу менен ишке ашырылган транзакциялардын процессинг жүргүзүү үчүн арналган процессинг борбору жана анын аппараттык-программалык комплекси Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашууга тийиш.»;

4) 83-3-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;

5) 83-4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«83-4. Мамлекет ичиндеги төлөмдөр боюнча клиринг банктык төлөм карталарын пайдалануу менен эсептешүүлөрдүн төлөм системасынын оператору тарабынан жүзөгө ашырылат жана

жыйынтыктоочу таза позицияларды эсептөө ушул системанын регламентине жана иш тартибине ылайык банктар аралык Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн grosстук системасында жүзөгө ашырылат. Мамлекет ичиндеги төлөмдөр боюнча жыйынтыктап эсептешүү Улуттук банк тарабынан жүзөгө ашырылат.»;

6) 83-5-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 22-ноябрындагы
№ 2024-П-14/61-1-(ПС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

- 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/9 «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу».

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКты, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларды тааныштырсын.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгын, Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгын, Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 22-ноябрындагы
№ 2024-П-14/61-1-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобонун:

1) 2-пунктундагы «банк иштери жөнүндө» деген сөздөрдөн кийин «Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө» деген сөздөр менен толукталсын;

2) 5-пунктунун:

а) он бешинчи абзацындагы «банктын кардары» деген сөздөр алынып салынсын;

б) жыйырма экинчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«МФК/МККнын кредиттик карты – овердрафтты кошпогондо, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактоо менен кредиттерди/каржылоону накталай эмес формада, улуттук валютада берүү үчүн микрофинансылык компания жана микрокредиттик компания тарабынан чыгарылган, улуттук төлөм системасынын алдын ала чыгарылган кредиттик карты.»;

в) отуз жетинчи абзацтагы:

- «БФКУ» деген аббревиатура «МФК/МКК» деген аббревиатурага алмаштырылсын;

г) отуз тогузунчу абзац төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«Алдын ала чыгарылган карта – банктын/МФК/МККнын бөлүмүндө (МФК/МККнын кредиттик карттары) карттын бетинде карт ээсинин/»

пайдалануучунун аты-жөнүн көрсөтүүсүз жана 3 (үч) жылдан ашпаган мөөнөткө, ушул Жобонун жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарына ылайык дароо берилүүчү карта.»;

д) элүү сегизинчи абзацтагы «банктын» деген сөз «эмитенттин» дегенге алмаштырылсын;

е) элүү тогузунчу абзацтагы «банк» деген сөздөн кийин «же МФК/МКК» деген сөздөр менен толукталсын;

3) 13-пунктунун экинчи абзацындагы «банк-эмитентте/БФКУда» деген сөздөр «эмитент тарабынан» дегенге алмаштырылсын;

4) 14-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«Кардарды Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарына ылайык талаптагыдай текшерүү чаралары сакталган шартта, чогуу алганда карыздын суммасынан ашпаган суммада кредит боюнча карызды төлөө максатында гана накталай жана накталай эмес акча каражаттар түрүндө, анын ичинде эсеп ачуусуз акча которуу системасы боюнча, ошондой эле МФК/МКК/банктардын кассалары, төлөм терминалдары, банкоматтары аркылуу жана башка ыкмаларда МФК/МККнын кредиттик картын толуктоого уруксат берилет. МФК/МККнын кредиттик картын кредиттик келишимде каралгандан башка максаттарда толуктоого жол берилбейт.»;

5) Жобо төмөнкү мазмундагы 15-2-пункт менен толукталсын:

«15-2. МФК/МККнын кредиттик картын пайдалануучу төмөнкү операцияларды гана жүзөгө ашырууга укуктуу:

- кредиттик лимиттин чегинде соода-тейлөө ишканаларында сатып алынган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, интернет-сатып алуулар үчүн төлөө;

- кредиттик лимиттин чегинде банкоматтар/терминалдар-НБП аркылуу жана банктардын агенттеринен накталай акча каражаттарын алуу;

- МФК/МККнын, банктардын, банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрүн сунуштаган агенттердин кассалары,

төлөм терминалдары, банкоматтар, акча которуу системалары жана электрондук капчыктар аркылуу кредитти төлөө үчүн кредиттик карттарын толуктоо.»;

6) Жобо төмөнкү мазмундагы 15-3-пункт менен толукталсын:

«15-3. МФК/МККнын кредиттик картты аркылуу картаны пайдалануучу төмөнкү шарттарда картанын кредиттик лимитин пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот:

- карттар боюнча дебеттик (чыгыштоо) операциялар белгиленген кредиттик лимиттин чегинде жүргүзүлүшү мүмкүн;

- кредиттик (кириштөө) операциялар кредит боюнча учурдагы жана/же келечектеги төлөмдөрдү төлөө эсебинен гана жүргүзүлүшү мүмкүн;

- кредитти толугу менен төлөөдө ашыкча төлөнгөн сумма келип чыккан учурдан тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде картты пайдалануучунун тандоосу боюнча төмөнкү ыкмалардын бири аркылуу кардарга төлөнүүгө (берилүүгө) тийиш:

1) МФКнын жана МККнын кассасы аркылуу - накталай формада;

2) пайдалануучу тарабынан кредиттик келишимде көрсөтүлгөн банктык эсепке - накталай эмес формада;

3) пайдалануучунун электрондук капчыгы;

4) пайдалануучунун телефон номеринин өздүк эсебине (балансына) (10 (он) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган суммада гана).

Мында карттагы оң калдыкты контролдоо жана жөнгө салуу МФК/МККнын системасы аркылуу камсыз кылынууга тийиш.

Кредиттин ордун жабуу МФК/МКК жана карыз алуучу ортосунда түзүлгөн кредиттик келишимге ылайык накталай же накталай эмес формада жүзөгө ашырылат.»;

7) Жобо төмөнкү мазмундагы 15-4-пункт менен толукталсын:

«15-4. МФК/МКК Улуттук банктын кредиттик каражаттарды пайдалануу боюнча ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, ишке ашырылган төлөмдөрдү талдоо болжолдонгон төлөм мониторингин/кредиттин максаттуу пайдаланылышына мониторинг жүргүзөт.»;

8) 19-пунктундагы:

а) «БФКУ» деген аббревиатура «МФК/МКК» деген аббревиатурага алмаштырылсын;

б) үчүнчү сүйлөмдө «эмитент жана БФКУ жана пайдалануучулар» деген сөздөр «эмитент жана пайдалануучулар» дегенге алмаштырылсын;

9) 21-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«21. Банк болуп саналган эмитент кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө укугуна Улуттук банк тарабынан берилген банктык лицензиясы болгон шартта гана карттарды чыгарууну жана жайылтууну, ошондой эле кредиттик жана төлөм карттарын кошо алганда, төлөм документтерин чыгарууну, сатып алууну, төлөөнү, кабыл алууну, сактоону жана тастыктоону жүзөгө ашыра алат.

МФК/МКК болуп саналган эмитент Улуттук банк тарабынан микрофинансылык компанияларды лицензиялоо тартибине ылайык берилген лицензияда тиешелүү операциялар көрсөтүлгөн шартта гана МФК/МККнын кредиттик карттарын чыгарууну жана жайылтууну жүзөгө ашыра алат.

Эмитент тиешелүү төлөм системасы жана анын оператору менен системага катышуу жөнүндө келишим түзүүгө жана бул операцияны аткарууга төлөм системасынын уруксатын алууга тийиш (бир эмитенттүү ички банктык системалардан тышкары).

МФК/МККнын кредиттик карттары улуттук төлөм системасынын оператору менен түзүлгөн келишимге ылайык, банктык төлөм карттар менен эсептешүүлөр боюнча улуттук төлөм системасынын алкагында гана чыгарылышы мүмкүн.»;

10) 22-пункттагы «Банк» деген сөз «Эмитент» дегенге алмаштырылсын;

11) 23-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын :

«23. Эмитент, ушул Жободо каралган учурларды эске албаганда, эмитирленген карттардын түрлөрүн (локалдык, улуттук, эл аралык), ошол карттарды пайдалануу менен сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегин жана тиешелүү төлөм системасынын регламентинин жана иш тартибинин негизинде аларды кардарларга сунуштоо шарттарын өз алдынча аныктайт.»;

12) 25-пункттун экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;

13) 27-пункттагы «Банк» деген сөз «Эмитент» дегенге алмаштырылсын;

14) 4-глава төмөнкү мазмундагы 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 28-5 жана 28-6-пункттар менен толукталсын:

«28-1. МФК/МККнын баштапкы пайдаланууда кредиттик карты анда кредиттик лимит белгиленген учурга чейин активдүү болбоого тийиш.

28-2. МФК/МККнын кредиттик картынын балансы, белгиленген кредиттик лимиттин алкагында картты пайдалануучу тарабынан чыгыштоо операцияларын жүргүзүүдө терс баланстын келип чыгышы менен шарттуу түрдө нөлгө барабар болууга тийиш.

28-3. Бир карт боюнча кредиттик лимиттин өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген ички ченемдик документтерге ылайык тобокелдик даражасын (деңгээлин) баалоо критерийлерин эске алуу менен МФК/МКК тарабынан белгиленет.

28-4. МФК/МКК кардарга кредитти накталай эмес формада алуу үчүн бир гана кредиттик картты берүүгө укуктуу. Кредиттик карта мурда берилген кредит толугу менен төлөнгөндөн кийин гана башка кредитти накталай эмес түрдө берүү үчүн колдонулушу мүмкүн.

28-5. Кредиттик карт боюнча операцияларды МФК/МКК Улуттук банктын микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, өзүнүн автоматташтырылган системасында эсепке алат.

28-6. МФК/МКК кредиттик карт аркылуу берилген кредиттик каражаттардын жалпы суммасынын МФК/МККнын коммерциялык банктагы эсебиндеги өз ара эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн каралган каражаттардын суммасынан ашып кетишине жол бербөө үчүн тиешелүү мониторингди камсыз кылууга тийиш.»;

15) 29-пункттун:

а) экинчи абзацындагы «банк» деген сөз «эмитент» дегенге алмаштырылсын;

б) төртүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын;

16) 31-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«31. Келишим түзүүдө жана банктык эсеп ачууда эмитент карт ээлерин Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 токтому менен бекитилген «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө» нускоонун 1-тиркемесинде жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-июнундагы № 2019-П-12/31-2-(НПА) токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө» нускоонун 1-тиркемесинде белгиленген «өз кардарыңды бил» саясатынын талаптарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык идентификациялоого милдеттүү.»;

17) 31-1-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;

18) 32-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын :

«32. Эмитент картты берүү жөнүндө өтүнүч катка кол койгонго жана келишим түзгөнгө чейин карт ээсин/кредиттик карттарды пайдалануучуну төмөнкүлөр менен тааныштырууга милдеттүү:

- келишим шарттары менен;

- картты коопсуз пайдалануу эрежелери менен;

- сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер менен;

- карт ээси МФК/МККнын кредиттик карттын пайдалануучуну эске албаганда, анын банктык эсебинин валютасынан айырмаланган валютада операцияларды жүргүзүүдө конвертациялоонун ар кандай варианттары каралган бир валютадан башка валютага конвертациялоо схемасы менен;

- ар бир ишке ашырылган транзакция жөнүндө маалымат алуу, кардардын эсебинен санкциясыз пайдаланууга жол бербөө максатында карттарды блокировкалоо ыкмалары менен;

- иш убактысынан тышкары жана дем алыш күндөрү (майрам күндөрү) картты чыгарган эмитент менен байланышуу үчүн байланыш маалыматтары менен;

- кредиттик карттарына, анын ичинде МФКнын/МККнын кредиттик карттарына акча каражаттарын чегерүү мөөнөтү жана пайыздарды чегерүү учуру менен (акча каражаттары түшкөн күндөн тартып/

карттан акча каражаттарын чыгарган күндөн тартып/товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга багытталган акча каражаттарын которгон күндөн тартып ж.б.);

- кредит дем алыш же майрам күндөрү накталай эмес формада төлөнө турган болсо, кредитти төлөө тартиби менен;

- карт жоголгон учурда, банктын/МФКнын/МККнын кассасынан акча каражаттарын берүү тартиби менен.

Банктын/МФКнын/МККнын кардары жазуу жүзүндө же аралыктан банктык тейлөөнү колдонуу менен көрсөтүлгөн маалыматты алгандыгын тастыктайт. Картты коопсуз пайдалануу эрежелери келишимде каралууга же ага кошо тиркелүүгө тийиш.»;

19) 33-пункттун биринчи абзацындагы «картты берүү учурунда» деген сөздөрдөн кийин «банк тарабынан» деген сөздөр менен толукталсын;

20) 33-1-пунктундагы:

а) «БФКУ» деген аббревиатура «МФК/МКК» дегенге алмаштырылсын;

б) 3-1-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;

21) 35-1-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«35-1. МФК/МККнын кредиттик картын берүүдө акча каражаттары (кредит) өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө келишимдин шарттарына ылайык МФК/МККнын банкта ачылган эсептешүү (ссуда боюнча) эсебинен каражаттарды дебеттөө аркылуу берилет.

МФК/МККнын кредиттик картын пайдалануучунун банктык эсебине акча каражаттарын чегерүүсүз, МФК/МККнын кредиттик картына кредит түшкөндүгүнүн тастыктоосу катары МФК/МККнын жактырылган кредиттин суммасына кредиттик лимит ачкандыгы саналат.

Кредитти чегерүү, кредиттик лимитти ачуу жана ордун жабуу тартиби/мөөнөтү МФК/МКК жана анын кардары ортосунда түзүлгөн кредиттик келишимге ылайык ишке ашырылат.

Транзакцияларды аралыкта орнотулган жабдуулар жана төлөм системаларынын катышуучуларынын мобилдик тиркемелери аркылуу МФК/МККнын кредиттик картын пайдалануу менен өткөрүү PIN-кодду, паролдорду же аутентификациялоонун башка ыкмаларын колдонуу менен жүзөгө ашырылат.

МФК/МККнын кредиттик карттарын пайдалануучу төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү алынган кредиттин максаттуу багытына ылайык жүргүзүүгө укуктуу.»;

22) 40-пункттун:

а) 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«МФК/МККнын карт ээси/кредиттик картын пайдалануучусу келишимде каралган милдеттенмелерин аткарбаса»;

б) 5-пунктчасынын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«Картты тейлөө бир тараптуу тартипте токтотулган учурда, эмитент бул тууралуу келишимде каралган тартипте МФК/МККнын карт ээсине/кредиттик картты пайдалануучусуна маалымдоого тийиш.»;

23) 41-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«41. Карт ээсиден картаны жоготкондугу, уурдалгандыгы же санкциясыз пайдаланылгандыгы тууралуу билдирүү же өтүнүч кат келип түшкөн шартта, эмитент карттын реквизиттерин системанын стоп-баракчасына каттоого тийиш. Карт ээсиден банкомат картты алып койгондугу жөнүндө билдирүү түшкөн учурда, эмитент/ процессинг борбору МФК/МККнын карт ээси/кредиттик картын колдонуучусу келишимдин шарттарына жана төлөм системасынын эрежелерине ылайык, карттын реквизиттерин стоп-баракчага киргизет же картты кайтарып берүү тууралуу өтүнүч кат бергенге чейин убактылуу блокко коёт.»;

24) 42-пунктта:

а) «эмитентке» деген сөздөн кийин «БФКУга» деген сөз алынып салынсын;

б) «БФКУ» деген аббревиатура «МФК/МКК» дегенге алмаштырылсын;

25) 43-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«43. Эмитент төмөнкү учурларда МФК/МККнын карт ээси/кредиттик картын пайдалануучусу алдында жоопкерчилик тартпайт:

- эгерде МФК/МККнын карт ээси/кредиттик картын пайдалануучу алар ортосунда түзүлгөн келишимдерде каралган картты жана PIN-

кодду пайдалануу эрежелерин жана жол-жоболорун бузууга жол берсе;

- МФК/МККнын карт ээси/кредиттик картын пайдалануучу тарабынан укукка жатпаган иш-аракеттерге жол берилген учурда.

Кандай болбосун талаш жагдайларда эмитент МФК/МККнын карт ээсинин/кредиттик картын пайдалануучунун талабы боюнча, төлөм системасынын процессинг борборун кошо алганда, карт ээсинин эсебинен акча каражаттарынын чыгарылгандыгынын укук ченемдүүлүгүн тастыктоо үчүн ишке ашырылган транзакциялар боюнча толук маалыматты сунуштоого тийиш.

Бул талап карттын магнит тилкеси аркылуу ишке ашырылган операцияларга жана көп факторлуу аутентификация менен корголбогон электрондук коммерция боюнча операцияларга таркатылбайт.»;

26) 44-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«44. Улуттук банктан тиешелүү банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алган учурда гана эквайер банктык төлөм карттарынын эквайрингин жүзөгө ашырышы мүмкүн. Эквайер тиешелүү төлөм системасы жана анын оператору менен системага катышуу жана ошол операцияны аткарууга уруксат алууга келишим түзүүгө тийиш.»;

27) 45-пункттагы «Банк» деген сөз «Эквайер» дегенге алмаштырылсын;

28) 46-пункттагы «Банк» деген сөз «Эквайер» дегенге алмаштырылсын;

29) 50-пункттагы «коммерциялык банктардын» деген сөз «эмитенттердин» ге алмаштырылсын;

30) 52-пункттагы «банктын» деген сөз «эквайердин» дегенге алмаштырылсын;

31) 53-пункттун жыйырманчы абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;

32) 54-пункттагы «банк» деген түрдүү жөндөмөдөгү сөз тиешелүү жөндөмөдөгү «эквайер» дегенге алмаштырылсын;

33) Жобо төмөнкү мазмундагы 58-1-пункт менен толукталсын:

«58-1. МФК/МКК тарабынан сунушталган эквайринг кызмат көрсөтүүлөрү боюнча акыркы өз ара эсептешүүлөр жана милдеттенмелерди эсепке алуу (кабыл алынган төлөмдөр боюнча ордун толтуруу) МФК/МККнын банкта ачылган банктык эсептери жана соода-тейлөө ишканаларынын тиешелүү банктык эсептери аркылуу, же болбосо эквайринг кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишимде каралган тартипте электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүлөт.»;

34) 96-пункттагы «Банктар» деген сөздөн кийин «жана МФК/МКК» деген сөздөр менен толукталсын;

35) 97-пункттагы «Банктар» деген сөздөн кийин «жана МФК/МКК» деген сөздөр менен толукталсын;

36) Жобого карата 1-тиркеменин преамбуласындагы «банктын толук аталышы» деген сөздөр «эмитенттин толук аталышы» дегенге алмаштырылсын;

37) Жобого карата 2-тиркеменин преамбуласындагы «банктын толук аталышы» деген сөздөр «эквайердин толук аталышы» дегенге алмаштырылсын;

38) Жобого карата 3-тиркеменин:

а) «Аралыкта жайгаштырылган жабдуулар реестри жөнүндө отчет» бөлүгүндө «банктын» деген сөздөр «эквайердин» дегенге алмаштырылсын;

б) 12-пунктунун үчүнчү абзацындагы «коммерциялык банктар» деген сөздөр «эквайер» дегенге алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/9 «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө» жобонун:

1) 77-пункту төмөнкү мазмундагы «г» жана «д» пунктчалары менен толукталсын:

«г) овердрафтты кошпогондо, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы

аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактоо менен накталай эмес формада кредиттерди берүү/каржылоо үчүн улуттук төлөм системасынын алдын ала чыгарылган кредиттик карттарын чыгаруу;

д) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, бул операция лицензияда көрсөтүлгөн шартта, Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган төлөм карттарынын, ошондой эле электрондук акчанын, эки өлчөмдүү штрих код белгилеринин (QR-код) жана башка төлөм инструменттеринин эквайринги.».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:

1) 8-пункту төмөнкү мазмундагы 7 жана 8 -пунктчалары менен толукталсын:

«7) овердрафтты кошпогондо, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактоо менен, накталай эмес формада кредиттерди берүү үчүн улуттук төлөм системасынын алдын ала чыгарылган кредиттик карттарын чыгаруу.

8) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, бул операция лицензияда көрсөтүлгөн шартта, Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган төлөм карттарынын, ошондой эле электрондук акчанын, эки өлчөмдүү штрих код белгилеринин (QR-код) жана башка төлөм инструменттеринин эквайринги.»;

2) 9-пункт төмөнкүдөй мазмундагы 6) жана 7) пунктчалар менен толукталсын;

«6) овердрафтты кошпогондо, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактоо менен, накталай

эмес формада каржылоону берүү үчүн улуттук төлөм системасынын алдын ала чыгарылган кредиттик карттарын чыгаруу.

7) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, бул операция лицензияда көрсөтүлгөн шартта, микрофинансылык компания төлөм карттарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган электрондук акчалардын, эки өлчөмдүү штрих код белгилеринин (QR-код) жана башка төлөм инструменттеринин эквайрингин жүзөгө ашыра алат.»;

3) Жобого карата 7-тиркеменин 1-пункту төмөнкү мазмундагы 6 жана 7- пунктчалар менен толукталсын:

«6) овердрафтты эске албаганда, кредитти накталай эмес формада берүү үчүн улуттук төлөм системасынын алдын ала чыгарылган кредиттик карттарын чыгаруу;

7) Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган төлөм карттарынын, ошондой эле электрондук акчанын, эки өлчөмдүү штрих код белгилеринин

(QR-код) жана башка төлөм инструменттеринин эквайринги.»;

4) Жобого карата 8-тиркеменин:

а) төмөнкү мазмундагы 5 жана 6-пункттар менен толукталсын:

«5) овердрафтты эске албаганда, каржылоону накталай эмес формада берүү үчүн улуттук төлөм системасынын алдын ала чыгарылган кредиттик карттарын чыгаруу;

б) төлөм карттарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган электрондук акчалардын, эки өлчөмдүү штрих код белгилеринин (QR-код) жана башка төлөм инструменттеринин эквайринги;

б) чектөө барагы таблицасы 6-сап менен толукталсын».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 22-ноябрындагы
№ 2024-П-14/61-2-(ПС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 4-сентябрындагы № 2024-П-14/41-3-(ПС) «Экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана финансылык туруктуулукту колдоо жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана финансылык туруктуулукту колдоо максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 4, 5, 9, 28, 41 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 4-сентябрындагы № 2024-П-14/41-3-(ПС) «Экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана финансылык туруктуулукту колдоо жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-пунктундагы:

- «мамлекеттик» деген сөз алынып салынсын;
- төмөнкү мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

«Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган ыйгарым укуктуу компаниялар тышкы экономикалык иштин субъекттерине карата эсептешүүлөр боюнча айрым жоболорду белгилөөгө укуктуу.

Ушул пункттун биринчи абзацында белгиленген чектөөлөр Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган учурларда белгиленген тартипте эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө жайылтылбайт.».

2. Юридика башкармалыгы:

- токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 (он) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 25-ноябрындагы
№ 2024-П-07/62-2-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 13, 63 жана 64-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 9,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2024-жылдын 26-ноябрынан тартып күчүнө кирет.
3. Акча-кредит саясаты башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде жарыяласын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредит саясаты башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 25-ноябрындагы
№ 2024-П-07/62-3-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2025-жылга каралган графиги жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 64-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2025-жылга каралган графиги (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Акча-кредит саясаты башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде:

- токтомду Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жөнөтсүн;

- токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын.

3. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредит саясаты башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 25-ноябрындагы
№ 2024-П-07/62-3-(ДКП)
токтомуна карата
тиркөмө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2025-жылга

КАРАЛГАН ГРАФИГИ

Отурум өткөрүлүүчү дата*	Маселенин аталышы
27-январь	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
24-февраль	1. 2024-жылдын IV чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчетт; 2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
28-апрель	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
26-май	1. 2025-жылдын I чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчетт; 2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
28-июль	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.

25-август	1. 2025-жылдын II чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчетт; 2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
27-октябрь	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
24-ноябрь	1. 2025-жылдын III чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчетт; 2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.

*Эскертүү:

- эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отуруму өткөрүлүүчү күн Кыргыз Республикасында жумуш эмес күнү деп жарыяланса, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү боюнча отурумдары Кыргыз Республикасындагы экономикалык жагдайга жараша графиктен тышкары өткөрүлүшү мүмкүн.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 27-ноябрындагы
№ 2024-П-12/63-1-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

- 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу».

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, микрофинансылык уюмдарды тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык көзөмөл башкармалыгын, Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 27-ноябрындагы
№ 2024-П-12/63-1-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо:

1) төмөнкү мазмундагы 3-3-пункт менен толукталсын:

«3-3. Токтотуп туруу мезгили – бул, кредиттик келишимге кол коюлгандан кийинки мезгил аралыгы, анын ичинде банк карыз алуучуга акча каражаттарын которбойт. Карыз алуучу ушул мезгил аралыгында кредит алуудан баш тартууга укуктуу.»;

2) 34-3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«34-3. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жободо жана Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар сакталган шартта, банк обочо туруп/аралыктан тейлөө каналдары аркылуу, ички саясатына жана жол-жоболоруна ылайык кредиттерди сунуштоого укуктуу.

Обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу берилүүчү кредиттин суммасы жөнөкөй электрондук кол коюу менен түзүлгөн келишим боюнча 200 000 сомдон (чет өлкө валютасындагы эквивалентте) жана күчөтүлгөн электрондук кол коюлган келишим боюнча 300 000 сомдон (чет өлкө валютасындагы эквивалентинде) ашпоого тийиш.

Кредиттик келишимге электрондук кол тамга коюу жолу менен обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу берилүүчү кредиттер үчүн төмөнкү минималдуу токтотуп туруу мезгили белгиленет, бул мезгил аралыгында банк карыз алуучуга акча каражаттарын которо албайт:

- 15 000 сомдон 50 000 сомго чейинки кредиттер үчүн – 3 саат;
- 50 000 сомдон 100 000 сомго чейинки кредиттер үчүн – 6 саат;
- 100 000 сомдон жогору кредиттер үчүн – 24 саат.

Мында, банк жогоруда көрсөтүлгөн токтотуп туруу мезгили ичинде 100 000 сомдон жогору кредиттер үчүн банктын антифрод-системалары боюнча ички саясатына ылайык, кардардын тобокелдигинин профилдин эске алуу менен, обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу берилүүчү кредитти тариздөөгө кардардын ырастоосун алуу үчүн контролдук чалуу жол-жобосун кошумча жүргүзүүгө тийиш.

Аралыктан идентификацияланган кардарлар үчүн кредиттердин суммасы Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 13-майындагы № 2020-П-12\27-1-(НПА) токтому менен бекитилген Кардарларды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо тартибинде белгиленген.»;

3) 36-пунктунун экинчи абзацындагы «мүмкүн» деген сөз «зарыл» деген сөзгө алмаштырылсын;

4) Жобонун 1-тиркемеси төмөнкү мазмундагы 16-2-пункту менен толукталсын:

«16-2. Обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу кредит алган карыз алуучунун электрондук кредиттик таржымалында ушул Жобонун 34-3-пунктунун талаптарына ылайык кардар менен контролдук чалуунун жазуусу сакталууга тийиш.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо:

1) төмөнкү мазмундагы 3-3-пункту менен толукталсын:

«3-3. Токтотуп туруу мезгили – бул, келишимге кол коюлгандан кийинки мезгил аралыгы, анын ичинде банк кардарга/өнөктөшкө акча каражаттарын которбойт. Ушул мезгил аралыгында, кардар/өнөктөш акча каражатын алуудан баш тартууга укуктуу.»;

2) 38-3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«38-3. Банк Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жободо, Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар сакталган шартта жана Банктын ички саясатына жана жол-жоболоруна ылайык, обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдерди сунуштоого укуктуу.

Обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу берилүүчү, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдин суммасы жөнөкөй электрондук кол тамга коюлган келишим боюнча 200 000 сомдон (чет өлкө валютасындагы эквиваленти) жана күчөтүлгөн электрондук кол тамга коюлган келишимдер боюнча 300 000 сомдон (чет өлкө валютасындагы эквиваленти) ашпоого тийиш.

Обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу келишимге электрондук кол тамга коюу жолу менен берилүүчү, кредиттик тобокелдикти камтыган активдер үчүн төмөнкү минималдуу токтомду туруу мезгили белгиленет, бул мезгил аралыгында банк кардарга/өнөктөшкө акча каражаттарын которо албайт:

- кредиттик тобокелдикти камтыган 15 000 сомдон 50 000 сомго чейинки активдер үчүн – 3 саат;

- кредиттик тобокелдикти камтыган 50 000 сомдон 100 000 сомго чейинки активдер үчүн – 6 саат;

- кредиттик тобокелдикти камтыган 100 000 сомдон жогору активдер үчүн – 24 саат.

Мында, банк жогоруда көрсөтүлгөн токтотуп туруу мезгили ичинде банктын антифрод-системалары боюнча ички саясатына ылайык, кардардын тобокелдигинин профилин эске алуу менен, кредиттик тобокелдикти камтыган активди тариздөөгө кардардын/өнөктөштүн тастыктоосун алуу үчүн 100 000 сомдон жогору обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу берилүүчү кредиттик тобокелдикти камтыган актив үчүн контролдук чалуу жол-жобосун кошумча жүргүзүүгө тийиш.

Аралыктан идентификацияланган кардарлар үчүн өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдердин суммасы Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 13-майындагы № 2020-П-12\27-1-(НПА) токтому менен бекитилген Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартибинде аныкталган.»;

3) 39-пунктунун экинчи абзацындагы «мүмкүн» деген сөз «зарыл» деген сөзгө алмаштырылсын;

4) Жобонун 1-тиркемеси төмөнкү мазмундагы 16-1-пункту менен толукталсын:

«16-1. Обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активди алган кардардын/өнөктөштүн электрондук таржымалында ушул Жобонун 38-3-пунктунун талаптарына ылайык кардар/өнөктөш менен контролдук чалуунун жазуусу сакталууга тийиш.».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

1) 5-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«- Токтотуп туруу мезгили – бул, кредиттик келишимге кол коюлгандан кийинки мезгил аралыгы, анын ичинде МФУ карыз алуучуга акча каражаттарын которбойт. Карыз алуучу ушул мезгил аралыгында кредит алуудан баш тартууга укуктуу.»;

2) 10-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«10-1. МФУ Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жободо, Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларында көрсөтүлгөн талаптар сакталган шартта жана МФУнун ички саясатына жана жол-жоболоруна ылайык, обочо туруп/аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кредиттерди берүүгө укуктуу.

Обочо туруп/аралыктан тейлөө каналдары аркылуу берилүүчү кредиттердин суммасы жөнөкөй электрондук кол тамга коюлган келишимдер боюнча 15 000 сомдон (чет өлкө валютасындагы эквиваленти) жана күчөтүлгөн, квалификацияланбаган электрондук кол тамга коюлган келишимдер боюнча 150 000 сомдон (чет өлкө валютасындагы эквиваленти) ашпоого тийиш.

Кредиттик келишимге электрондук кол тамга коюу жолу менен обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу берилүүчү кредиттер үчүн төмөнкү минималдуу токтотуп туруу мезгили белгиленет, бул мезгил аралыгында МФУ карыз алуучуга акча каражаттарын которо албайт:

- 15 000 сомдон 50 000 сомго чейинки кредиттер үчүн – 3 саат;
- 50 000 сомдон 100 000 сомго чейинки кредиттер үчүн – 6 саат;
- 100 000 сомдон жогору кредиттер үчүн – 24 саат.

Мында МФУ жогоруда көрсөтүлгөн токтотуп туруу мезгили ичинде 100 000 сомдон жогору кредиттер үчүн кардардын обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу берилүүчү кредитти тариздөөгө тастыктамасын алуу үчүн контролдук чалуу жол-жобосун кошумча жүргүзүүгө тийиш.»;

3) 38-пунктунун үчүнчү абзацындагы «мүмкүн» деген сөз «зарыл» деген сөзгө алмаштырылсын;

4) Жобонун 1-тиркемеси төмөнкү редакциядагы 13-1-пункту менен толукталсын:

«13-1. Обочо туруп/аралыктан тейлөө каналы аркылуу кредит алган карыз алуучунун электрондук кредиттик таржымалында ушул Жобонун 10-1-пунктунун талаптарына ылайык кардар менен контролдук чалуунун жазуусу сакталууга тийиш.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 4-декабрындагы
№ 2024-П-14/64-1-(ПС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

- 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;

- 2022-жылдын 20-апрелиндеги № 2022-П-14/25-3-(ПС) «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу.

2. Токтом, ушул токтомдун тиркемесинин 1-пунктунун 6-пунктчасын эсепке албаганда, расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Токтомдун тиркемесинин 1-пунктунун 6-пунктчасы 2025-жылдын 1-мартынан тартып күчүнө кирет.

3. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

4. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Төлөм системаларынын операторлорунун ассоциациясы КГ (КЕЙ-ДЖИ)» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, төлөм системаларынын операторлорун жана төлөм уюмдарын тааныштырсин.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 4-декабрындагы
№ 2024-П-14/64-1-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобонун:

1) 6-пункту төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

«Өнөктөш банк – агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү (мындан ары - ТИК/ККЛК) боюнча мыйзамдарга ылайык идентификациялоо жана верификациялоо жол-жоболорун жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу банк.»;

2) 6-пунктунун он алтынчы абзацындагы «юридикалык жак же» деген сөздөр алып салынсын;

3) 45-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«45. Эгерде төлөм уюму өз алдынча же өз агенттери аркылуу ошол эле учурда төлөм уюмунун агенти болуп саналган товарларды/кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуда ачылган кардардын өздүк эсебине мурда салынган акча каражаттардын эсебинен ага кайтарылып берилүүчү акча каражаттарды, аванстык акча каражаттарды/алдын ала төлөм каражаттарын же алардын бөлүктөрүн колдонуу менен агенттердин мобилдик тиркемелери аркылуу төлөмдөрдү өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырса, анда төлөм уюму жана агент ушул Жобонун 2-тиркемесинде белгиленген Төлөм уюмдарынын

товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдаланган кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо тартибин сактоого тийиш.

Төлөм уюму Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген «Кардарга талаптагыдай текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» жобого ылайык үчүнчү тарапка ишенимдин алкагында агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациялоо жана верификациялоо боюнча агент катары Кыргыз Республикасынын ТИК/ККЛК чөйрөсүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык келген финансылык мекемени ишке тартышы мүмкүн. Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациялоо жана верификациялоо финансылык мекеменин ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан жүргүзүлөт.»;

4) 46-пунктунун алтынчы абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;

5) Жобо төмөнкү мазмундагы 45-1-пункт менен толукталсын:

«45-1. Товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануу аркылуу кардарларга кызмат көрсөтүүдө төлөм уюму ушул Жобонун талаптарын сактоо максатында, кардарды каттоо, идентификациялоо жана верификациялоо жол-жоболорун жүргүзүүдө, ошондой эле кардар тарабынан ишке ашырылган операцияларга андан ары мониторинг жүргүзүүдө агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды түрлөрү боюнча жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге бөлүүгө тийиш.

Кардар экономикалык ишкердикти, анын ичинде уруксат берүүчү документтерсиз ишкердикти жүргүзгөндүгү аныкталса жана ал тастыкталса, төлөм уюму кардарга кызмат көрсөтүүнү токтотууга жана келишимди бузууга тийиш. Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу категориясы боюнча агенттин мобилдик тиркемесин талаптагыдай пайдалануу жөнүндө талаптар, келишимди токтотуу жана агенттердин мобилдик тиркемелери аркылуу кызмат көрсөтүүнү токтотуу шарттары жана башка кошумча шарттар ачык офертада жөнгө салынууга жана агенттердин мобилдик тиркемелеринин ар бир пайдалануучусуна маалымдалууга тийиш.

Төлөм уюму агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу – жеке ишкерлерден алар жүзөгө ашырып жаткан ишкердиктин алкагында тиешелүү мамлекеттик органдардан алынган колдонуудагы уруксат берүүчү документтерди (патент/күбөлүк) талап кылууга тийиш.»;

6) Жобо төмөнкү мазмундагы 45-2-пункт менен толукталсын:

«45-2. Төлөм уюму агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу бир кардарга календардык ай ичинде тобокелдик даражасын (деңгээлин) баалоо критерийлерин эске алуу менен ушул Жобонун 52 жана 53-пункттарына ылайык, агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу бир кардар үчүн белгиленген лимиттерди сактоо менен бир эле учурда бир нече агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануу мүмкүнчүлүгүн бериши мүмкүн. Төлөм уюму тарабынан ушул Жобого ылайык агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу бир кардар үчүн белгиленген лимит кардар бир төлөм уюмунун алкагында колдонгон бардык агенттердин мобилдик тиркемелерине карата жалпы (суммардык) колдонулат.

Төлөм уюму ушул пункттун талаптарын сактоо максатында, агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу ар бир кардардын төлөмдөрүнүн ушул Жобого ылайык төлөм уюму тарабынан белгиленген лимиттерге ылайык келүүсүнө үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзөт. Мониторинг агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу кардардын идентификациялык салык номеринин негизинде жүргүзүлөт»;

7) Жобо төмөнкү мазмундагы 46-1-пункт менен толукталсын:

«46-1. Төлөм уюму жана товарларды/кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочу болуп саналган жана агенттердин мобилдик тиркемелери аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча кызматтарды көрсөткөн анын агенти ортосунда түзүлгөн келишимде төмөнкү шарттардын биринин тобокелдиктерин баалоону эске алуу менен агент төлөм уюмуна төмөнкүлөрдү сунуштоосу жөнүндө милдеттүү шарттар камтылууга тийиш:

- төлөм уюмунун төлөм системасы аркылуу келечектеги төлөмдөрдүн эсебинен алдын ала төлөм/аванстык төлөм;

- банктык гарантия;

- камсыздандыруу депозити.»;

8) 49-пунктунун үчүнчү абзацындагы «террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого)» деген сөздөр «ТИК/ККЛК» деген аббревиатурага алмаштырылсын;

9) 51-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«51-1. Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациялоо жана верификациялоо төлөм уюму жана/ же төлөм уюмунун агенти тарабынан Төлөм уюмдарынын товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдаланган кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо тартибине ылайык (ушул Жобого карата 2-тиркеме) же болбосо төлөм уюму менен түзүлгөн келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына ылайык өнөктөш банк тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

Өнөктөш банк (үчүнчү жак тарабынан ыйгарым укук берилген) агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациялоодо жана верификациялоодо, өнөктөш банк төлөм уюмуна кардар/пайдалануучу жана анын бенефициардык ээси жөнүндө зарыл маалыматтарды, кардардын жана бенефициардык ээсинин анкеталарынын көчүрмөлөрүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ТИК/ККЛК чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык кардарды талаптагыдай текшерүүнүн натыйжасында алынган башка документтердин көчүрмөлөрүн берүүгө тийиш.»;

10) 52-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«52. Төлөм уюмдарынын товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдаланган кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо тартибине ылайык (ушул Жобого карата 2-тиркеме) же Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык өнөктөш банк тарабынан аралыктан идентификациялоодон жана верификациялоодон өткөрүлгөн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларга Төлөм уюмдарынын товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдаланган кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо тартибинин 2-тиркемесине ылайык, агенттердин мобилдик тиркемелеринде жеткиликтүү болгон төмөн тобокелдүү операцияларды гана жүргүзүүгө уруксат берилет.

Бул пайдалануучулар үчүн төлөм уюму ички ченемдик документтерге ылайык жана лимиттердин төмөнкү чектүү маанилерин сактоо менен тобокелдик даражасын (деңгээлин) баалоо критерийлерин эске алуу менен чектөөлөрдү белгилөөгө тийиш:

<p>Аралыктан идентификациялоо түрү</p>	<p>Пайдалануучунун/абоненттин өздүк эсебинен кайтарылуучу аванстык акча каражаттарын/алдын ала төлөнгөн каражаттарды же алардын бөлүктөрүн пайдалануу менен бир жолку төлөмдүн же которуунун (операциянын) өлчөмү</p>	<p>Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу боюнча операцияларды кошпогондо, пайдалануучунун/абоненттин өздүк эсебинен кайтарылуучу аванстык акча каражаттарын/алдын ала төлөнгөн каражаттарды же алардын бөлүктөрүн пайдалануу менен бир жолку төлөмдөрүн жана айлык көлөмүнө лимит</p>	<p>Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу боюнча бир жолку төлөм жүргүзүүгө лимит</p>	<p>Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу операциялары боюнча пайдалануучунун/абоненттин өздүк эсебинен кайтарылуучу аванстык акча каражаттарын/алдын ала төлөнгөн каражаттарды же алардын бөлүктөрүн пайдалануу менен агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларынын бири үчүн чыккан төлөмдөрдүн жана которуулардын ар айлык көлөмүнө лимит</p>
<p>Сүрөттү салыштыруу аркылуу</p>	<p>300 (үч жүз) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган</p>	<p>600 (алты жүз) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган</p>	<p>Чектөөсүз</p>	<p>Чектөөсүз</p>
<p>Видео байланыш өткөрүү аркылуу</p>	<p>300 (үч жүз) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган</p>	<p>2 000 (эки миң) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган</p>	<p>Чектөөсүз</p>	<p>Чектөөсүз</p>

Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларга, анын ичинде агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу бир кардарга карата лимиттердин өлчөмү жана чектөөлөрдүн тизмеси, төлөм уюмунун ички контролдук программасына ылайык жана ушул Жобонун талаптарына ылайык, кардарга карата тобокелдик даражасын (деңгээлин) баалоо критерийлерин эске алуу менен төлөм уюмунун ички эрежелеринде жана жол-жоболорунда белгиленүүгө тийиш.

Пайдалануучулардын бул категориясы үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген «Кардарды талаптагыдай текшерүүнү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» жобонун 11-пунктуна ылайык, ыйгарым укуктуу орган тарабынан ТИК/ККЛК чөйрөсүндө аныкталган жогору тобокелдүү операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат.»;

11) 53-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«53. Төлөм уюму, эгерде төлөм уюмунун кардары - агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу төлөм уюмунда/же ушул Жобонун 45-пунктуна ылайык төлөм уюмунун агентинде жеке катышуу менен Төлөм уюмдарынын товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдаланган кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо тартибинин (ушул Жобого карата 2-тиркеме) 6-главасына ылайык же Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык өнөктөш банкта идентификациялоодон жана верификациялоодон өтсө, агенттердин мобилдик тиркемелеринде жеткиликтүү болгон кызмат көрсөтүүлөрдүн толук түрүнөн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет.

Агенттердин мобилдик тиркемелери аркылуу операциялар боюнча тобокелдиктерди төмөндөтүү үчүн төлөм уюму жеке катышуу менен идентификациялоодон жана верификациялоодон өткөн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларга ушул пунктта белгиленген лимиттердин чектүү өлчөмдөрүн эске алуу менен лимиттерди өз алдынча белгилөөгө тийиш:

Лимиттер	Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучунун категориясы	
	Жеке адам	Жеке ишкер
Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу жана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө боюнча операцияларды кошпогондо, пайдалануучунун/абоненттин өздүк эсебинен кайтарылуучу аванстык акча каражаттарын/алдын ала төлөнгөн каражаттарды же алардын бөлүктөрүн пайдалануу менен бир жолку төлөмдү же которууну (операцияны) жүргүзүүгө лимит	300 (үч жүз) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган өлчөмдө	500 (беш жүз) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган өлчөмдө
Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу жана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө боюнча операцияларды кошпогондо, пайдалануучунун/абоненттин өздүк эсебинен кайтарылуучу аванстык акча каражаттарын/алдын ала төлөнгөн каражаттарды же алардын бөлүктөрүн пайдалануу менен агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларынын бири үчүн чыккан төлөмдөрдүн жана которуулардын ар айлык көлөмүнө ЛИМИТ	3 000 (үч миң) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган өлчөмдө	4 500 (төрт миң беш жүз) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган өлчөмдө
Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу боюнча бир жолку операцияларды жүргүзүүгө лимит	Чектөөсүз	

<p>Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу операциялары боюнча пайдалануучунун/абоненттин өздүк эсебинен кайтарылуучу аванстык акча каражаттарын/алдын ала төлөнгөн каражаттарды же алардын бөлүктөрүн пайдалануу менен агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларынын бири үчүн чыккан төлөмдөрдүн жана которуулардын ар айлык көлөмүнө лимит</p>	<p>Чектөөсүз</p>
<p>Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн бир жолку төлөмдөрдү (операцияларды) жүргүзүүгө лимит</p>	<p>1 500 (бир миң беш жүз) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган өлчөмдө</p>
<p>Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө боюнча пайдалануучунун/абоненттин өздүк эсебинен кайтарылуучу аванстык акча каражаттарын/алдын ала төлөнгөн каражаттарды же алардын бөлүктөрүн пайдалануу менен агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларынын бири үчүн чыккан төлөмдөрдүн жана которуулардын ар айлык көлөмүнө лимит</p>	<p>5 000 (беш миң) эсептик көрсөткүчтөн ашпаган өлчөмдө</p>

Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларга, анын ичинде агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу бир кардарга карата лимиттердин өлчөмү жана чектөөлөрдүн тизмеси, төлөм уюмунун ички контролдук программасына ылайык жана ушул Жобонун талаптарына ылайык, кардарга карата тобокелдик даражасын (деңгээлин) баалоо критерийлерин эске алуу менен төлөм уюмунун ички эрежелеринде жана жол-жоболорунда белгиленүүгө тийиш.»;

12) Жобо төмөнкү мазмундагы 93-1-пункт менен толукталсын:

«93-1. Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануу аркылуу кардарларга кызмат көрсөтүүчү төлөм уюмдарынын маалымат системаларына тышкы аудит жүргүзүлүүгө тийиш. Маалымат системаларына аудит жүргүзүүдө агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды аралыктан идентификациялоодо жана верификациялоодо биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгуу системасына баа берилүүгө тийиш. Тышкы аудит ошондой эле төлөм уюму менен түзүлгөн келишимдин негизинде агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациялоо жана верификациялоо боюнча кызмат көрсөткөн төлөм уюмунун агенттеринин маалымат системаларына да жүргүзүлүүгө тийиш.

Тышкы аудит жүргүзүү мезгил аралыгы ушул Жобонун 91 жана 92-пункттарынын талаптарын эске алуу менен аныкталат.»;

13) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобонун 2-тиркемесинде (Төлөм уюмдарынын товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдаланган кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо тартиби):

а) 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул Төлөм уюмдарынын товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдаланган кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо тартиби (мындан ары - Тартип) кызмат көрсөтүүлөрүн мобилдик тиркемелер аркылуу сунуштаган төлөм уюмдарынын агенттеринин кызмат көрсөтүүлөрүн пайдалануучу болуп саналган төлөм уюмдарынын

кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо максатында иштелип чыккан.

Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациялоо жана верификациялоо ушул Тартипте көрсөтүлгөн эрежелер жана жол-жоболор боюнча төлөм уюму жана/же төлөм уюмунун агенти тарабынан же төлөм уюму менен түзүлгөн келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына ылайык өнөктөш банк тарабынан жүзөгө ашырылат.

Төлөм уюму Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген «Кардарга талаптагыдай текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» жобого ылайык үчүнчү тарапка ишенимдин алкагында агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациялоо жана верификациялоо боюнча агент катары Кыргыз Республикасынын ТИК/ККЛК чөйрөсүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык келген финансылык мекемени ишке тартышы мүмкүн. Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациялоо жана верификациялоо финансылык мекеменин ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан жүргүзүлөт.

Кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө төлөм уюму ТИК/ККЛК чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген тартипте, агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу кардарларынын маалыматтарын жаңыртуу турат.»;

б) 4-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

в) 7-пунктунун 8-пунктчасындагы «, агенттердин мобилдик тиркемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүн сунушташкан» деген сөздөр алынып салынсын;

г) 10-пунктунун 3-пунктчасындагы экинчи сүйлөм алынып салынсын;

д) 6-главанын аталышындагы «- жеке адамдын» деген сөздөр алынып салынсын;

е) 15-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«15. Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучунун жеке катышуусунда аны идентификациялоо максатында төлөм уюму жана/же ушул Жобонун 45-пунктуна ылайык келген агент, ушул Тартипке карата 1-тиркемеде белгиленген «өз кардарыңды бил» принцибине

ылайык, пайдалануучунун идентификациялык маалыматтарын топтоого жана пайдалануучунун толтурулган анкетасынын болушун камсыз кылууга тийиш.»;

ж) 16-пункттагы «- жеке адамдарга» деген сөздөр алынып салынсын;

з) 17-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«17. Төлөм уюму жана/же агент анык булактардан алынган маалыматтарды жана документтерди пайдалануу менен идентификациялоо процессинде берилген жана анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын текшерүү аркылуу пайдалануучунун идентификациялык маалыматтарын верификациялоого тийиш (жеке адам - жеке адамдын инсандыгын ырастоочу документтин негизинде, жеке ишкер – тиешелүү мамлекеттик органдардан (патент/күбөлүк) жана жеке ишкердин инсандыгын ырастоочу документтин негизинде)»;

и) 7-главанын аталышындагы «- жеке адамды» деген сөздөр алынып салынсын;

к) 19-пункттун биринчи абзацындагы «- жеке жактардын» деген сөздөр алып салынсын;

л) 20-пункттагы «- жеке адамдарга» деген сөздөр алып салынсын;

м) 22-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«22. Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо үчүн төлөм уюмдары/ушул Жобонун 45-пунктуна ылайык келген агенттер төмөнкү шарттардын аткарылышын камсыз кылууга тийиш:

- ички контролдоонун шайкеш системасын камсыз кылууга, анын ичинде жаңы технологияларды (программалык чечимдерди) колдонууга байланыштуу жана кардардын/пайдалануучунун жеке катышуусуз идентификациялоо жана верификациялоо каралган жол-жоболорду чагылдыруу, тобокелдиктерди тескөө боюнча, анын ичинде операциялык тобокелдикти, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдиктерин, террористтик ишти каржылоо, массалык кыргын салуучу куралды таратууну каржылоо тобокелдиктерин, ошондой эле комплаенс-тобокелдигин жөнгө салуу чаралары боюнча ички ченемдик документтердин болушун камсыз кылууга;

- кардарларды/пайдалануучуларды идентификациялоо жана верификациялоо, террористтик ишти каржылоо, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо), ошондой эле массалык кыргын салуучу куралды таратууну каржылоо тобокелдиктерин текшерүү, мониторинг жүргүзүү жана тескөө процессин контролдоо үчүн жооптуу персоналды жогоруда аталган жол-жоболорго жана ушул Тартипте талаптагыдай колдонууга окутууга;

- ушул Тартиптин талаптарына дал келген маалымат системаларын, программалык камсыздоону пайдаланууга;

- аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо жол-жоболорунан өтүү шарттары жана талаптары тууралуу маалыматты (өзүнүн расмий интернет-сайтында, ошондой эле агенттердин мобилдик тиркемелери аркылуу колдонулуп жаткан программалык камсыздоо аркылуу) ачып көрсөтүүгө;

- Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик каттоо системаларынан алынган маалыматтарды колдонуу менен кардар боюнча маалыматтарды верификациялоого. Салык кызматынын тиешелүү маалымат системасынан маалыматтарды талап кылуу жана/же текшерүү аркылуу жеке ишкердин салыктык каттоо жөнүндө маалыматтарын верификациялоого;

- ушул Тартипте каралган лимиттерге жана чектөөлөргө ылайык аралыктан идентификацияланган агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучулар боюнча террористтик ишти каржылоо, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо), ошондой эле массалык кыргын салуучу куралды таратууну каржылоого каршы тобокелдиктерди чектөө чараларын көрүүгө;

- кардарды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо жыйынтыктарынын, пайдалануучуну идентификациялоо жана верификациялоо жүргүзүлгөн так күндүн, ошондой эле туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү жол-жоболорунун жана Кыргыз Республикасынын ТИК/ККЛК чөйрөсүндө мыйзамдарында каралган башка жол-жоболордун белгиленишин жана сакталышын камсыз кылууга;

- аралыктан идентификациялоодон жана верификациялоодон өткөн кардарлардын өзүнчө реестрин жүргүзүүгө;

- аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо жол-жоболору башталганга чейин террористтик ишти каржылоо, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо), ошондой эле массалык кыргын салуучу куралды таратууну каржылоого каршы тобокелдиктерди аныктоо жана документтештирүү. Төлөм уюмдары ушул Тартиптеги талаптарга таянуу менен тобокелдиктерди чектөөнүн кошумча критерийлерин киргизүүгө укуктуу.»;

н) 33-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучу кардарды видеобайланыш сеансы аркылуу идентификациялоо же верификациялоо маалымат системаларын, технологияларды, алгоритмдерди, программалык камсыздоону пайдалануу менен төлөм уюмунун кызматкерин катыштыруусуз жүргүзүлүшү мүмкүн. Кардар программалык камсыздоодо камтылган алгоритмге ылайык иш-аракеттерди аткарууга тийиш.»;

о) 39-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

«Жеке ишкер салыктык каттоодон өткөндүгү жөнүндө маалыматтарды верификациялоо салык кызматынын тиешелүү маалыматтык системасынан маалыматтарды талап кылуу жана/же текшерүү жолу менен ишке ашырылат.»;

п) төмөнкү мазмундагы 41-1 – 41-7-пункттар менен толукталсын:

«41-1. Жасалма интеллектти, машинаны үйрөтүү же биометрикалык маалыматтарды толук же бир бөлүгүн иштеп чыгуунун болжолдуу алгоритмдеринин башка формаларын колдонуу менен кардардын инсандыгын текшерүүдө, төлөм уюму/ушул Жобонун 45-пунктуна ылайык келген агент ушул Тартиптин талаптарына ылайык келген кардарды идентификациялоонун жана верификациялоонун анык жана жасалма учурларынын так аныкталышын камсыз кылууга тийиш.

41-2. Кардарларды идентификациялоо боюнча программалык камсыздоо же маалымат системалары, тиешелүү технологиялар, кардарды идентификациялоо алгоритмдери кардардын инсандыгын тастыктоочу документтердеги, анын ичинде Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы же “Түндүк” мобилдик тиркемеси аркылуу алынган санарип форматтагы документте жана мамлекеттик

маалымат базаларындагы буга чейин белгилүү болгон сүрөттөр менен видео агымдагы сүрөттү салыштыруу үчүн «бирге бир» идентификациялоо алгоритмин камтууга тийиш. Видео агымдан алынган кардардын сүрөттөрү айрым фрагменттердин окшоштугун аныктоочу каражаттарды, кардардын инсандыгын тастыктоочу документтериндеги жүзүнүн сүрөтүнүн элементтерин уникалдуу параметрлери менен, анын ичинде мамлекеттик маалымат базаларынан алынгандарды колдонуу менен салыштырылууга тийиш. Идентификациялоо алгоритмдеринде видео агымдын жасалмалуулугун жокко чыгаруу менен андагы кардардын элесинин жандуу экендигин текшерүү мүмкүнчүлүгү эске алынууга тийиш.

41-3. Кардарларды идентификациялоо боюнча программалык камсыздоонун колдонууга киргизилиши анда колдонулган алгоритмдердин тактык деңгээлин аныктоону, биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгууну тестирилөө менен коштолууга тийиш.

41-4. Кардарларды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо үчүн программалык камсыздоону колдонууда, төлөм уюму/агент кардарларды туура эмес идентификациялоого жана верификациялоого байланыштуу тобокелдиктерге шайкеш келген деңгээлде кардардын инсандыгын текшерүү боюнча чараларды белгилөөдө аутентификация факторлорунун тиешелүү комбинациясын колдонууга тийиш. Биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн колдонулган алгоритмдердин тактыгынын жол берилген деңгээли төлөм уюму тарабынан террористтик ишти каржылоо, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо), ошондой эле массалык кыргын салуучу куралды таратууну каржылоого каршы тобокелдиктерге жана операциялар боюнча ички чектөөлөргө ылайык аныкталат.

41-5. Төлөм уюмунун/ушул Жобонун 45-пунктуна ылайык келген агенттин биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча программалык камсыздоону пайдалануу менен кардарларды аралыктан идентификациялоону жана верификациялоону колдонуу боюнча тобокелдик чектери жана тактык деңгээли каралган ички ченемдик документ төлөм уюмунун башкармасы тарабынан жактырылууга тийиш.

41-6. Төлөм уюмунун/ушул Жобонун 45-пунктуна ылайык келген агенттин кардарларды аралыктан идентификациялоо жана

верификациялоо үчүн колдонулган биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча программалык камсыздоосу төлөм уюму тарабынан биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгууда колдонулуучу алгоритмдердин тактыгынын жол берилген деңгээлин колдоосу жагынан кеминде жарым жылда бир жолу текшерилип турууга тийиш. Ал эми биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгуу системасын баалоонун натыйжасы төлөм уюмунун маалымат системасына мезгил-мезгили менен жүргүзүлгөн тышкы аудиттин алкагында тастыкталуусу зарыл.

41-7. Биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча программалык камсыздоону пайдаланууда, кардарлардын биометрикалык маалыматтарын мамлекеттик органдардын маалымат базалары менен текшерүү, ошондой эле алдамчылыкты аныктоо механизмдеринин (биометрикалык маалыматтарды алмаштыруу) болушу камсыз кылынууга тийиш.»;

14) Төлөм уюмдарынын товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдаланган кардарларын идентификациялоо жана верификациялоо тартибине карата 2-тиркеменин (агенттердин мобилдик тиркемелерин пайдалануучулар үчүн тобокелдиги төмөн операциялардын тизме):

а) 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«2. Банктык эсептерди, Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган электрондук акчалардын локалдык системаларынын электрондук капчыктарын толуктоо.»;

б) төмөнкү мазмундагы 12-пункт менен толукталсын:

«12. Кыргыз фондулук биржасы» жабык акционердик коому аркылуу сатылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу үчүн төлөм.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 20-апрелиндеги № 2022-П-14/25-3-(ПС) «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун:

1) 12-пункту:

а) төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

«- агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланган пайдалануучусунун өздүк эсебинен (балансынан).»;

б) сегизинчи абзац төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

«Бул абзацтын талаптары агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланган пайдалануучусунун өздүк эсебинен (балансынан) карта ээсинин электрондук капчыгын, алдын ала төлөнгөн картасын жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык картасын толуктоо учурларына таркатылбайт.»;

в) онунчу абзац төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

«Бул абзацтын талаптары агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланган пайдалануучусунун өздүк эсебинен (балансынан) карта ээсинин электрондук капчыгын, алдын ала төлөнгөн картасын жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык картасын толуктоо учурларына таркатылбайт.»;

2) Жобо төмөнкү мазмундагы 12-1 жана 12-2-пункттар менен толукталсын:

«12-1. Агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланган пайдалануучусунун өздүк эсебинен (балансынан) карта ээсинин электрондук капчыгын, алдын ала төлөнгөн картасын жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык картасын толуктоо боюнча операциялар локалдык электрондук акча системалары тарабынан эмиссияланган электрондук капчык, алдын ала төлөнгөн карта жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык карта боюнча гана жүргүзүлүшү мүмкүн.

12-2. Агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланган пайдалануучусунун өздүк эсебинен (балансынан) карта ээсинин электрондук капчыгы, алдын ала төлөнгөн картасы жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык картасын толуктоо өз агентинин мобилдик тиркемесин колдонуучу төлөм уюму жана эмитент банк ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат.

Төлөм уюму жана эмитент банк ортосунда түзүлгөн келишимде төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

- ушул электрондук акча системасынын карта ээсинин электрондук капчыктарын, алдын ала төлөнгөн карталарын жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык карталарын толуктоого чектүү күнүмдүк/жумалык лимиттер;

- төлөм уюмунун электрондук акчалардын эмитент банкына карта ээсинин электрондук капчыктарын, алдын ала төлөнгөн карталарын жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык карталарын онлайн режиминде толуктоону техникалык жактан токтото туруу мүмкүнчүлүгүн берүүсү;

- «агенттердин мобилдик тиркемелери аркылуу электрондук капчыкты толуктоо» кызматы боюнча Кыргыз Республикасынын бардык эмитент банктары - резиденттеринин электрондук капчыктарын толуктоодо аванстык финансылык өз ара мамилелер боюнча гана кызматташуу милдеттенмеси;

- келишимдин шарттарынан келип чыккан башка шарттар.»;

4) 33-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- оператор банка камсыздандыруу депозитин ачуусу же алардын ортосунда түзүлгөн келишимде аныкталган шарттарда, штаттан тышкаркы жагдайларды кошо алганда, мүмкүн болуучу тобокелдиктердин жана жоготуулардын ордун жабууга резерв катары каралган банктык гарантия болушу зарыл. Камсыздандыруу депозитинин өлчөмү тараптар ортосундагы келишимде аныкталат жана «электрондук капчыкты, алдын ала төлөнгөн картаны жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык картаны агенттердин мобилдик тиркемелери аркылуу толуктоо» кызматы боюнча жүгүртүүнүн бир ай ичиндеги орточо маанисинен кем болбоого тийиш. Ай ичиндеги жүгүртүүнүн орточо мааниси оператор тарабынан өткөн айдагы маалыматтардын негизинде жана отчеттук айдан кийинки айдын Бине чейин айына 1 (бир) жолу эсептелет. Тиешелүү маалымат отчеттук ай ичинде колдонуу үчүн андан ары эмитент банкка жөнөтүлөт.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 4-декабрындагы
№ 2024-П-12/64-3-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү (кошо тиркелет) киргизилсин.

2. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик

реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Кепилдик Фонду» ААКты тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 4-декабрындагы
№ 2024-П-12/64-3-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3
«Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу
жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун
жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү»
жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобонун:

- 4.2.5-пунктундагы «(улуттук валютада)» деген сөздөр алынып салынсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 4-декабрындагы
№ 2024-П-17/64-5-(БС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги № 13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги № 13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Жеңилдетилген салыктык режим колдонулган жана (же) банктык көзөмөл органдарына маалыматтардын ачык-айкын көрсөтүлүшү жана (же) алардын берилип турушу каралбаган мамлекеттердин жана аймактардын (оффшордук аймактардын) тизмесинин:

- 8-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
- 9-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын.

2. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы тиешелүү документтерди алгандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде:

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын жана Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган башка юридикалык жактарды 3 (үч) жумуш күнү ичинде тааныштырсын.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо көзөмөл блогунун ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 11-декабрындагы
№ 2024-П-12/66-1-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтер келип түшкөн күндөн кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин жана микрофинансылык уюмдарды тааныштырсын.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 11-декабрындагы
№ 2024-П-12/66-1-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 30-майындагы №24/11 «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө
ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу
эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин:

биринчи главасынын:

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул Эрежелер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензиялануучу жана иши жөнгө салынуучу ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын (мындан ары – Эрежелер), анын ичинде «ислам терезесине» ээ микрофинансылык уюмдардын (мындан ары – МФУ) ишин жөнгө салат.»;

- 3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«3. МФУ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында МФУ үчүн белгиленген маанилерди бузбастан, тобокелдиктерди тескөө боюнча өзүнүн ички саясатына ылайык экономикалык ченемдер боюнча кыйла жогору талаптарды белгилей алат.»;

- 6-пунктундагы «Микрофинансылык уюмдар» деген сөздөр «МФУ» дегенге алмаштырылсын;

- 8-2-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Дүңүнөн каржылоо ишин жүзөгө ашырган МФУ дегенден улам дүңүнөн каржылоо үлүшү анын каржылоо боюнча портфелинин 70 (жетимиш) пайызынан ашыгын түзгөн МФУну түшүнүү зарыл.»;

экинчи главанын:

- аталышындагы «акча каражаттарын тартпаган» деген сөздөр «аманаттарды кабыл албаган» дегенге алмаштырылсын;

- 9-пунктунун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- ошол эле кардарга же байланыштуу жактар тобуна жаңыдан түзүлгөн МФКлар үчүн (жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды тартпаган) белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 3 (үч) пайызынан ашпаган өлчөмдө сунушталуучу каржылоонун максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү;»;

- 12-пунктунун тогузунчу абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;

- глава төмөнкү мазмундагы 12-1-пункт менен толукталсын:

«12-1. Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеминин маанисин уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 100 (жүз) пайызынан кем эмес деңгээлде колдоого алуу зарыл.

Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$СК / УК * 100\%$, мында:

СК – баалоо күнүнө карата МФКнын өздүк капиталы (ушул Эрежелердин 12-пунктуна ылайык);

УК – Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы №2022-П-33/61-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда белгиленген, аманаттарды кабыл албаган, жаңыдан түзүлүп жаткан МФКлар үчүн минималдуу уставдык капитал.»;

- 13-пунктундагы «бүтүмү» деген сөз «келишими» дегенге алмаштырылсын;

- глава төмөнкү мазмундагы 13-4-пункт менен толукталсын:

«13-4. Мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капиталынын өлчөмүнүн 80 (сексен) пайызынан ашпоого тийиш.

Мүлк дегенден улам, МФКга таандык же ижара келишими боюнча МФКнын карамагында турган жана/же негизги каражат катары колдонулуп жаткан/колдонула турган мүлктү (анын ичинде курулуп жаткан/курулуучу кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары ж.б.) түшүнүүгө болот.»;

- 15-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«15. Аманаттарды кабыл албаган МФКлар каражаттарды МФКны уюштуруучулар (акционерлер) – юридикалык жактардан жана жеке адамдардан, ошондой эле юридикалык жактардан карызга алууга укуктуу.

Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча үстөк баа/кирешелүүлүк чени Улуттук банктын эсептик ченинен 5 (беш) пайыздык пункттан ашпоого тийиш.»;

- глава төмөнкү мазмундагы 15-2-пункт менен толукталсын:

«15-2. Финансылык отчеттуулуктун формаларына жана инвестициялар, уюштуруучулардан карыз алуулар жөнүндө маалыматтарга МФКнын башкармасынын төрагасы же биринчи кол коюуга расмий укугу бар башка адам, ошондой эле маалыматтарды даярдоо жана берүү үчүн жооптуу башка адам кол коюуга тийиш.»;

төртүнчү главанын:

- аталышындагы «акча каражаттарын тарткан» деген сөздөр «аманаттарды кабыл алган» дегенге алмаштырылсын;

- 22-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«22. Аманаттарды кабыл алуу операцияларын жүзөгө ашырган МФКлар Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди, анын ичинде төмөнкүлөрдү сактоого милдеттүү:

- төлөнгөн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн;

- өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүн (M1);

- капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми (M2);

- бир кардарга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн (M3);

- ликвиддүүлүк ченемин (M4);

- аманаттарды кайтаруу боюнча тобокелдикти чектөө ченемин (M5);

- МФК менен аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн;

- МФКнын бир кызматкеринин компания тарабынан сунушталган каржылоо боюнча чогуу алгандагы максималдуу карызын;

- МФУ, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн;

- мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестициялардын өлчөмүн;

- мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмүн.»;

- глава төмөнкү мазмундагы 22-1-пункт менен толукталсын:

«22-1. МФКлар жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кеминде 30 күндүк мөөнөткө мөөнөттүү аманаттарды гана тартууга укуктуу.»;

- 23-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«23. Аманаттарды кабыл алуу операцияларын жүзөгө ашырган МФКлар төмөнкү укуктарга ээ эмес:»;

бешинчи главанын:

- аталышындагы «акча каражаттарын тартуу» деген сөздөр «аманаттарды кабыл алуу» дегенге алмаштырылсын;

- 24-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«24. Мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырган МФКлардын уставдык капиталына карата талаптар Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы №2022-П-33/61-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда белгиленген»;

- 25-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«Минималдуу өздүк капиталдын (M1) ченеминин мааниси уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 100 (жүз) пайызынан кем эмес деңгээлде колдоо зарыл.

МФКнын минималдуу өздүк капиталынын (M1) ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$$M1 = CK / UK \times 100\%, \text{ мында:}$$

СК – баалоо күнүнө карата МФКнын өздүк капиталы (ушул Эрежелердин 12-пункту);

УК – Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы №2022-П-33/61-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда белгиленген, аманаттарды кабыл алган, жаңыдан түзүлүп жаткан МФКлар үчүн минималдуу уставдык капитал.»;

- 27-пунктунун:

төртүнчү абзацындагы «бүтүмү» деген сөз «келишими» дегенге алмаштырылсын;

он биринчи абзацтагы расмий тилинде «одни» деген сөз «один» дегенге алмаштырылсын;

- 28-пунктунун:

экинчи абзацындагы «акча каражаттары» деген сөздөр «аманаттар» дегенге алмаштырылсын;

- бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«ОБ – МФКнын милдеттенмелери, анын ичинде алар боюнча эсептешүүлөр баалоо учурунан тартып 30 күн ичинде баштала турган тартылган аманаттар.»;

- сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- депозиттик базанын түзүмүн жана туруктуулугун (аманаттарды кайтаруу мөөнөттөрүн, булактардын топтолушун, кирешелүүлүк ченеминин чоңдугун аныктоо саясатын);»;

- 29-пунктунун:

биринчи абзацындагы «акча каражаттарын» деген сөздөр «аманаттарды» дегенге алмаштырылсын;

төртүнчү абзацындагы «акча каражаттарынын» деген сөздөр «аманаттардын» дегенге алмаштырылсын;

- 30-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«30. Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФКлар, МФКлар менен аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-6-(НПА) токтому менен бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш

алып барган микрофинансылык компаниялардын, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоого ылайык жүзөгө ашырууга тийиш. МФКлар менен аффилирленген жана байланыштуу жактардын МФК алдында карызынын чогуу алгандагы өлчөмү катары туюндурулган МФКлар менен аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү МФКнын өздүк капиталынын 60 (алтымыш) пайызынан ашпоого тийиш.

МФК ага каржылоо берген МФКнын бир кызматкеринин чогуу алгандагы карызы МФКнын өздүк капиталынын өлчөмүнүн 5 (беш) пайызынан ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$$СЗС / СК * 100\% \leq 5\%, \text{ мында:}$$

СЗС – баалоо күнүнө карата МФК ага каржылоо берген МФКнын бир кызматкеринин чогуу алгандагы карызы;

СК – МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы.

Бардык аффилирленген жана/же МФК менен байланыштуу жактарга берилген бардык каржылоонун жана аларды алмаштыруучулардын жалпы суммасы МФКнын өздүк капиталынын 60 (алтымыш) пайызынан ашса, МФК аффилирленген жана ал менен байланыштуу жактарга каржылоо берүүгө укугу жок.

МФКнын кызмат адамдарына жана кызматкерлерине каржылоо берүү операциялары Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-6-(НПА) токтому менен бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоодо көрсөтүлгөн талаптар сакталган шартта гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн.»;

- 31-пунктунун:

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«31. Микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестициалардын чогуу алгандагы өлчөмү боюнча төмөнкү талаптар белгиленет:»;

2-пунктчадагы «бүтүмү» деген сөз «келишими» дегенге алмаштырылсын;

- глава төмөнкү мазмундагы 32-1-пункт менен толукталсын:

«32-1. Аманаттарды кабыл алган МФКлар үчүн мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү.

Мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капиталынын өлчөмүнүн 20 (жыйырма) пайызынан ашпоого тийиш.

Мүлк дегенден улам МФКга таандык же ижара келишими боюнча МФКнын карамагында турган жана/же негизги каражат катары колдонулуп жаткан/колдонула турган мүлктү (анын ичинде курулуп жаткан/курулуучу кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары ж.б.) түшүнүүгө болот»;

- глава төмөнкү мазмундагы 32-2-пункт менен толукталсын:

«32-2. Аманаттарды тартуу менен иш алып барган МФК каражаттарды МФКны уюштуруучулар (акционерлер) – юридикалык жактардан жана жеке адамдардан, ошондой эле юридикалык жактардан карыз алууга укуктуу.

Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча үстөк баа/кирешелүүлүк чени Улуттук банктын эсептик ченинен 5 (беш) пайыздык пункттан ашпоого тийиш.»;

алтынчы главанын:

- аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«6-глава. МФКнын экономикалык ченемдерди жана талаптарды сактоо, ошондой эле алардын Улуттук банкка маалымат берүү тартиби»;

- 35-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«35. МФКлар мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун алкагында белгиленген талаптарга жана мөөнөттөргө ылайык экономикалык ченемдердин аткарылышы боюнча маалыматтарды Улуттук банкка берип турууга тийиш.»;

- глава төмөнкү мазмундагы 35-1-пункт менен толукталсын:

«35-1. Жыл сайын, көз карандысыз тышкы аудиторлордун күчү менен көз карандысыз тышкы аудит жүргүзүлгөндөн кийин, МФК

Улуттук банкка тышкы аудитордун өзгөртүү киргизилбеген толук отчетунун бир нускасын (көчүрмөсүн), анын ичинде жетекчиликке катты МФКнын тышкы аудитору отчетту берген учурдан кийинки 30 (отуз) күндүн ичинде берүүгө милдеттүү.»;

- глава төмөнкү мазмундагы 38-1-пункт менен толукталсын:

«38-1. МФК финансылык отчет жарыяланган МФКнын расмий интернет-сайтына шилтеме (маалымат агенттигинин порталын) келтирип, басылманын көчүрмөсүн тиркөө менен ал жарыялангандан кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде 1 (бир) нускасын (көчүрмөсүн) кошо тиркөө менен Улуттук банкка берүүгө тийиш. Маалымат агенттигинин расмий интернет сайтына/порталына шилтеме электрондук почта аркылуу Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүнө жөнөтүлүүгө тийиш.»;

- глава төмөнкү мазмундагы 38-2-пункт менен толукталсын:

«38-2. Эгерде МФКнын үчүнчү жактар алдында милдеттенмелери болсо, ошондой эле МФКнын ишинин туруктуулугуна коркунуч жараткан төмөнкү учурлардын бири орун алса, Улуттук банк МФКга дивиденддерди төлөөгө чектөө киргизиши мүмкүн, эгерде:

1) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин бузулушуна алып келсе;

2) Улуттук банк тарабынан белгиленген, уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана/же өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын минималдуу өлчөмү камсыз кылынбаса;

3) өткөн жылдардын чыгашалары болсо, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар актарылбаса.

Эскертүү: Үчүнчү жактар алдында милдеттенмелер дегенден улам МФК менен байланышы жок юридикалык жактардан жана жеке адамдардан тартылган жана МФКнын негизги ишине багытталган акча каражаттарын түшүнүүгө болот.»;

жетинчи главанын:

39-пунктундагы «бүтүмдөрүн» деген сөз «келишимдерин» дегенге алмаштырылсын;

- 40-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«40. МКК тарабынан ошол эле адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы №2022-П-33/61-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда белгиленген, жаңыдан түзүлүп жаткан МККлар үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 10 (он) пайызынан ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш.»;

- 42-1-пунктунун:

биринчи абзацындагы «бүтүмү» деген сөз «келишими» дегенге алмаштырылсын;

3-пунктчадагы «бүтүмү» деген сөз «келишими» деген сөзгө алмаштырылсын;

- глава төмөнкү мазмундагы 43-1-пункт менен толукталсын:

«43-1. МКК, анын ичинде дүң каржылоону ишке ашырган МККнын уюштуруучулары (акционерлери) - юридикалык жактардан жана жеке адамдардан жана юридикалык жактардан каражаттарды карызга алууга укуктуу.

Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча үстөк баа/кирешелүүлүк чени Улуттук банктын эсептик ченинен 5 (беш) пайыздык пункттан ашпоого тийиш.»;

- 44-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«44. Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган жана кредиторлор (анын ичинде ФКУ) алдында милдеттенмелерге ээ МККлар капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченемин сактоого тийиш.

Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеминин (M2) маанисин 15 (он беш) пайыздан кем эмес деңгээлде колдоо зарыл.

Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$$M2 = CK / CA * 100\%, \text{ мында:}$$

CK – баалоо күнүнө карата МККнын өздүк капиталы;

CA – валюталык тобокелдиктерди хеджирлөө максатында, улуттук валютадагы аманаттарга тартылган каражаттар суммасынын өлчөмүндө ФКУда күрөө катары жайгаштырылган, кардарлардын

депозиттеринин суммасын минуска чыгаруу менен баа берүү күнүнө карата баланстык активдердин суммасы.»;

- глава төмөнкү мазмундагы 45-1-пункт менен толукталсын:

«45-1. Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеминин маанисин уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн кеминде 100 (жүз) пайыз деңгээлинде колдоо зарыл.

МККнын өздүк капиталынын минималдуу өлчөмүнүн ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$СК / УК * 100\%$, мында:

СК – ушул Эрежелердин 45-пунктуна ылайык баалоо күнүнө карата МККнын өздүк капиталы;

УК – Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы №2022-П-33/61-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда белгиленген, жаңыдан түзүлүп жаткан МККлар үчүн минималдуу уставдык капитал.»;

- глава төмөнкү мазмундагы 45-2-пункт менен толукталсын:

«45-2. Эгерде МККнын үчүнчү жактар алдында милдеттенмелери болсо, ошондой эле МККнын ишинин туруктуулугуна коркунуч жараткан төмөнкү учурлардын бири орун алса, Улуттук банк МККга дивиденддерди төлөөгө/пайданы бөлүштүрүүгө чектөө киргизиши мүмкүн, эгерде:

1) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин бузулушуна алып келсе;

2) Улуттук банк тарабынан белгиленген, уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана/же өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын минималдуу өлчөмү камсыз кылынбаса;

3) өткөн жылдардын чыгашалары болсо, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар аткарылбаса.

Эскертүү: Үчүнчү жактар алдында милдеттенмелер дегенден улам МКК менен байланышы жок юридикалык жактардан жана жеке адамдардан тартылган жана МККнын негизги ишине багытталган акча каражаттарын түшүнүүгө болот.»;

- 47-пунктундагы «бүтүмү» деген сөз «келишими» дегенге алмаштырылсын;

- глава төмөнкү мазмундагы 47-пункт менен толукталсын:

«47-1. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» Мыйзамынын 2-беренесинин максаттарын эске алуу менен МКАнын ошол эле бир карыз алуучусуна же байланыштуу адамдар тобуна ушул Эрежелердин 47-пунктунда белгиленген каржылоонун максималдуу өлчөмүнөн жогору өлчөмдө, анын ичинде иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча берилүүчү каржылоону төмөнкү максаттарга МКАнын өздүк капиталынын (капиталдын баланстык наркы) 2 (эки) пайызынан ашпаган өлчөмдө сунуштоого жол берилет:

а) бизнести (ишкердик ишин уюштуруу үчүн негизги жана жүгүртүү каражаттарын сатып алуу) же жаңы ишкердик багытын түзүү;

б) төмөнкү маселелердин бири аткарылган учурда, иштеп жаткан бизнести/ишкердикти кеңейтүү жана өнүктүрүү:

- технологияны жаңыртууга багытталган жаңы технологияларды ишке киргизүү, инновациялык жабдууларды жана техниканы ишке киргизүү;

- бизнес-процесстерди автоматташтыруу;

- кошумча жумуш орундарын түзүү;

- өндүрүштүн масштабын кеңейтүү.

МКА ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн, анын ичинде иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча каржылоону берүүдө, төмөнкү шарттарды аткарууга тийиш:

1) МКАда продукттардын белгилүү бир түрүн жана сунушталып жаткан каржылоонун максаттуу пайдаланылышына мониторинг жүргүзүү тартибин аныктоо менен МКАнын максаттарына жана милдеттерине ылайык иштелип чыккан каржылоо саясатынын болушу;

2) иштеп жаткан кредиттик бюролордо кардар тууралуу маалыматтын (кредиттик отчет) жана МКАнын каалоосу боюнча кардар менен байланыштуу жактар (Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алардын макулдугу болгон шартта) тууралуу маалыматтын болушу;

3) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган документтин болушу (өтүнүч ээсинин киреше алып келүүчү активдерге ээлик кылуу укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалымкат, патент же өзгөчө режимдеги соода аймагында салык төлөөнү колдонуу/колдонуудан баш тартуу жөнүндө салык кызматы органынын чечими же күбөлүгү ж.б.), ошондой эле өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүнө баа берилип, ал МКАнын каржылоо саясатына жана/же башка ички документтерине ылайык, жооптуу каржылоо менен иш алып барган адисинин же кызматкеринин корутундусу менен тастыкталышы зарыл;

4) өтүнүч ээси каржылоо алуу үчүн бизнес-пландын болушу, бизнес-планда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолор менен бирге каржылоону пайдалануунун максаттарын көрсөтүү зарыл.

Эгерде МКАнын каржылоо портфелинде жогоруда көрсөтүлгөн каржылоонун үлүшү 70 (жетимиш) же андан көп пайызды ээлесе, анда 47-пунктта көрсөтүлгөн чектөөлөр бул МКАга таркатылбайт.

Эгерде МКАнын каржылоо портфелинде жогоруда көрсөтүлгөн каржылоонун үлүшү 70 (жетимиш) пайыздан азды түзсө, анда 100 (жүз) миң сомго чейинки өлчөмдөгү каржылоо МКАнын жалпы каржылоо портфелинин 20 (жыйырма) же андан көбүрөөк пайызын түзүүгө тийиш.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 26 августа 2024 года
№ 2024-П-07/39-2-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 13, 63, 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 9,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 августа 2024 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего экономическое управление.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 4 сентября 2024 года
№ 2024-П-14/41-2-(ПС)

О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил проведения платежей и переводов с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-код)» от 11 декабря 2019 года № 2019-П-14/62-5-(ПС)

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил проведения платежей и переводов с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-код)» от 11 декабря 2019 года № 2019-П-14/62-5-(ПС) следующее изменение:

в Правилах проведения платежей и переводов с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-код), утвержденных вышеуказанным постановлением:

абзац третий пункта 12 после слов «не менее 2 (двух) лет» дополнить предложением следующего содержания:

« Данное требование не распространяется на коммерческие банки».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления довести его до сведения управления платежных систем, управления банковского надзора, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Управлению платежных систем после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков Кыргызской Республики, ОЮЛ «Ассоциация операторов платежных систем КГ», платежных организаций и операторов платежных систем.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление платежных систем.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 4 сентября 2024 года
№ 2024-П-14/41-3-(ПС)

Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности

В целях обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности, в соответствии со статьями 4, 5, 9, 28, 41 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить ограничение со сроком на один год поднадзорным Национальному банку организациям принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, заключенным иными лицами, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства, без реальной поставки на территорию Кыргызской Республики, кроме уполномоченных государственных компаний, определенных Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

2. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 3 (трех) недель со дня официального опубликования.

4. Управлению методологии и лицензирования платежных систем в течение трех рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления довести его до сведения поднадзорных Национальному банку организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии и лицензирования платежных систем.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 17 сентября 2024 года
№ 2024-П-12/45-4-(НПА)

О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых решениях Национального банка Кыргызской Республики по вопросам оказания поддержки клиентам коммерческих банков, небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций, пострадавшим в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях» от 6 октября 2022 года №2022-П-12/62-2-(НПА) следующее изменение:

- в пункте 6 слова и цифры «до 30 сентября 2024 года» заменить словами и цифрами «до 30 марта 2025 года».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по вопросам выдачи кредитов заемщикам Баткенской области» от 18 ноября 2022 года № 2022-П-12/71-1-(НПА) следующее изменение:

- в пункте 8 слова и цифры «до 30 сентября 2024 года» заменить словами и цифрами «до 30 марта 2025 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОАО «Гарантийный фонд», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», ОЮЛ «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов», небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций и кредитных бюро.

6. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 25 сентября 2024 года
№ 2024-П-12/46-3-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам выдачи кредитов в рамках реализации государственных программ

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагается):

- «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3;

- «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4;

- «Об утверждении Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами» от 31 мая 2017 года № 21/5;

- «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 октября 2024 года.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» и ОАО «Гарантийный фонд».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 сентября 2024 года
№ 2024-П-12/46-3-(НПА)

Изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам выдачи кредитов в рамках реализации государственных программ

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3 следующее изменение:

в Положении «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- шестнадцатый абзац пункта 4.1.1 изложить в следующей редакции:

«Банки могут классифицировать кредиты в национальной валюте как «нормальные активы» в случае, если они соответствуют требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего Положения, а также если они выданы в рамках реализации государственных программ (жилищных, социальных, по обеспечению национальной и экономической безопасности), утвержденных Указом Президента/ Кабинетом Министров Кыргызской Республики.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Банк в рамках реализации государственных программ (жилищных, социальных, по обеспечению национальной и экономической безопасности), утвержденных Указом Президента/ Кабинетом Министров Кыргызской Республики, должен установить определенный порядок рассмотрения заявок на получение кредита, а также требования, предъявляемые к лицу, обратившемуся за кредитом, с учетом условий реализации государственных программ.»;

- дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:

«25-1. При определении целесообразности предоставления кредита, а также проведении анализа платежеспособности заемщика в рамках реализации государственных программ (жилищных, социальных, по обеспечению национальной и экономической безопасности), утвержденных Указом Президента/Кабинетом Министров Кыргызской Республики, банк должен требовать от заемщика документы (на бумажном носителе или в форме электронного документа), учитывая условия и порядок реализации государственных программ (жилищных, социальных, по обеспечению национальной и экономической безопасности).»;

- абзац третий в подпункте 5 пункта 30 изложить в следующей редакции:

«По гарантии/поручительству, выданным решением Кабинета Министров Кыргызской Республики по кредитам субъектам национальной экономики, в том числе выданным в целях реализации государственных программ (жилищных, социальных, по обеспечению национальной и экономической безопасности), а также в целях содействия в обеспечении продовольственной безопасности страны анализ платежеспособности поручителя может не проводиться.»;

- пункт 2 Приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Анализ кредитоспособности заемщика в рамках реализации государственных программ (жилищных, социальных, по обеспечению национальной и экономической безопасности), утвержденных Указом Президента/Кабинетом Министров Кыргызской Республики, проводится с учетом особенностей реализации государственных программ.».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами» от 31 мая 2017 года № 21/5 следующие изменения:

в Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами», утвержденной вышеуказанным постановлением:

- пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«Запреты, установленные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, не распространяются на сделки банка, заключаемые в рамках реализации государственных программ (жилищных, социальных, по обеспечению национальной и экономической безопасности), утвержденных Кабинетом Министров Кыргызской Республики. При этом совокупный объем кредитов/финансирования в рамках каждой государственной программы должен составлять менее пятнадцати процентов собственного (регулятивного) капитала банка.»

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) следующие изменения:

в Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме, утвержденном вышеуказанным постановлением:

в Приложении 1 к Порядку:

- в таблице 4 «Операции при удаленной идентификации и верификации посредством сверки фото» 9 строку столбца «Установленные ограничения» дополнить абзацем в следующей редакции:

«При этом лимит на максимальный баланс не распространяется на счета по срочным банковским вкладам (депозитам), открываемым удаленным способом в рамках государственных программ (жилищных, социальных, по обеспечению национальной и экономической безопасности), утвержденных Указом Президента/ Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;

- в таблице 5 «Операции при удаленной идентификации и верификации с использованием видеосвязи» 10 строку столбца

«Установленные ограничения» дополнить абзацем в следующей редакции:

«При этом лимит на максимальный баланс не распространяется на счета по срочным банковским вкладам (депозитам), открываемым удаленным способом в рамках государственных программ (жилищных, социальных, по обеспечению национальной и экономической безопасности), утвержденных Указом Президента/ Кабинетом Министров Кыргызской Республики.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 25 сентября 2024 года
№ 2024-П-09/46-4-(БС)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временном разрешении на вывоз ветхой наличной иностранной валюты коммерческим банкам Кыргызской Республики» от 19 июня 2024 года № 2024-П-09/27-6-(БС) следующие изменения:

- в пункте 1 слова и цифры «до 1 октября 2024 года» заменить словами и цифрами «до 1 января 2025 года».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временном разрешении на вывоз неветхой наличной иностранной валюты коммерческими банками Кыргызской Республики» от 17 июля 2024 года № 2024-П-09/30-1-(БС) следующие изменения:

- в пункте 1 слова и цифры «до 1 октября 2024 года» заменить словами и цифрами «до 1 января 2025 года».

- в пункте 6 слова «и действует до 1 октября 2024 года» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Юридическому управлению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующих документов:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению денежно-кредитных операций и управлению надзора за небанковскими финансово-кредитными организациями в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления довести его до сведения коммерческих банков, микрофинансовых и микрокредитных компаний, имеющих право на покупку и продажу иностранной валюты, обменных бюро Кыргызской Республики, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций» и ОЮЛ «Ассоциация обменных бюро «Альянс», а также Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

6. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления довести его до сведения всех структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего банковский надзор.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 25 сентября 2024 года
№ 2024-П-10/46-5-(НПА)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регулятивной банковской отчетности» от 19 июля 2023 года № 2023-П-10/43-5-(НПА)

В соответствии со статьями 5, 9, 40 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регулятивной банковской отчетности» от 19 июля 2023 года № 2023-П-10/43-5-(НПА) следующие изменения:

- в пункте 2 слова «с 1 октября 2024 года» заменить словами и цифрами «с 1 мая 2025 года».

- дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Коммерческим банкам обеспечить прохождение тестирования и предоставление в Национальный банк Кыргызской Республики регулятивной банковской отчетности до 31 декабря 2024 года.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 30 сентября 2024 года.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 1 (одного) рабочего дня опубликовать настоящее постановление

на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению финансовой статистики и обзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков Кыргызской Республики и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление финансовой статистики и обзора.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 16 октября 2024 года
№ 2024-П-12/53-2-(НФКУ)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

- «О «Правилах регулирования деятельности микрофинансовых организаций на территории Кыргызской Республики» от 19 февраля 2003 года № 4/2;

- «Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства» и Положения «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании» от 27 мая 2009 года № 25/3;

- «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах» от 23 декабря 2009 года № 50/7;

- «Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14;

- «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках

в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА).

2. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

4. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, микрофинансовых организаций, кредитных союзов, обменных бюро, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», Объединения юридических лиц «Союз банков Кыргызстана», Объединения юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций», Объединения юридических лиц «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана» и Объединения юридических лиц «Ассоциация обменных бюро «Альянс».

6. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 16 октября 2024 года
№ 2024-П-12/53-2-(НФКУ)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О «Правилах регулирования деятельности микрофинансовых организаций на территории Кыргызской Республики» от 19 февраля 2003 года № 4/2 следующие изменения:

в «Правилах регулирования деятельности микрофинансовых организаций на территории Кыргызской Республики», утвержденных вышеуказанным постановлением:

1) дополнить пунктом 2.4.-4. следующего содержания:

«2.4.-4. Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства) для МФК, не осуществляющих прием вкладов.

Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства) не должен превышать 80 процентов размера собственного капитала МФК.

Под имуществом понимается имущество (включая строящееся/устанавливаемое недвижимое имущество, транспортные средства и т.д.), которое принадлежит МФК или находится в распоряжении МФК по договору аренды и/или используется/будет использоваться в качестве основного средства.»;

2) пункт 4.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«- максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства).»;

3) дополнить пунктом 5.12. следующего содержания:

«5.12. Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства) для МФК, осуществляющих прием вкладов.

Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства) не должен превышать 20 процентов размера собственного капитала МФК.

Под имуществом понимается имущество (включая строящееся/устанавливаемое недвижимое имущество, транспортные средства и т.д.), которое принадлежит МФК или находится в распоряжении МФК по договору аренды и/или используется/будет использоваться в качестве основного средства.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства» и Положения «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании» от 27 мая 2009 года № 25/3 следующие изменения:

в Положении «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) раздел 10 Приложения 2 (ежеквартальный) изложить в следующей редакции:

« РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ

Наименование экономических нормативов и требований	Обозначение	Расчет норматива	Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Отклонение от установленного норматива
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МФК, НЕ ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕПОЗИТЫ					
Минимальный размер уставного капитала	УК	*100%		не менее 100%	
	100000	100000			
Максимальный совокупный размер инвестиций	СИ	*100%		не более 30%	
	СК				
Максимальный размер финансирования, выдаваемого одному и тому же лицу, МФК, занимающихся оптовым финансированием	МК			не более 20%	
	СК	*100%			
Норматив минимального размера собственного капитала	СК	*100%		не менее 100%	
	УК	100000			
Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства)	СИИ/СК*100%			не более 80%	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МФК, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕПОЗИТЫ					

Норматив минимального размера собственного капитала	M1	СК / УК * 100%		не менее 100%	
Норматив адекватности капитала	M2	СК / СА * 100%		не менее 8%	
Норматив максимального размера риска на одного заемщика	M3	СЗ / СК * 100%		не более 5%	
Норматив ликвидности	M4	Л/А / ОБ * 100%		не менее 30%	
Норматив ограничения риска по возврату привлеченных вкладов	M5	К / В * 100%		не менее 100%	
Максимальный размер риска по операциям с аффилированными лицами		СЗ Аф. лиц/СК*100%		не более 60%	
Совокупная задолженность одного работника МФК		СЗС / СК * 100%		не более 5%	
Максимальный совокупный размер инвестиций в МФО (1), лизинговые компании и банки		СИ / СК * 100%		не более 30%	
Общий размер инвестиций в негосударственные долговые ценные бумаги		СИЦБ / СК * 100%		не более 50%	

Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства)		СИИ/СК*100%		не более 20%	
СЗС - совокупная задолженность служащих перед МФК; СИ - совокупные инвестиции в микрофинансовые организации, лизинговые компании и банки; СИЦБ – совокупные инвестиции в негосударственные долговые ценные бумаги; СИИ – совокупные инвестиции в имущество (основные средства); СЗА - совокупная задолженность аффилированных лиц. СЗ - совокупный размер средств, заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров) (1) МФО - микрофинансовая организация					
Средние значения за отчетный период	1 месяц	2 месяц	3 месяц	Всего	
ЛА - Ликвидные активы					
ОБ - Обязательства					
Норматив М4=ЛА/ОБ					

Должность: _____ фамилия: _____ Подпись: _____

Должность: _____ фамилия: _____ Подпись: _____

»;

2) раздел 10 Приложения 2 (ежемесячный) изложить в следующей редакции:

« Раздел 10. Сведения о соблюдении экономических нормативов

Наименование экономических нормативов и требований	Обозначение	Расчет норматива		Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Отклонение от установленного норматива
		УК	СИ/СК			
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МФК, НЕ ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕПОЗИТЫ						
Минимальный размер уставного капитала	УК		*100%		не менее 100%	
		100000		100000		
Максимальный совокупный размер инвестиций	СИ		*100%		не более 30%	
		СК				
Максимальный размер финансирования, выдаваемого одному и тому же лицу, МФК, занимающихся оптовым финансированием	МК				не более 20%	
		СК		*100%		
Норматив минимального размера собственного капитала	СК				не менее 100%	
		УК		*100%	100000	
Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства)	СИ/СК	*100%			не более 80%	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МФК, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕПОЗИТЫ						

Норматив минимального размера собственного капитала	M1	СК / УК * 100%		не менее 100%	
Норматив адекватности капитала	M2	СК / СА * 100%		не менее 8%	
Норматив максимального размера риска на одного заемщика	M3	СЗ / СК * 100%		не более 5%	
Норматив ликвидности	M4	ЛА / ОБ * 100%		не менее 30%	
Норматив ограничения риска по возврату привлеченных вкладов	M5	К / В * 100%		не менее 100%	
Максимальный размер риска по операциям с аффилированными лицами		СЗ Аф. лиц/СК*100%		не более 60%	
Совокупная задолженность одного работника МФК		СЗС / СК * 100%		не более 5%	
Максимальный совокупный размер инвестиций в МФО (1), лизинговые компании и банки		СИ / СК * 100%		не более 30%	
Общий размер инвестиций в государственные долговые ценные бумаги		СИЦБ / СК * 100%		не более 50%	

Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства)	СИ/СК*100%	не более 20%		
СЗС - совокупная задолженность служащих перед МФК; СИ - совокупные инвестиции в микрофинансовые организации, лизинговые компании и банки; СИЦБ – совокупные инвестиции в негосударственные долговые ценные бумаги; СИИ – совокупные инвестиции в имущество (основные средства); СЗА - совокупная задолженность аффилированных лиц. СЗ- совокупный размер средств, заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров) (1) МФО - микрофинансовая организация				
Средние значения за отчетный период	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
ЛА - Ликвидные активы				5 неделя
ОБ - Обязательства				
Норматив М4=ЛА/ОБ				
				Всего

Должность: _____ фамилия: _____ Подпись: _____

Должность: _____ фамилия: _____ Подпись: _____
».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах» от 23 декабря 2009 года № 50/7 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) абзац десятый пункта 5.1.3. изложить в следующей редакции:

«После полного изучения всех документов (на бумажном носителе или в форме электронного документа) принимается решение о выдаче кредита.»;

2) абзац третий пункта 5.2.5-1. изложить в следующей редакции:

«- при определении денежных и/или материальных обязательств заемщика перед кредитором размер неустойки (штрафов, пени), начисленной за весь период действия кредита, не должен превышать значение, установленное Законом Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике».»;

3) абзац четырнадцатый пункта 5.2.6. дополнить предложением следующего содержания:

«При этом, в случае, когда под обеспечение кредита было представлено более одного залогового имущества и в качестве залогодателя выступает третье лицо (не заемщик), КС должен представить залогодателю (третьему лицу) преимущественное (по отношению к заемщику) право на замену или высвобождение залога;»;

4) в абзаце втором пункта 5.3.7. слова «нотариального удостоверения и» исключить;

5) пункт 7.3.2. изложить в следующей редакции:

«7.3.2. Наряду с мероприятиями, предусмотренными в пункте 7.3.1. настоящего Положения, необходимо вести постоянную работу с самим заемщиком, которая может заключаться в следующем:

- ведении переговоров;
- вызове заемщика в КС;

- направлении письменного/электронного уведомления заемщику о несоблюдении условий кредитного договора, с указанием причины нарушения (количества дней просрочки и др.), а также о возможных проблемах, связанных с нарушением условий договора.

Информация о проведенной работе с заемщиком, в том числе о встречах с ним и направленных ему письменных/электронных уведомлениях, должна быть зафиксирована в кредитном досье заемщика.

При проведении работ с «проблемными» кредитами, проведении встреч и бесед сотрудники КС должны строго придерживаться принятого делового и профессионального этикета поведения.»;

б) в Разделе I Общая информация о заемщике Приложения 1 с вышеуказанному Положению:

а) в пункте 6 цифру «50000» заменить цифрой «100 000»;

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Отчет о проверке целевого использования кредита должен быть подтвержден документами (договоры, акты приема-передачи, счета-фактуры, накладные и т.п.) в зависимости от целей кредитования и при их наличии.

По кредиту в размере не более 50 000 сомов, а также потребительскому кредиту, который предоставлен путем перевода средств с расчетного счета КС на расчетный счет продавца/магазина, зарегистрированного в качестве налогоплательщика, отчет о проверке целевого использования кредита может не составляться.»;

в) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Другая информация и сведения в соответствии с требованиями настоящего Положения и по усмотрению кредитного союза.»;

7) в Приложении 2 к вышеуказанному Положению цифру «20» заменить цифрой «10».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых

организациях, непривлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14 следующие изменения:

в Положении о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты), утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Кредитная политика определяет стратегию, критерии, параметры, которыми обязаны руководствоваться сотрудники МФО в деятельности по предоставлению, оформлению, мониторингу, классификации кредитов и управлению кредитным риском.

МФО должна обеспечить возможное периодическое обучение сотрудников МФО по кредитованию и мониторингу, вопросам анализа и оценки платежеспособности заемщика с учетом внедренной в МФО методики по оценке платежеспособности заемщиков, работе с проблемными кредитами, а также по другим вопросам кредитования, в том числе коммуникации с клиентами, и по другим требованиям законодательства Кыргызской Республики и принципам ответственного кредитования.

В МФО должен быть утвержден внутренний документ, определяющий методику проведения анализа и оценки платежеспособности заемщика и поручителя в зависимости от размера и вида кредита, деятельности и доходов клиента. Документ должен содержать исчерпывающие нормы, позволяющие оценить финансовое состояние заемщика и/или поручителя, их способность исполнять обязательства с учетом всей имеющейся у МФО информации. В данном внутреннем документе для кредитов свыше 100 000 сомов должен быть указан перечень документов, подтверждающих информацию о доходах/платежеспособности заемщика и/или поручителя, при этом документы, подтверждающие информацию о доходах/платежеспособности заемщика и/или поручителя, должны быть достоверными и достаточными для принятия МФО решения по кредитованию заемщика. Для кредитов до 100 000 сомов во внутренних документах МФО должна содержаться информация, на основе которой определяется платежеспособность заемщика и/или поручителя и принимается решение о выдаче кредита.

Кроме того, в данном внутреннем документе должны быть определены требования по форме и по заполнению отчета о проверке целевого использования кредита. Отчет должен быть оформлен в течение 1 (одного) месяца со дня выдачи кредита и содержать подтверждающую информацию об использовании денежных средств. При этом перечень подтверждающих документов определяется в данном внутреннем документе, а сами документы, подтверждающие информацию о целевом использовании кредита заемщика, должны быть достоверными и достаточными.

Подготовка отчета о проверке целевого использования кредита не требуется для кредита в размере не более 100 000 сомов, а также потребительского кредита и финансирования на потребительские цели по исламским принципам банковского дела и финансирования, представленных путем перевода средств с расчетного счета МФО на расчетный счет продавца/магазина, зарегистрированного в качестве налогоплательщика.

МФО, учитывая риски по кредиту, могут не проводить анализ платежеспособности гаранта или поручителя, если поручительство является дополнительным обеспечением по кредиту.»;

2) абзац первый пункта 19 дополнить словами «(на бумажном носителе или в форме электронного документа)»;

3) подпункт 4 пункта 24 дополнить предложением следующего содержания:

«При этом, в случае когда под обеспечение кредита было представлено более одного залогового имущества и в качестве залогодателя выступает третье лицо (не заемщик), МФО должна представить залогодателю (третьему лицу) преимущественное (по отношению к заемщику) право на замену или высвобождение залога.»;

4) абзац первый пункта 29 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Каждый лист кредитного договора со всеми приложениями должен быть подписан клиентом на бумажном носителе либо в форме единого электронного документа.»;

5) абзац третий пункта 33-1. изложить в следующей редакции:

«- при определении денежных и/или материальных обязательств заемщика перед кредитором размер неустойки (штрафов, пени), начисленной за весь период действия кредита, не должен превышать значение, установленное Законом Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике».»;

б) пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Наряду с мероприятиями, предусмотренными в пункте 55 настоящего Положения, МФО могут вести работу с самим заемщиком, которая может заключаться в следующем:

- ведении переговоров;

- вызове заемщика в МФО;

- направлении письменного/электронного уведомления заемщику о несоблюдении условий кредитного договора, с указанием причины нарушения (количества дней просрочки и др.), а также о возможных проблемах, связанных с нарушением условий договора.

Информация о проведенной работе с заемщиком, в том числе о встречах с ним и направленных ему письменных/электронных уведомлениях, должна быть зафиксирована в кредитном досье заемщика.»;

7) в Приложении 1:

а) в пункте 1:

- подпункт 2 признать утратившим силу;

- подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«б) информация с места фактического проживания (в случае необходимости по усмотрению МФО).»;

- подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) информация/документы, подтверждающие доходы/платежеспособность клиента.»;

- в подпункте 9 цифру «50000» заменить цифрой «100 000»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Переписка с заемщиком (с приложением всей корреспонденции), в том числе в электронном виде в соответствии с заключенными договорными условиями между МФО и заемщиком.»;

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Отчет о проверке целевого использования кредита, подтвержденный документами (договоры, акты приема-передачи, счета-фактуры, накладные и т.п.), в зависимости от целей кредитования, за исключением кредита в размере не более 100 000 сомов, а также потребительского кредита и финансирования на потребительские цели по исламским принципам банковского дела и финансирования, предоставленных путем перевода средств с расчетного счета МФО на расчетный счет продавца/магазина, зарегистрированного в качестве налогоплательщика.»;

г) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Информация о доходности/платежеспособности гаранта/поручителя.

В случае если поручительство является основным обеспечением по кредиту, то заемщик предоставляет следующую информацию:

- согласие супруга/супруги поручителя (если имеется) о выдаче поручительства;

- информацию/документы, подтверждающие доходы/платежеспособность поручителя.

Если в качестве обеспечения кредита заемщика предоставляется гарантия, то заемщик должен предоставить следующую информацию:

- письменную гарантию с указанием соответствующего кредитного договора, суммы, на которую выдается гарантия, даты истечения гарантии;

- решение соответствующего органа гаранта о выдаче гарантии;

- учредительные документы гаранта;

- информацию/документы, подтверждающие доходы/платежеспособность гаранта.

МФО на основе полученной информации должна провести анализ платежеспособности гаранта/поручителя.»;

д) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Другая информация и сведения в соответствии с требованиями настоящего Положения и по усмотрению МФО.»;

8) в Приложении 3 к вышеуказанному Положению цифру «20» заменить цифрой «10».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

-1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Банк – это юридическое лицо, создаваемое в организационно-правовой форме акционерного общества (закрытого или открытого) и правомочное осуществлять банковскую деятельность на основании соответствующей лицензии, выдаваемой Национальным банком в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и нормативными правовыми актами Национального банка.»;

2) абзац третий подпункта 16 пункта 8 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«МФК, МКК, КС, обменным бюро/ дополнительным обменным бюро, СФУ запрещается работать в дни, указанные на портале как нерабочие (выходные) дни.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Банки, обменные бюро, МФК, МКК, КС, СФУ должны проводить операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты с соблюдением требований банковского законодательства, законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию)

преступных доходов, Порядка регистрации и применения контрольно-кассовых машин, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года № 193 (в случае применения ККМ в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики), Инструкции по работе с сомнительными банкнотами и монетами национальной валюты и настоящего Положения.»;

4) в пункте 15:

а) в абзаце первом после слова «Банки» дополнить словами «, обменные бюро, МФК, МКК, КС, СФУ»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Банки, обменные бюро, МФК, МКК, КС, СФУ не вправе устанавливать и взимать комиссионное вознаграждение при осуществлении обменных операций с невызывающими сомнения в подлинности банкнотами иностранной валюты, в том числе при наличии печати и/или штампа.»;

5) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Допускается ведение журнала в электронном виде при условии, что в обменном бюро, обменном пункте, МФК, МКК, КС, СФУ установлена система безопасности, обеспечивающая сохранность информации, а также проводится регулярное резервное копирование журнала (не менее одного раза в полугодие). Хранить информацию, указанную в настоящем пункте, следует не менее 5 (пяти) лет.»;

6) пункт 27 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Сотрудник, проводивший операцию по покупке-продаже иностранной валюты, несет ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики, за проведение ненадлежащей проверки клиента и незаполнение соответствующих журналов в соответствии с требованиями настоящего Положения и законодательства Кыргызской Республики.»;

7) дополнить пунктом 39-1 следующего содержания:

«39-1. Все операции, указанные в пунктах 27-39 настоящего Положения, должны проводиться в помещении банка, обменного пункта, обменного бюро, МФК, МКК, КС, СФУ, которое соответствует

требованиям технической укреплённости, установленным законодательством Кыргызской Республики.»;

8) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Операции обменных бюро, МФК, МКК, КС, СФУ по расходу и приходу наличности в кассу, связанные с увеличением/уменьшением оборотных средств или выдачей и приемом подотчетных сумм, а также операции, связанные с приобретением иностранной валюты в банке, отражаются в порядке совершения операций в контрольно-кассовой машине и в журнале регистрации операций. При этом проставляется прочерк в графах «Курс обмена» и «Сумма к выдаче», соответственно, в разделе по приходу либо расходу. Данные операции указываются в ежедневных отчетах как прочий приход и прочий расход.»;

9) в тексте на официальном языке в абзаце втором пункта 40-1 слова «с наличной иностранной валютой» заменить словами «наличной иностранной валюты»;

10) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. МФК, МКК, КС, обменные бюро и СФУ предоставляют сведения об операциях с наличной иностранной валютой в Национальный банк посредством портала один раз в день с 07.00 до 11.00 часов дня, следующего за отчетным рабочим днем, согласно форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Положению.

Национальный банк вправе запрашивать информацию об объемах операций и курсах валют более одного раза в день.

Банки (обменные пункты), МФК, МКК, КС, обменные бюро и СФУ должны иметь доступ к интернет-связи для предоставления отчетности в электронном виде в Национальный банк.»;

11) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. В случае предоставления недостоверной информации по проведенным обменным операциям с наличной иностранной валютой, выявления нарушений порядка проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, а также иных требований нормативных документов, регламентирующих деятельность коммерческих банков, МФК, МКК, КС и обменных бюро, Национальный банк имеет право:

- направить предупреждение или предписание об устранении выявленных нарушений и дать определенный срок для их устранения в зависимости от вида нарушения;

- принять меры к наложению штрафов в соответствии с законодательством;

- приостановить действие лицензии обменного бюро/МКК/КС на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой на срок до 15 (пятнадцати) календарных дней, а в случае неустранения выявленных нарушений повторно на срок до 30 (тридцати) календарных дней;

- отозвать лицензию обменного бюро/МКК/КС на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой;

- применить иные меры воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

12) в Приложении 1 слова «и с 13.00 до 15.00» исключить;

13) Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

ЖУРНАЛ
регистрации операций
« ____ » _____ 20 ____ г.

Остаток на начало дня				Вид валюты				Сумма			
Операции по приходу (покупка)				Операции по расходу (продажа)							
Наименование валюты	Сумма валюты	Курс обмена	Сумма к выдаче в сом	Нерезидент	Наименование валюты	Сумма валюты	Курс обмена	Сумма к выдаче в сом	Нерезидент		
Итого куплено валюты:				Итого продано валюты:							
В т.ч. куплено у нерезидентов				В т.ч. продано нерезидентам							
Прочий приход				Прочий расход							
Остаток на начало дня				Вид валюты				Сумма			

Подпись ответственного работника
Подпись ответственного должностного лица

Примечания:

1. В строке «Итого куплено/продано валюты» указывается общая сумма купленной и проданной валюты по каждому виду валют отдельно.

2. В строке «Итого куплено/продано валюты» в графе 3 и 8 «Курс обмена» указывается средневзвешенный курс по всей купленной или проданной валюте. Средневзвешенный курс рассчитывается как отношение общей суммы к выдаче (графа 4 и 9) к общей сумме купленной/проданной иностранной валюты по каждому виду валют отдельно.

3. При проведении операции с нерезидентами в графе 5 и 10 делается запись «Н», а общий объем совершенных операций с нерезидентами за операционный день отражается в ежедневном отчете обменного бюро.

4. Обменные бюро не имеют права проводить операции, не связанные с проведением обменных операций с наличной иностранной валютой, через кассу обменного бюро.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 23 октября 2024 года
№ 2024-П-14/55-1-(ПС)

О мерах по повышению доступности банковских услуг

В целях реализации пункта 5.6 Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435, дальнейшего увеличения доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике, повышения доступности цифровых банковских услуг для населения, в соответствии со статьями 5, 9, 41 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Коммерческим банкам и платежным организациям со дня вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 2025 года запрещается взимать комиссионное вознаграждение (комиссии) с клиентов – физических лиц за оказание услуг по осуществлению денежных переводов в национальной валюте внутри Кыргызской Республики, проводимых посредством мобильных приложений и интернет-банкинга.

2. Установить, что требования нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики, регулирующих взимание комиссионного вознаграждения (комиссий) за оказанные услуги, распространяются на коммерческие банки и платежные организации в части, не противоречащей настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

4. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения управления методологии и лицензирования платежных систем, управления методологии надзора, управления банковского надзора, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

6. Управлению методологии и лицензирования платежных систем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления довести его до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация операторов платежных системе KG», коммерческих банков и платежных организаций Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление надзора за платежными системами.

Исполняющий обязанности председателя

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 28 октября 2024 года
№ 2024-П-07/56-1-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 13, 63, 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 9,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2024 года.
3. Управлению денежно-кредитной политики разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитной политики.

Исполняющий обязанности председателя

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 31 октября 2024 года
№ 2024-П-12/58-1-(БС)

**О внесении изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О минимальных
требованиях к внешнему аудиту банков и других
финансово-кредитных организаций, лицензируемых
Национальным банком Кыргызской Республики»
от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА)**

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», микрофинансовых компаний, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» и ОАО «Гарантийный фонд».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения управления методологии надзора, управления банковского надзора, управления надзора за небанковскими организациями, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 31 октября 2024 года
№ 2024-П-12/58-1-(БС)

**Изменение в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения о минимальных
требованиях к внешнему аудиту банков и других
финансово-кредитных организаций, лицензируемых
Национальным банком Кыргызской Республики»
от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА)**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА) следующее изменение:

в Положении о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 19 дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым и девятым следующего содержания:

«В случае если у аудиторской организации, находящейся в международной сети аудиторских организаций, отсутствует опыт аудита коммерческих банков, то такая аудиторская организация может быть привлечена банком для проведения аудита при соответствии следующим дополнительным критериям:

- имеет опыт оценки стоимости финансовых инструментов банка и адекватности создания резервов на возможные потери по финансовым инструментам и признания прочих убытков от обесценения;

- имеет штатных аудиторов, опыт и квалификация которых соответствуют требованиям пунктов 20 и 21 настоящего Положения;

- имеет централизованную политику или программу контроля качества в масштабах всей международной сети аудиторских организаций.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 31 октября 2024 года
№ 2024-П-12/58-2-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам реализации налогового законодательства Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагается):

- «О Правилах регулирования деятельности микрофинансовых организаций на территории Кыргызской Республики» от 19 февраля 2003 года № 4/2;

- «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах» от 23 декабря 2009 года № 50/7;

- «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4;

- «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12;

- «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций

в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13;

- «Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14;

- «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 23 декабря 2013 года № 52/7;

- «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 13 июня 2019 года № 2019-П-12/31-2-(НПА);

- «Об утверждении Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка, жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками» от 2 июня 2022 года № 2022-П-12/35-1-(НПА).

2. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

4. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», микрофинансовых организаций, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», ОЮЛ «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана», кредитных

союзов, небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций.

5. Отделу «Секретариат Правления» со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 31 октября 2024 года
№ 2024-П-12/58-2-(НПА)

Изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам реализации налогового законодательства Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Правилах регулирования деятельности микрофинансовых организаций на территории Кыргызской Республики» от 19 февраля 2003 года № 4/2 следующее изменение:

в Правилах регулирования деятельности микрофинансовых организаций на территории Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- подпункт 3 пункта 7.8.2 изложить в следующей редакции:

«3) наличие необходимых документальных подтверждений платежеспособности заявителя (права владения активами, генерирующими доход заявителя, справка о заработной плате с места работы, патент или решение органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом, или свидетельство и т.д.), а также проведение оценки платежеспособности заявителя, подтвержденная заключением ответственного кредитного специалиста или работника в соответствии с кредитной политикой и/или иными внутренними документами микрокредитного агентства;».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах» от 23 декабря 2009 года № 50/7 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- первое предложение пункта 5.1.6 изложить в следующей редакции:

«5.1.6. Кредитный союз не может выдавать своему участнику ипотечные и потребительские кредиты в иностранной валюте, за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента, или решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом, и овердрафтов по платежным картам в рамках зарплатных проектов.»;

- абзац третий пункта 7 раздела I Приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«- копия патента либо решения органа налоговой службы о применении/отказе применения уплаты налога в зоне торговли с особым режимом (при наличии).».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац шестой пункта 25 изложить в следующей редакции:

«- документ из государственных органов о регистрации (если заемщик – юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом), за исключением физических лиц – сельскохозяйственных производителей, которым выдан кредит в размере не более 500000 сомов с предоставлением документов, удостоверяющих право землепользования, или документов о наличии скота, а также лиц, которым выданы кредиты в рамках правительственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства.»;

- первое предложение пункта 34-2 изложить в следующей редакции:

«34-2. Банк не может выдавать ипотечные и потребительские кредиты в иностранной валюте заемщику – физическому лицу, за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента, либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом, а также овердрафтов по платежным картам в рамках зарплатных проектов и кредитных лимитов на платежные карты в иностранной валюте под залог депозита.»;

- абзац первый пункта 8 Приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Документ из государственных органов о регистрации (если заемщик юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом), за исключением физических лиц – сельскохозяйственных производителей, которым выдан кредит в размере не более 500000 сомов с предоставлением документов, удостоверяющих право землепользования, или документов о наличии скота, а также лиц, которым выданы кредиты в рамках правительственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства.».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12 следующее изменение:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной вышеуказанным постановлением:

- абзац первый подпункта 1 пункта 41 изложить в следующей редакции:

«копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом и подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (свидетельства) в качестве индивидуального предпринимателя, или копию

документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (патента либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом), в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац пятый пункта 29 изложить в следующей редакции:

«- документ из государственных органов о регистрации (если клиент/партнер – юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента, либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом), за исключением физических лиц – сельскохозяйственных производителей, которым выдано финансирование в размере не более 500000 сомов с предоставлением документов, удостоверяющих право землепользования, или документов о наличии скота, а также лиц, которым выдано финансирование в рамках правительственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства.»;

- первое предложение пункта 38-2 изложить в следующей редакции:

«38-2. Банк не может выдавать финансирование на ипотеку (приобретение/ строительство жилья по договорам мурабаха, истиснаа и др.) и на потребительские цели в иностранной валюте клиенту – физическому лицу, за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента, либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом), а также

овердрафтов по платежным картам в рамках зарплатных проектов и лимитов финансирования на платежные карты в иностранной валюте под залог депозита.»;

- абзац первый пункта 9 Приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Документ из государственных органов о регистрации (если клиент/партнер – юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента, либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом), за исключением физических лиц – сельскохозяйственных производителей, которым выдано финансирование в размере не более 500000 сомов с предоставлением документов, удостоверяющих право землепользования, или документов о наличии скота, а также лиц, которым выданы активы, несущие в себе кредитный риск, в рамках правительственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства.».

6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- первое предложение пункта 28-1 изложить в следующей редакции:

«28-1. МФО не может выдавать финансирование на ипотеку (приобретение/ строительство жилья по договорам мурабаха и др.) и на потребительские цели в иностранной валюте клиенту – физическому лицу, за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента, или решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом.»;

- подпункт 3 пункта 2 Приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«3) копия патента либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом (при наличии).».

7. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 23 декабря 2013 года № 52/7 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- первое предложение пункта 27-1 изложить в следующей редакции:

«27-1. Кредитный союз не может выдавать финансирование на ипотеку (приобретение/строительство жилья по договорам мурабаха и др.) и на потребительские цели в иностранной валюте клиенту – физическому лицу, за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента, или решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом.»;

- абзац третий пункта 7 Приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«- копия патента или решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом (при наличии).».

8. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 13 июня 2019 года № 2019-П-12/31-2- (НПА) следующее изменение:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- абзац первый подпункта 1 пункта 40 изложить в следующей редакции:

«1) копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом и подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (свидетельства) в качестве индивидуального предпринимателя, или копию документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (патента либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом), в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.».

9. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка, жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками» от 2 июня 2022 года № 2022-П-12/35-1-(НПА) следующие изменения:

в Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка, жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- в Приложении 1 к Инструкции наименование столбца 4-1 таблицы «Сведения о размещенных вкладах (депозитах) физических лиц, индивидуальных предпринимателей, подлежащих компенсации» изложить в следующей редакции:

«№ свидетельства/патента/решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом»;

- абзац пятый пункта 2 Приложения 2 к Инструкции изложить в следующей редакции:

«- реквизиты документа, выданного уполномоченным органом и подтверждающего факт прохождения государственной регистрации/ перерегистрации (свидетельства) в качестве индивидуального

предпринимателя, или реквизиты документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (патента либо решения органа налоговой службы о применении уплаты налога в зоне торговли с особым режимом), в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 13 ноября 2024 года
№ 2024-П-14/60-3-(ПС)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8»

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8 (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии и лицензирования платежных систем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального

опубликования настоящего постановления довести его до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация операторов платежных систем КГ», коммерческих банков, операторов платежных систем, осуществляющих процессинг банковских платежных карт, и операторов платежных систем расчетов с использованием банковских платежных карт, зарегистрированных в Национальном банке Кыргызской Республики.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения управления методологии и лицензирования платежных систем, управления банковского надзора, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии и лицензирования платежных систем.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 13 ноября 2024 года
№ 2024-П-14/60-3-(ПС)

**Изменения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской
Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8 следующие изменения:

в Положении «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Процессинг транзакций, совершенных с использованием международных карт, осуществляется операторами международных платежных систем в соответствии с регламентом, порядком работы и договорами этих систем, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального банка.»;

2) дополнить пунктами 73-1, 73-2 и 73-3 следующего содержания:

«73-1. Для непрерывного и бесперебойного функционирования систем расчетов с использованием банковских платежных карт международных платежных систем процессинговые центры, которые осуществляют процессинг транзакций международных карт, выпущенных на территории Кыргызской Республики, обязаны обеспечить прямое или через другого участника соединение (интеграцию) с процессинговым центром оператора национальной платежной системы.

73-2. Оператор национальной платежной системы обязан обеспечить применение правил, тарифов и условий, обеспечивающих открытый и равноправный доступ всем участникам, осуществляющим

соединение (интеграцию) в соответствии с требованиями пункта 73-1 настоящего Положения.

73-3. Взаимодействие процессинговых центров должно обеспечивать держателям карт международных платежных систем непрерывный доступ к услугам оплаты в торгово-сервисных предприятиях и снятию наличных денежных средств в периферийных устройствах по всей территории Кыргызской Республики, осуществляемым в национальной валюте, путем использования альтернативных каналов передачи данных и/или резервных каналов в случаях возникновения нештатных ситуаций функционирования (инциденты, которые негативно влияют на функционирование и бесперебойность системы, проведение операций, и иные события, а также в случаях прекращения оказания услуг оператором международной платежной системы или аннулирования Национальным банком регистрации международной платежной системы путем внесения соответствующей записи в реестр международных платежных систем) международной платежной системы расчетов с использованием банковских платежных карт.»;

3) пункт 83-2 изложить в следующей редакции:

«83-2. Сбор, обработку, хранение финансовой информации по платежам (процессинг транзакций), совершенным в национальной валюте с использованием банковских платежных карт, выпущенных на территории Кыргызской Республики, осуществляет процессинговый центр, имеющий соответствующую лицензию/разрешение Национального банка, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального банка. Процессинговый центр и его аппаратно-программный комплекс, который предназначен для осуществления процессинга транзакций, совершенных с использованием банковских платежных карт, должны находиться на территории Кыргызской Республики.»;

4) пункт 83-3 признать утратившим силу;

5) пункт 83-4 изложить в следующей редакции:

«83-4. Клиринг по внутригосударственным платежам проводится оператором платежной системы расчетов с использованием банковских платежных карт, и расчет итоговых чистых позиций осуществляется в межбанковской Гроссовой системе расчетов

в режиме реального времени в соответствии с регламентом и порядком работы данной системы. Окончательный расчет по внутригосударственным платежам осуществляется Национальным банком.»;

6) пункт 83-5 признать утратившим силу.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 22 ноября 2024 года
№ 2024-П-14/61-1-(ПС)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагается):

- «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8;

- «Об утверждении Положения «О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств» от 9 декабря 2015 года № 76/9;

- «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний» от 23 декабря 2015 года № 78/26.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии и лицензирования платежных систем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр», коммерческих банков, микрофинансовых и микрокредитных компаний.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления методологии и лицензирования платежных систем, управления методологии надзора, управления надзора за небанковскими организациями, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии и лицензирования платежных систем.

Председатель

М. Тургунбаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 22 ноября 2024 года
№ 2024-П-14/61-1-(ПС)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8» следующие изменения:

в Положении «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 2 после слов «банковской деятельности» дополнить словами

«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике»;

2) в пункте 5:

а) в абзаце пятнадцатом слова «клиент банка» исключить;

б) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«Кредитная карта МФК/МКК – предвыпущенная кредитная карта национальной платежной системы, выпускаемая микрофинансовой компанией и микрокредитной компанией для выдачи кредитов/финансирования по исламским принципам (далее – кредиты) в безналичной форме, в национальной валюте, за исключением овердрафта, с соблюдением требований законодательства ПФТД/ЛПД и нормативных правовых актов Национального банка.»;

в) в абзаце тридцать седьмом:

- аббревиатуру «НФКО» заменить аббревиатурой «МФК/МКК»;

г) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:

«Предвыпущенная карта – карта моментальной выдачи в отделении банка/ МФК/МКК (кредитные карты МФК/МКК) без указания фамилии и имени держателя/пользователя карты на поверхности карты и сроком не более 3 (трех) лет в соответствии

с требованиями настоящего Положения и законодательством по ПФТД/ЛПД.»;

д) в абзаце пятьдесят восьмом слово «банка» заменить словом «эмитента»;

е) абзац пятьдесят девятый после слова «банк» дополнить словами «или МФК/МКК»;

3) в абзаце втором пункта 13 слова «в банке эмитенте/НФКО» заменить словом «эмитентом»;

4) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Пополнение кредитной карты МФК/МКК может осуществляться наличными и безналичными денежными средствами, в том числе по системе денежных переводов без открытия счета, а также через кассы МФК/МКК /банков, платежные терминалы, банкоматы и иными способами, разрешается только в целях погашения задолженности по кредиту на сумму, в совокупности не превышающую сумму задолженности, при соблюдении мер надлежащей проверки клиента в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД. Не допускается пополнение кредитной карты МФК/МКК в иных целях, чем предусмотрено в кредитном договоре.»;

5) Положение дополнить пунктом 15-2 следующего содержания:

«15-2. Пользователь кредитной карты МФК/МКК вправе осуществлять только следующие операции:

- оплачивать за приобретенные товары и услуги в ТСП, интернет-покупки в рамках кредитного лимита;

- получать наличные денежные средства через банкоматы/ терминалы-ПВН и у агентов банков в рамках кредитного лимита;

- производить пополнение кредитной карты для погашения кредита через кассы МФК/МКК, банков, агентов, предоставляющих расширенный спектр банковских розничных услуг, платежные терминалы, банкоматы, системы денежных переводов и электронные кошельки.»;

6) Положение дополнить пунктом 15-3 следующего содержания:

«15-3. Посредством кредитной карты МФК/МКК пользователь карты имеет возможность использовать кредитный лимит карты на следующих условиях:

- дебетовые (исходящие) операции по картам могут проводиться в пределах установленного кредитного лимита;

- кредитовые (входящие) операции могут проводиться только в счет погашения текущих и/или будущих платежей по кредиту;

- в случае полного погашения кредита сумма переплаты должна быть выплачена (выдана) клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения суммы переплаты одним из следующих способов по выбору пользователя карты:

1) в наличной форме - через кассу МФК и МКК;

2) в безналичной форме - на банковский счет, указанный пользователем в кредитном договоре;

3) электронный кошелек пользователя;

4) на лицевой счет (баланс) номера телефона пользователя (только на сумму, не превышающую 10 (десять) расчетных показателей).

При этом контроль и регулирование положительного остатка на карте должны обеспечиваться системой МФК/МКК.

Погашение кредита осуществляется в соответствии с кредитным договором, заключенным между МФК/МКК и заемщиком в наличной или безналичной формах.»;

7) Положение дополнить пунктом 15-4 следующего содержания:

«15-4. МФК/МКК проводит платежный мониторинг/мониторинг целевого использования кредита, предполагающий анализ проведенных платежей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка по использованию кредитных средств.»;

8) в пункте 19:

а) аббревиатуру «НФКО» заменить аббревиатурой «МФК/МКК»;

б) в предложении третьем слова «эмитентом и НФКО и пользователями» заменить словами «эмитентом и пользователями»;

9) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Эмитент, являющийся банком, может осуществлять выпуск и распространение карт только при наличии банковской лицензии, выданной Национальным банком, на право осуществления расчетов по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое обслуживание, а также выпуск, покупку, оплату, прием, хранение и подтверждение платежных документов, включая кредитные и платежные карты.

Эмитент, являющийся МФК/МКК, может осуществлять выпуск и распространение кредитных карт МФК/МКК только при условии указания соответствующей операции в лицензии, выданной в согласно порядку лицензирования микрофинансовых компаний Национальным банком.

Эмитент должен заключить договор с соответствующей платежной системой и ее оператором об участии в системе и получить разрешение платежной системы на выполнение данной операции (кроме одноэмитентных внутрибанковских систем).

Кредитные карты МФК/МКК могут выпускаться только в рамках национальной платежной системы по расчетам банковскими платежными картами в соответствии с договором, заключенным с оператором национальной платежной системы.»;

10) в пункте 22 слово «Банк,» заменить словом «Эмитент,»;

11) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Эмитент самостоятельно определяет вид эмитируемых карт (локальные, национальные, международные), перечень услуг с использованием этих карт и условия их предоставления клиентам на основании регламента и порядка работы соответствующей платежной системы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.»;

12) абзац второй пункта 25 признать утратившим силу;

13) в пункте 27 слово «Банк» заменить словом «Эмитент»;

14) главу 4 дополнить пунктами 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 28-5 и 28-6 следующего содержания:

«28-1. Кредитная карта МФК/МКК при первичном использовании должна быть неактивной до момента установления на ней кредитного лимита.

28-2. Баланс кредитной карты МФК/МКК должен быть условно нулевым с возникновением отрицательного баланса при проведении расходных операций пользователем карты в рамках установленного кредитного лимита.

28-3. Размер кредитного лимита по одной карте устанавливается МФК/МКК с учетом критериев оценки степени (уровня) риска, согласно внутренним нормативным документам, не противоречащим законодательству Кыргызской Республики.

28-4. МФК/МКК вправе выдать клиенту только одну кредитную карту для получения кредита в безналичной форме. Кредитная карта может использоваться для выдачи другого кредита в безналичной форме только после полного погашения ранее выданного кредита.

28-5. Учет операций по кредитной карте ведется МФК/МКК в своей автоматизированной системе в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка, регулирующих деятельность микрофинансовых и микрокредитных компаний.

28-6. МФК/МКК должна обеспечивать надлежащий мониторинг за недопущением превышения общей суммы выданных кредитных средств посредством кредитной карты над суммой средств на счете МФК/МКК в коммерческом банке, предназначенном для осуществления взаиморасчетов.»;

15) в пункте 29:

а) в абзаце втором слово «банком» заменить словом «эмитентом»;

б) абзац четвертый признать утратившим силу;

16) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. При заключении договора и открытии банковского счета эмитент обязан идентифицировать держателя карты в соответствии с требованиями к политике «знай своего клиента», установленными в Приложении 1 к Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной постановлением Правления Национального банка от 31 октября 2012 года № 41/12, и в Приложении 1 к Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденной постановлением Правления Национального банка

от 13 июня 2019 года № 2019-П-12/31-2-(НПА), и законодательством Кыргызской Республики»;

17) пункт 31-1 признать утратившим силу;

18) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Эмитент обязан до момента подписания заявления о выдаче карты и заключения договора ознакомить держателя карты/пользователя кредитных карт:

- с условиями договора;

- с правилами по безопасному использованию карты;

- с тарифами на оказываемые услуги;

- со схемой конвертации из одной валюты в другую, предусматривающей различные варианты конвертаций при проведении держателем карты операций в валюте, отличной от валюты банковского счета держателя карты, за исключением пользователя кредитной карты МФК/МКК;

- со способами получения информации о каждой совершенной транзакции, блокировке карт в целях предотвращения несанкционированного доступа к счету клиента;

- с контактной информацией для связи с эмитентом, выпустившим карту, в нерабочее время и выходные (праздничные дни);

- со сроками зачисления денежных средств на кредитные карты, в том числе на кредитные карты МФК/МКК, и моментом начисления процентов (со дня поступления денежных средств/со дня снятия денежных средств с карты/со дня перевода денежных средств, направленных на покупку товара или услуг и др.);

- с порядком погашения кредита в случае, если погашение кредита будет осуществляться в выходные и праздничные дни в безналичной форме;

- с порядком выдачи денежных средств из кассы банка/ МФК/МКК в случае утери карты.

Клиент банка/ МФК/МКК письменно или с использованием дистанционного банковского обслуживания подтверждает получение указанной информации. Правила по безопасному использованию карты должны быть включены в договор или прилагаться к нему.»;

19) абзац первый пункта 33 после слов «При выдаче карты» дополнить словом «банком»;

20) в пункте 33-1:

а) аббревиатуру «НФКО» заменить аббревиатурой «МФК/МКК»;

б) подпункт 3-1 признать утратившим силу;

21) пункт 35-1 изложить в следующей редакции:

«35-1. При предоставлении кредитной карты МФК/МКК денежные средства (кредит) выдаются посредством дебетования средств с расчетного (ссудного) счета МФК/МКК, открытого в банке, в соответствии с условиями договора о проведении взаиморасчетов.

Подтверждением поступления кредита на кредитные карты МФК/МКК без использования зачисления денежных средств на банковский счет пользователя кредитной карты МФК/МКК является открытие МФК/МКК кредитного лимита на сумму одобренного кредита.

Порядок/сроки зачисления кредита, открытия кредитного лимита и погашения осуществляются в соответствии с кредитным договором между МФК/МКК и ее клиентом.

Проведение транзакций посредством кредитной карты МФК/МКК через периферийные устройства и мобильные приложения участников платежных систем осуществляется с использованием PIN-кода, паролей или других способов аутентификации.

Пользователь кредитных карт МФК/МКК вправе осуществлять платежи и расчеты только согласно целевому назначению полученного кредита.»;

22) в пункте 40:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«неисполнения держателем карты/пользователем кредитной карты МФК/МКК своих обязательств, предусмотренных договором»;

б) абзац второй подпункта 5 изложить в следующей редакции:

«В случае прекращения обслуживания карты в одностороннем порядке эмитент должен уведомить об этом держателя карты/пользователя кредитной карты МФК/МКК в установленном договором порядке.»;

23) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Эмитент должен внести реквизиты карты в стоп-лист системы при поступлении от держателя карты уведомления и заявления об утере, хищении или о несанкционированном использовании карты. В случае поступления уведомления от держателя карты об изъятии карты банкоматом эмитент/процессинговый центр временно блокирует карту до момента подачи заявления держателем карты/пользователем кредитной карты МФК/МКК о внесении реквизитов карты в стоп-лист или возврата карты согласно условиям договора и правилам платежной системы.»;

24) в пункте 42:

а) после слова «эмитента» исключить слово «НФКО»;

б) аббревиатуру «НФКО» заменить аббревиатурой «МФК/МКК»;

25) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Эмитент не несет ответственности перед держателем карты/пользователем кредитной карты МФК/МКК в случаях:

- если держатель карты/пользователь кредитной карты МФК/МКК нарушил правила и процедуры, установленные в заключенных между ними договорах по использованию карты и PIN-кода;

- в случае противоправных действий со стороны держателя карты/пользователя кредитной карты МФК/МКК.

При любой из спорных ситуаций эмитент по запросу держателя карты/пользователя кредитной карты МФК/МКК должен предоставить полную информацию, в том числе из процессингового центра платежной системы, по проведенным транзакциям для подтверждения правомочности списания денежных средств со счета держателя карты.

Данное требование не распространяется на операции с использованием магнитной полосы карты и на операции электронной коммерции, не защищенные многофакторной аутентификацией.»;

26) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Эквайринг банковских платежных карт может осуществляться эквайером только при наличии лицензии/разрешения Национального банка на право проведения соответствующих банковских операций. Эквайер должен заключить договор с соответствующей платежной

системой и ее оператором об участии в системе и получить разрешение на выполнение данной операции.»;

27) в пункте 45 слово «Банк» заменить словом «Эквайер»;

28) в пункте 46 слово «Банк» заменить словом «Эквайер»;

29) в пункте 50 слова «коммерческих банков» заменить словом «эмитентов»;

30) в пункте 52 слово «банка» заменить словом «эквайера»;

31) в пункте 53 абзац двадцатый признать утратившим силу;

32) в пункте 54 слово «банк» в различных падежах заменить словом «эквайер» в соответствующих падежах;

33) Положение дополнить пунктом 58-1 следующего содержания:

«58-1. Окончательные взаиморасчеты и учет обязательств по эквайринговым услугам (возмещение по принятым платежам), оказываемым МФК/МКК, производятся через банковские счета МФК/МКК, открытые в банке, и соответствующие банковские счета ТСП, либо через электронные кошельки в порядке, предусмотренном договором об оказании эквайринговых услуг.»;

34) пункт 96 после слова «Банки» дополнить словами «и МФК/МКК»;

35) пункт 97 после слов «Банки» дополнить словами «и МФК/МКК»;

36) в преамбуле Приложения 1 к Положению слова «полное наименование банка» заменить словами «полное наименование эмитента»;

37) в преамбуле Приложения 2 к Положению слова «полное наименование банка» заменить словами «полное наименование эквайера»;

38) в Приложении 3 к Положению:

а) в разделе «Отчет о реестре периферийных устройств» слово «банка» заменить словом «эквайера»;

б) в абзаце третьем пункта 12 слова «Коммерческие банки» заменить словом «эквайер».

2. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской «Об утверждении Положения «О создании

и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств» от 9 декабря 2015 года № 76/9 следующие изменения:

в Положении «О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 77 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания;

«г) выпуск предвыпущенных кредитных карт национальной платежной системы для выдачи кредитов/финансирования в безналичной форме, за исключением овердрафта, с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и нормативных правовых актов Национального банка;

д) эквайринг платежных карт, а также электронных денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики, двухмерных символов штрихкода (QR-кода) и других платежных инструментов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка при условии, что эта операция указана в лицензии.».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний» от 23 декабря 2015 года № 78/26 следующие изменения:

в Положении «О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 8 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:

«7) выпуск предвыпущенных кредитных карт национальной платежной системы для выдачи кредитов в безналичной форме, за исключением овердрафта, с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и нормативных правовых актов Национального банка;

8) эквайринг платежных карт, а также электронных денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики, двухмерных

символов штрихкода (QR-кода) и других платежных инструментов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка при условии, что эта операция указана в лицензии.»;

2) пункт 9 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) выпуск предвыпущенных кредитных карт национальной платежной системы для выдачи финансирования в безналичной форме, за исключением овердрафта, с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и нормативных правовых актов Национального банка;

7) эквайринг платежных карт, а также электронных денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики, двухмерных символов штрихкода (QR-кода) и других платежных инструментов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка при условии, что эта операция указана в лицензии.»;

3) пункт 1 Приложения 7 к Положению дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) выпуск предвыпущенных кредитных карт национальной платежной системы для выдачи кредитов в безналичной форме, за исключением овердрафта;

7) эквайринг платежных карт, а также электронных денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики, двухмерных символов штрихкода (QR-кода) и других платежных инструментов.»;

4) Приложение 8 к Положению:

а) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5) выпуск предвыпущенных кредитных карт национальной платежной системы для выдачи финансирования в безналичной форме, за исключением овердрафта;

6) эквайринг платежных карт, а также электронных денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики, двухмерных символов штрихкода (QR-кода) и других платежных инструментов.».

б) таблицу лист ограничений дополнить строкой 6.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 22 ноября 2024 года
№ 2024-П-14/61-2-(ПС)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности» от 4 сентября 2024 года № 2024-П-14/41-3-(ПС)

В целях обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности, в соответствии со статьями 4, 5, 9, 28, 41 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности» от 4 сентября 2024 года № 2024-П-14/41-3 (ПС):

в пункте 1:

- слово «государственных» исключить;

- дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания:

«Уполномоченные компании, определенные Кабинетом Министров Кыргызской Республики вправе устанавливать отдельные положения по расчетам в отношении субъектов внешнеэкономической деятельности.

Ограничения, установленные в абзаце первом настоящего пункта, не распространяются на осуществление расчетов в случаях,

определенных Кабинетом Министров Кыргызской Республики в установленном порядке.».

2. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии и лицензирования платежных систем.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 25 ноября 2024 года
№ 2024-П-07/62-2-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 13, 63, 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 9,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 ноября 2024 года.
3. Управлению денежно-кредитной политики разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитной политики.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 25 ноября 2024 года
№ 2024-П-07/62-3-(ДКП)

О графике заседаний Правления Национального банка Кыргызской Республики на 2025 год по вопросу о размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить график заседаний Правления Национального банка на 2025 год по вопросу о размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики (прилагается).

2. Управлению денежно-кредитной политики в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

- направить настоящее постановление в Администрацию Президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики;

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитной политики.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 ноября 2024 года
№ 2024-П-07/62-3-(ДКП)

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ

Правления Национального банка Кыргызской Республики
на 2025 год по вопросу о размере учетной ставки
Национального банка Кыргызской Республики

Дата проведения заседания*	Наименование вопроса
27 января	О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
24 февраля	1. Отчет о денежно-кредитной политике. IV квартал 2024 года; 2. О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
28 апреля	О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
26 мая	1. Отчет о денежно-кредитной политике. I квартал 2025 года; 2. О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
28 июля	О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
25 августа	1. Отчет о денежно-кредитной политике. II квартал 2025 года; 2. О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
27 октября	О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.

24 ноября	1. Отчет о денежно-кредитной политике. III квартал 2025 года; 2. О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
-----------	---

*Примечание:

- в случае если дата будет объявлена нерабочим днем в Кыргызской Республике, заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики будет проведено на следующий рабочий день;

- заседания Правления Национального банка Кыргызской Республики по вопросу о размере учетной ставки могут проводиться вне графика в зависимости от экономической ситуации в Кыргызской Республике.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 27 ноября 2024 года
№ 2024-П-12/63-1-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагается):

- «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4;

- «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13;

- «Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, не привлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на

официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления довести его до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», микрофинансовых организаций.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения управления банковского надзора, управления надзора за небанковскими организациями, юридического управления, отдела по защите прав потребителей, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 ноября 2024 года
№ 2024-П-12/63-1-(НПА)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:

«3-3. Период охлаждения – это период времени после подписания кредитного договора, в течение которого банк не перечисляет денежные средства заемщику. В течение этого периода заемщик имеет право отказаться от получения кредита.»;

2) пункт 34-3 изложить в следующей редакции:

«34-3. Банк вправе выдавать кредиты через удаленный/ дистанционный канал обслуживания при условии соблюдения требований, указанных в Положении «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике», утвержденном постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 апреля 2015 года № 22/3, иных нормативных правовых актов Национального банка и в соответствии с внутренними политиками и процедурами Банка.

Сумма выдаваемого кредита через удаленный/дистанционный канал обслуживания не должна превышать 200 000 сомов (эквивалент в иностранной валюте) по договору, подписанному

простой электронной подписью, и 300 000 сомов (эквивалент в иностранной валюте) по договору, подписанному усиленной электронной подписью.

Для кредитов, выдаваемых через удаленный/дистанционный канал обслуживания путем подписания кредитного договора электронной подписью, устанавливается следующий минимальный период охлаждения, в течение которого банк не может перечислить денежные средства заемщику:

- для кредитов от 15 000 сомов до 50 000 сомов – 3 часа;
- для кредитов от 50 000 до 100 000 сомов – 6 часов;
- для кредитов свыше 100 000 сомов – 24 часа.

При этом банк дополнительно должен провести процедуру контрольного звонка в течение вышеуказанного периода охлаждения для кредитов свыше 100 000 сомов для получения подтверждения клиента на оформление кредита, выдаваемого через удаленный/дистанционный канал обслуживания, с учетом профиля риска клиента в соответствии с внутренней политикой банка по антифрод-системам.

Суммы кредитов для клиентов, идентифицированных удаленно, установлены в Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме, утвержденном постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13.05.2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА).»;

3) во втором абзаце пункта 36 слово «может» заменить словом «должно»;

4) Приложение 1 к Положению дополнить пунктом 16-2 следующего содержания:

«16-2. В электронном кредитном досье заемщика, получившего кредит посредством удаленного/дистанционного канала обслуживания, должна храниться запись контрольного звонка с клиентом согласно требованиям пункта 34-3 настоящего Положения.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при

осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13 следующие изменения:

в Положении о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:

«3-3. Период охлаждения – это период времени после подписания договора, в течение которого банк не перечисляет денежные средства клиенту/партнеру. В течение этого периода клиент/партнер имеет право отказаться от получения денежных средств.»;

2) пункт 38-3 изложить в следующей редакции:

«38-3. Банк вправе выдавать актив, несущий в себе кредитный риск, через удаленный/дистанционный канал обслуживания, при условии соблюдения требований, указанных в Положении «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике», утвержденном постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 апреля 2015 года № 22/3, иных нормативных правовых актов Национального банка и в соответствии с внутренними политиками и процедурами Банка.

Сумма выдаваемого актива, несущего в себе кредитный риск, через удаленный/дистанционный канал обслуживания, не должна превышать 200 000 сомов (эквивалент в иностранной валюте) по договору, подписанному простой электронной подписью, и 300 000 сомов (эквивалент в иностранной валюте) по договору, подписанному усиленной электронной подписью.

Для удаленно выдаваемого актива через удаленный/дистанционный канал обслуживания, несущего в себе кредитный риск, путем подписания договора электронной подписью, устанавливается следующий минимальный период охлаждения, в течение которого банк не может перечислить денежные средства клиенту/партнеру:

- для актива, несущего в себе кредитный риск, от 15 000 сомов до 50 000 сомов – 3 часа;

- для актива, несущего в себе кредитный риск, от 50 000 до 100 000 сомов – 6 часов;

- для актива, несущего в себе кредитный риск, свыше 100 000 сомов – 24 часа.

При этом банк дополнительно должен провести процедуру контрольного звонка в течение вышеуказанного периода охлаждения для актива, несущего в себе кредитный риск, свыше 100 000 сомов для получения подтверждения клиента/партнера на оформление актива, несущего в себе кредитный риск и выдаваемого через удаленный/дистанционный канал обслуживания, с учетом профиля риска клиента в соответствии с внутренней политикой банка по антифрод-системам.

Суммы активов, несущих в себе кредитный риск, для клиентов, идентифицированных удаленно, установлены в Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме, утвержденном постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13.05.2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА).»;

3) во втором абзаце пункта 39 слово «может» заменить словом «должно»;

4) Приложение 1 к Положению дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1. В электронном досье клиента/партнера, получившего актив, несущий в себе кредитный риск посредством удаленного/дистанционного канала обслуживания, должна храниться запись контрольного звонка с клиентом/партнером согласно требованиям пункта 38-3 настоящего Положения.».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, не привлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14 следующие изменения:

в Положении о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, не привлекающих вклады (депозиты), утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«- Период охлаждения – это период времени после подписания кредитного договора, в течение которого МФО не перечисляет денежные средства заемщику. В течение этого периода заемщик имеет право отказаться от получения кредита.»;

2) пункт 10-1 изложить в следующей редакции:

«10-1. МФО вправе выдавать кредиты через удаленный/ дистанционный канал обслуживания при условии соблюдения требований, указанных в Положении «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике», утвержденном постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 апреля 2015 года № 22/3, иных нормативных правовых актов Национального банка и в соответствии с внутренними политиками и процедурами МФО.

Суммы выдаваемых кредитов через удаленный/дистанционный канал обслуживания не должны превышать 15 000 сомов (эквивалент в иностранной валюте) по договорам, подписанным простой электронной подписью, и 150 000 сомов (эквивалент в иностранной валюте) – по договорам, подписанным усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Для кредитов, выдаваемых через удаленный/дистанционный канал обслуживания путем подписания кредитного договора электронной подписью, устанавливается следующий минимальный период охлаждения, в течение которого МФО не может перечислить денежные средства заемщику:

- для кредитов от 15 000 сомов до 50 000 сомов – 3 часа;
- для кредитов от 50 000 сомов до 100 000 сомов – 6 часов;
- для кредитов свыше 100 000 сомов – 24 часа.

При этом МФО дополнительно должна провести процедуру контрольного звонка в течение вышеуказанного периода охлаждения для кредитов свыше 100 000 сомов для получения подтверждения клиента на оформление кредита, выдаваемого через удаленный/ дистанционный канал обслуживания.»;

3) в третьем абзаце пункта 38 слово «может» заменить словом «должно»;

4) Приложение 1 к Положению дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. В электронном кредитном досье заемщика, получившего кредит посредством удаленного/дистанционного канала обслуживания, должна храниться запись контрольного звонка с клиентом согласно требованиям пункта 10-1 настоящего Положения.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 4 декабря 2024 года
№ 2024-П-14/64-1-(ПС)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

- «Об утверждении Положения «О регулировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 30 сентября 2019 года № 2019-П-14/50-2-(ПС);

- «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 20 апреля 2022 года № 2022-П-14/25-3-(ПС)».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования, за исключением подпункта 6 пункта 1 Приложения к настоящему постановлению.

Подпункт 6 пункта 1 Приложения к настоящему постановлению вступает в силу с 1 марта 2025 года.

3. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения соответствующих структурных подразделений, областных

управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

4. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению методологии и лицензирования платежных систем со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 3 (трех) рабочих дней довести его до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация операторов платежных систем КГ (КЕЙ-ДЖИ)», коммерческих банков, операторов платежных систем и платежных организаций Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии и лицензирования платежных систем.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 4 декабря 2024 года
№ 2024-П-14/64-1-(ПС)

Изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регулировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 30 сентября 2019 года № 2019-П-14/50-2-(ПС) следующие изменения:

в Положении «О регулировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Банк-партнер – банк, уполномоченный проводить процедуры идентификации и верификации пользователей МПА в соответствии с законодательством по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД).»;

2) в абзаце шестнадцатом пункта 6 слова «юридическое лицо или» исключить;

3) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Если платежная организация самостоятельно или через своих агентов осуществляет предоставление услуг по проведению платежей через МПА с использованием денежных средств, возвращаемых клиенту в счет ранее внесенных на его лицевой счет, открытый у поставщика товаров/услуг, являющимся одновременно агентом платежной организации, авансовых денежных средств/средств предоплаты или их частей, платежная организация должна соблюдать Порядок проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций, использующих МПА для

оплаты товаров/услуг, установленный в Приложении 2 настоящего Положения.

Платежная организация в качестве агента по проведению идентификации и верификации держателей МПА в рамках доверия третьей стороне в соответствии с Положением «О порядке проведения надлежащей проверки клиента», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, может привлекать финансовое учреждение, соответствующее требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД. Идентификация и верификация держателя МПА проводится уполномоченным сотрудником финансового учреждения.»;

4) абзац шестой пункта 46 признать утратившим силу;

5) Положение дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:

«45-1. Платежная организация, предоставляющая клиентам услуги посредством использования МПА для оплаты товаров/услуг, в целях соблюдения требований настоящего Положения должна разделять клиентов по видам пользователей МПА на физических лиц и индивидуальных предпринимателей при регистрации, проведении процедуры идентификации и верификации клиента, а также при последующем мониторинге операций, совершаемых клиентом.

В случае выявления и подтверждения действительности осуществления клиентом экономической деятельности, в том числе без разрешительных документов, платежная организация должна прекратить оказывать услуги клиенту и расторгнуть договор. Требования о надлежащем использовании МПА по категории пользователя МПА, условия расторжения договора и прекращения оказания услуг через МПА и другие сопутствующие условия должны регламентироваться в публичной оферте и должны быть доведены до сведения каждого пользователя МПА.

Платежная организация должна требовать от пользователей МПА – индивидуальных предпринимателей в рамках осуществляемой ими предпринимательской деятельности актуальные разрешительные документы от соответствующих государственных органов (патент/свидетельство).»;

6) Положение дополнить пунктом 45-2 следующего содержания:

«45-2. Платежная организация может предоставлять одному клиенту – пользователю МПА возможность использовать несколько МПА одновременно с соблюдением лимитов, установленных для одного клиента – пользователя МПА в соответствии с пунктами 52 и 53 настоящего Положения, с учетом критериев оценки степени (уровня) риска в течение календарного месяца. Лимит на одного клиента – пользователя МПА, установленный платежной организацией в соответствии с настоящим Положением, распространяется в совокупности (суммарно) на все МПА, используемые клиентом в рамках одной платежной организации.

Платежная организация в целях соблюдения требований настоящего пункта ведет непрерывный мониторинг проведенных платежей за каждым клиентом – пользователем МПА на соответствие установленным платежной организацией лимитам согласно настоящему Положению. Мониторинг проводится на основе ИНН клиента – пользователя МПА.»;

7) дополнить Положение пунктом 46-1 следующего содержания:

«46-1. Договор между платежной организацией и его агентом, являющимся поставщиком товаров/услуг и предоставляющим услуги по проведению платежей через МПА, должен содержать обязательные условия о предоставлении агентом для платежной организации с учетом оценки рисков одного из следующих условий:

-предоплаты/аванса в счет будущих платежей через платежную систему платежной организации;

- банковской гарантии;

- страхового депозита.»;

8) в абзаце третьем пункта 49 слова «в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» заменить аббревиатурой «ПФТД/ЛПД.»;

9) пункт 51-1 изложить в следующей редакции:

«51-1. Идентификация и верификация пользователей МПА проводится платежной организацией и/или агентом платежной организации в соответствии с Порядком проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций, использующих мобильные приложения агентов для оплаты товаров/услуг

(Приложение 2 к настоящему Положению), либо банком-партнером в соответствии с банковским законодательством Кыргызской Республики на основе заключенного договора с платежной организацией.

В случаях проведения идентификации и верификации пользователей МПА банком-партнером (уполномоченной третьей стороной) платежная организация должна получить от банка-партнера необходимую информацию о клиенте/пользователе и его бенефициарном владельце, копии анкет клиента и бенефициарного владельца, а также копии других документов, полученных в результате надлежащей проверки клиента в соответствии с законодательством в сфере ПФТД/ЛПД.»;

10) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Для пользователей МПА, которые прошли удаленную идентификацию и верификацию согласно Порядку проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций, использующих мобильные приложения агентов для оплаты товаров/услуг (Приложение 2 к настоящему Положению), либо банком-партнером в соответствии с банковским законодательством Кыргызской Республики, разрешается проведение только низкорискованных операций, доступных в МПА, согласно Приложению 2 к Порядку проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций, использующих мобильные приложения агентов для оплаты товаров/услуг.

Для данных пользователей платежная организация должна установить ограничения с учетом критериев оценки степени (уровня) риска, согласно внутренним нормативным документам, и с соблюдением следующих предельных значений лимитов:

Вид удаленной идентификации	Размер единовременного платежа или перевода (операции) с использованием возвращаемых с лицевого счета пользователя/ абонента авансовых денежных средств/ средств предоплаты или их частей	Лимит на ежемесячный объем исходящих платежей и переводов для одного пользователя МПА с использованием возвращаемых с лицевого счета пользователя/абонента авансовых денежных средств/средств предоплаты или их частей, за исключением операций по покупке государственных ценных бумаг	Лимит на проведение единовременного платежа по покупке государственных ценных бумаг	Лимит на ежемесячный объем исходящих платежей для одного пользователя МПА с использованием возвращаемых с лицевого счета пользователя/ абонента авансовых денежных средств/ средств предоплаты или их частей по операциям по покупке государственных ценных бумаг
Посредством сверки фото	Не более 300 (трехсот) расчетных показателей	Не более 600 (шестисот) расчетных показателей	Без ограничений	Без ограничений
Посредством проведения сеанса видеосвязи	Не более 300 (трехсот) расчетных показателей	Не более 2 000 (двух тысяч) расчетных показателей	Без ограничений	Без ограничений

Размеры лимитов и перечень ограничений для пользователей МПА, в том числе на одного клиента – пользователя МПА, должны быть установлены во внутренних правилах и процедурах платежной организации с учетом критериев оценки степени (уровня) рисков на клиента согласно программе внутреннего контроля платежной организации и в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Для данной категории пользователей проведение высокорискованных операций, определяемых уполномоченным органом в сфере ПФТД/ЛПД, согласно пункту 11 Положения «О порядке проведения надлежащей проверки клиента», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, запрещается.»;

11) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Платежная организация предоставляет доступ к полному спектру услуг, доступных в МПА, в случае если клиент платежной организации – пользователь МПА прошел идентификацию и верификацию при личном присутствии в платежной организации/ или у агента платежной организации, соответствующего пункту 45 настоящего Положения, согласно главе 6 Порядка проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций, использующих мобильные приложения агентов для оплаты товаров/ услуг (Приложение 2 к настоящему Положению), или в банке-партнере в соответствии с банковским законодательством Кыргызской Республики.

Для снижения рисков по операциям через МПА платежная организация должна установить лимиты для одного клиента – пользователя МПА, прошедшего идентификацию и верификацию при личном присутствии, с учетом критериев оценки степени (уровня) риска, согласно внутренним нормативным документам, и с соблюдением следующих предельных значений лимитов:

Лимиты	Категория пользователя МПА	
	Физическое лицо	Индивидуальный предприниматель
Лимит на проведение единовременного платежа или перевода (операции) с использованием возвращаемых с лицевого счета пользователя/ абонента авансовых денежных средств/средств предоплаты или их частей, за исключением операций по покупке государственных ценных бумаг и оплаты государственных и муниципальных услуг	Не более 300 (трехсот) расчетных показателей	Не более 500 (пятисот) расчетных показателей
Лимит на ежемесячный объем исходящих платежей и переводов для одного пользователя МПА с использованием возвращаемых с лицевого счета пользователя/абонента авансовых денежных средств/средств предоплаты или их частей, за исключением операций по покупке государственных ценных бумаг и оплаты государственных и муниципальных услуг	Не более 3000 (трех тысяч) расчетных показателей	Не более 4500 (четыре тысяч пятисот) расчетных показателей.
Лимит на проведение единовременного платежа по покупке государственных ценных бумаг	Без ограничений	

<p>Лимит на ежемесячный объем исходящих платежей для одного пользователя МПА с использованием возвращаемых с лицевого счета пользователя/ абонента авансовых денежных средств/ средств предоплаты или их частей по покупке государственных ценных бумаг</p>	<p>Без ограничений</p>
<p>Лимит на проведение единовременного платежа за государственные и муниципальные услуги</p>	<p>Не более 1 500 (одной тысячи пятисот) расчетных показателей</p>
<p>Лимит на ежемесячный объем исходящих платежей для одного пользователя МПА с использованием возвращаемых с лицевого счета пользователя/ абонента авансовых денежных средств/средств предоплаты или их частей по оплате государственных и муниципальных услуг</p>	<p>Не более 5000 (пяти тысяч) расчетных показателей</p>

Размеры лимитов и перечень ограничений для пользователей МПА, в том числе на одного клиента – пользователя МПА, должны быть установлены в правилах и процедурах платежной организации с учетом критериев оценки степени (уровня) рисков на клиента согласно программе внутреннего контроля платежной организации и в соответствии с требованиями настоящего Положения.»;

12) дополнить Положение пунктом 93-1 следующего содержания:

«93-1. Платежные организации, предоставляющие услуги клиентам посредством использования МПА, подлежат внешнему аудиту информационных систем. Аудит информационных систем должен оценить систему обработки биометрических данных при проведении удаленной идентификации и верификации пользователей МПА. Внешнему аудиту также подлежат информационные системы агентов платежной организации, которые оказывают услуги по проведению идентификации и верификации пользователей МПА на основании договора с платежной организацией.

Периодичность проведения внешнего аудита определяется с учетом требований пунктов 91 и 92 настоящего Положения.»;

13) в Приложении 2 к Положению «О регулировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» (Порядок проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций, использующих мобильные приложения агентов для оплаты товаров/услуг):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций, использующих мобильные приложения агентов для оплаты товаров/услуг (далее – Порядок), разработан с целью проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций, которые являются пользователями услуг агентов платежных организаций, предоставляющих услуги посредством мобильных приложений.

Идентификация и верификация пользователей МПА осуществляются платежными организациями и/или агентами платежной организации по правилам и процедурам, указанным в настоящем Порядке, или банком-партнером в соответствии

с банковским законодательством Кыргызской Республики на основе заключенного договора с платежной организацией.

Платежная организация в качестве агента по проведению идентификации и верификации держателей МПА в рамках доверия третьей стороне в соответствии с Положением «О порядке проведения надлежащей проверки клиента», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, может привлекать финансовое учреждение, соответствующее требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД. Идентификация и верификация держателя МПА проводится уполномоченным сотрудником финансового учреждения.

В ходе предоставления услуг платежная организация обновляет данные клиентов – пользователей МПА в порядке, установленном законодательством в сфере ПФТД/ЛПД.»;

б) пункт 4 исключить;

в) в подпункте 8 пункта 7 слова «, предоставляющего услуги МПА,» исключить;

г) второе предложение подпункта 3 пункта 10 исключить;

д) в наименовании главы 6 слова «- физического лица» исключить;

е) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В целях идентификации пользователя МПА при его личном присутствии платежная организация и/или агент, соответствующий пункту 45 настоящего Положения, должны осуществить сбор идентификационных данных пользователя в соответствии с принципом «знай своего клиента», установленным в Приложении 1 к настоящему Порядку, и обеспечить наличие заполненной анкеты пользователя»;

ж) в пункте 16 слова « - физических лиц» исключить;

з) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Платежная организация и/или агент должны провести верификацию идентификационных данных пользователя путем проверки достоверности сведений, предоставленных в процессе идентификации и указанных в анкете, с использованием информации и документов, полученных из достоверных источников (физическое лицо – на основании документа, удостоверяющего личность

физического лица, индивидуальный предприниматель – на основании актуальных разрешительных документов от соответствующих государственных органов (патент/свидетельство) и документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя).»;

и) в наименовании главы 7 слова « - физического лица» исключить;

к) из первого абзаца пункта 19 исключить слова «- физических лиц»;

л) из пункта 20 исключить слова «- физическим лицам»;

м) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Для проведения идентификации и верификации пользователей МПА в удаленном режиме платежные организации/ агенты, соответствующие пункту 45 настоящего Положения, должны обеспечить выполнение следующих условий:

- обеспечить адекватную систему внутреннего контроля, включая описание процедур, связанных с применением новых технологий (программных решений) и предполагающих идентификацию и верификацию клиента/пользователя без личного присутствия, наличие внутренних нормативных документов по управлению рисками, в том числе мер по управлению операционным риском, риском легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ФТД/ЛПД/ФРОМУ), комплаенс-риском;

- обучить персонал, ответственный за идентификацию и верификацию клиентов/пользователей, контроль процесса проверки и мониторинга и управление рисками ФТД/ЛПД/ФРОМУ, вышеуказанным процедурам и надлежащему применению настоящего Порядка;

- использовать информационные системы, программное обеспечение, соответствующие требованиям настоящего Порядка;

- раскрывать информацию об условиях и требованиях для прохождения процедуры идентификации и верификации в удаленном режиме (на своем официальном интернет-сайте, а также посредством используемого программного обеспечения через МПА);

- верифицировать данные клиента с использованием сведений из соответствующих государственных регистрационных систем Кыргызской Республики; верифицировать данные о налоговой регистрации индивидуального предпринимателя путем запроса и/или проверки данных из соответствующей информационной системы налоговой службы;

- принимать меры по ограничению рисков ФТД/ЛПД/ФРОМУ по пользователям МПА, идентифицированным в удаленном режиме, в соответствии с лимитами и ограничениями, которые предусмотрены настоящим Порядком;

- обеспечить фиксирование и хранение результатов идентификации и верификации клиента в удаленном режиме, точной даты проведения идентификации и верификации пользователя, а также процедур постоянного мониторинга и иных процедур, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия ФТД/ЛПД;

- вести отдельно реестр клиентов, прошедших идентификацию и верификацию в удаленном режиме;

- выявлять и документировать риски ФТД/ЛПД/ФРОМУ до запуска процедур идентификации и верификации в удаленном режиме. Принимая за основу требования настоящего Порядка, платежные организации вправе вводить дополнительные критерии по ограничению рисков.»;

н) пункт 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Идентификация или верификация клиента – пользователя МПА посредством сеанса видеосвязи может проводиться без участия сотрудника платежной организации с использованием информационных систем, технологий, алгоритмов, программного обеспечения. Клиент должен выполнить действия согласно алгоритму, заложенному в программном обеспечении.»;

о) пункт 39 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Верификация данных о налоговой регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется путем запроса и/или проверки данных из соответствующей информационной системы налоговой службы.»;

п) дополнить пунктами 41-1 – 41-7 следующего содержания:

«41-1. При проверке личности клиента с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения или других форм прогнозных алгоритмов обработки биометрических данных полностью или частично платежная организация/агент, соответствующий пункту 45 настоящего Положения, должна/должен обеспечить точность определения подлинных и поддельных случаев идентификации и верификации клиента в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

41-2. Программное обеспечение идентификации клиентов или информационные системы, соответствующие технологии, алгоритмы для идентификации клиентов должны содержать в себе алгоритм идентификации «один к одному» для сравнения изображения из видеопотока с уже известными фотографиями в документах, удостоверяющих личность клиента, в том числе в документе в цифровом формате, полученном посредством Государственного портала электронных услуг или мобильного приложения «Тундук» и государственных баз данных. Сравнение изображений клиента должно осуществляться с использованием средств, определяющих идентичность отдельных фрагментов, элементов изображения лица с уникальными параметрами, которые получены из видеопотока с аналогичными элементами в изображениях из документов, удостоверяющих личность клиента, в том числе полученных из государственных баз данных. Алгоритмы идентификации должны учитывать возможность проверки на признак живого человека с исключением подлога видеопотока.

41-3. Внедрение программного обеспечения идентификации клиентов должно сопровождаться тестированием с определением уровня точности алгоритмов, используемых в программном обеспечении обработки биометрических данных.

41-4. При применении программного обеспечения для удаленной идентификации и верификации клиентов платежная организация/агент должна/должен использовать соответствующую комбинацию факторов аутентификации при установлении мер по проверке личности клиента в степени, соразмерной рискам, которые связаны с неточной идентификацией и верификацией клиентов. Допустимый уровень точности используемых алгоритмов обработки

биометрических данных определяется платежной организацией в соответствии с возможными рисками ФТД/ЛПД/ФРОМУ и внутренними ограничениями по операциям.

41-5. Платежная организация должна иметь внутренний документ, предусматривающий пороги рисков и допустимый уровень точности применения платежной организацией/агентом, соответствующим пункту 45 настоящего Положения, удаленной идентификации и верификации клиентов с использованием программного обеспечения обработки биометрических данных, утвержденный правлением платежной организации.

41-6. Программное обеспечение обработки биометрических данных, применяемое платежной организацией/агентом, соответствующим пункту 45 настоящего Положения, для удаленной идентификации и верификации клиентов, должно проверяться платежной организацией с периодичностью не менее одного раза в полгода на предмет поддержания допустимого уровня точности используемых алгоритмов обработки биометрических данных. При этом результаты оценки системы обработки биометрических данных должны быть подтверждены в рамках периодического внешнего аудита информационных систем платежной организации.

41-7. Использование программного обеспечения обработки биометрических данных должно охватывать проверку биометрических данных клиентов с базами данных государственных органов, а также должно обеспечить наличие механизмов обнаружения мошенничества (подмены биометрических данных).»;

14) в Приложении 2 к Порядку проведения идентификации и верификации клиентов платежных организаций и операторов платежных систем, использующих мобильные приложения агентов для оплаты товаров/услуг (Список низкорискованных операций для пользователей МПА):

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Пополнение банковских счетов, электронных кошельков локальных систем электронных денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики.»;

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Оплата за покупку государственных ценных бумаг, реализуемых через ЗАО «Кыргызская фондовая биржа.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 20 апреля 2022 года № 2022-П-14/25-3-(ПС)» следующие изменения:

в Положении «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 12:

а) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- с лицевого счета (баланса) идентифицированного пользователя мобильного приложения агента (далее – МПА).»;

б) абзац восьмой дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Требования данного абзаца не распространяются на случаи пополнения электронного кошелька, предоплаченной карты и/или виртуальной предоплаченной карты держателя с лицевого счета (баланса) идентифицированного пользователя МПА.»;

в) абзац десятый дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Требования данного абзаца не распространяются на случаи пополнения электронного кошелька, предоплаченной карты и/или виртуальной предоплаченной карты держателя с лицевого счета (баланса) идентифицированного пользователя МПА.»;

2) дополнить Положение пунктами 12-1 и 12-2 следующего содержания:

«12-1. Операции по пополнению электронного кошелька, предоплаченной карты и/или виртуальной предоплаченной карты держателя с лицевого счета (баланса) идентифицированного МПА возможны только в отношении электронных кошельков, предоплаченных карт и/или виртуальных предоплаченных карт, эмитированных локальными системами электронных денег.

12-2. Пополнение электронного кошелька, предоплаченной карты и/или виртуальной предоплаченной карты держателя с лицевого счета (баланса) идентифицированного МПА осуществляется на

основании заключенного договора между платежной организацией, использующей мобильное приложение своего агента, и банком-эмитентом.

Договор между платежной организацией и банком-эмитентом должен содержать:

- предельные ежедневные/еженедельные лимиты на пополнение электронных кошельков, prepaid карт и/или виртуальных prepaid карт держателей данной системы электронных денег;

- предоставление платежной организацией банку – эмитенту электронных денег возможности технического приостановления пополнения электронных кошельков, prepaid карт и/или виртуальных prepaid карт держателей в режиме онлайн;

- обязательство по сотрудничеству исключительно по авансовым финансовым взаимоотношениям при пополнении электронных кошельков всех банков-эмитентов – резидентов Кыргызской Республики по услуге «пополнение электронного кошелька посредством МПА»;

- иные условия, вытекающие из условий договора.»;

4) абзац второй пункта 33 изложить в следующей редакции:

«- открытие оператором страхового депозита у банка или наличие банковской гарантии на условиях, определенных в договоре между ними и рассматриваемых как резерв под возможные риски и потери, включая нештатные ситуации. Размер страхового депозита определяется в договоре между сторонами и должен быть не менее среднего значения оборотов за месяц в системе электронных денег, в том числе по услуге «пополнение электронного кошелька посредством МПА». Расчет среднего значения оборотов за месяц осуществляется оператором 1 (один) раз в месяц на основании данных за предыдущий месяц и до 5 числа, следующего за отчетным месяцем. Соответствующая информация направляется в банк-эмитент для дальнейшего использования в течение отчетного месяца.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 4 декабря 2024 года
№ 2024-П-12/64-3-(НПА)

О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3 (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для

внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков и ОАО «Гарантийный фонд».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения управления методологии надзора, управления банковского надзора, управления надзора за небанковскими организациями, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 4 декабря 2024 года
№ 2024-П-12/64-3-(НПА)

**Изменение в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О классификации активов и соответствующих
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных
потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3 следующее изменение:

в Положении о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 4.2.5. исключить слова «(в национальной валюте)».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 4 декабря 2024 года
№ 2024-П-17/64-5-(БС)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон» от 16 апреля 2003 года № 13/2

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон» от 16 апреля 2003 года № 13/2 следующие изменения:

в Перечне государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны), утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 8 признать утратившим силу;
- пункт 9 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению после получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению лицензирования довести настоящее постановление до сведения банков, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Государственного банка развития Кыргызской Республики и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, в течение 3 (трех) рабочих дней.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего надзорный блок.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 11 декабря 2024 года
№ 2024-П-12/66-1-(НПА)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности микрофинансовых организаций, осуществляющих операции по исламским принципам банковского дела и финансирования» от 30 мая 2014 года №24/11

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности микрофинансовых организаций, осуществляющих операции по исламским принципам банковского дела и финансирования» от 30 мая 2014 года № 24/11 (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для

включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования довести настоящее постановление до сведения Объединения юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций» и микрофинансовых организаций.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления надзора за небанковскими организациями, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 11 декабря 2024 года
№ 2024-П-12/66-1-(НПА)

**Изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Правил регулирования деятельности
микрофинансовых организаций, осуществляющих
операции по исламским принципам банковского дела
и финансирования» от 30 мая 2014 года №24/11**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности микрофинансовых организаций, осуществляющих операции по исламским принципам банковского дела и финансирования» от 30 мая 2014 года № 24/11 следующие изменения:

в Правилах регулирования деятельности микрофинансовых организаций, осуществляющих операции по исламским принципам банковского дела и финансирования, утвержденного вышеуказанным постановлением:

в главе первой:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила регулируют деятельность лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики микрофинансовых организаций, осуществляющих операции по исламским принципам банковского дела и финансирования (далее – Правила), в том числе микрофинансовых организаций, имеющих «исламское окно» (далее – МФО).»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. МФО могут устанавливать более высокие требования по экономическим нормативам, согласно своей внутренней политике управления рисками, не нарушая при этом значения, установленные

для МФО в нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики.»;

- в пункте 6 слова «Микрофинансовые организации» заменить словом «МФО»;

- абзац второй пункта 8-2 изложить в следующей редакции;

«Под МФО, занимающейся оптовым финансированием, подразумевается МФО, в которой доля оптового финансирования составляет более 70 (семидесяти) процентов от его портфеля по финансированию.»;

в главе второй:

- в наименовании слова «привлечение денежных средств» заменить словами «прием вкладов»;

- абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«- максимальный совокупный размер финансирования, предоставляемого одному и тому же клиенту или группе связанных лиц, в размере не более 3 (трех) процентов от минимального размера уставного капитала для вновь создаваемой МФК (не привлекающей срочные вклады от физических и юридических лиц);»;

- абзац девятый пункта 12 признать утратившим силу;

- главу дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. Значение норматива минимального размера собственного капитала необходимо поддерживать на уровне не менее 100 (ста) процентов от минимального размера уставного капитала.

Норматив минимального размера собственного капитала определяется по формуле:

$$СК / УК * 100\%, \text{ где:}$$

СК – собственный капитал МФК на дату оценки (в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил);

УК – минимальный уставный капитал для вновь создаваемых МФК, не осуществляющих прием вкладов, установленный постановлением Правления Национального банка «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» от 05.10.2022 года №2022-П-33/61-2-(НФКУ).»;

- в пункте 13 слово «сделке» заменить словом «договору»;

- главу дополнить пунктом 13-4 следующего содержания:

«13-4. Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства) не должен превышать 80 (восемьдесят) процентов размера собственного капитала МФК.

Под имуществом понимается имущество (включая строящееся/устанавливаемое недвижимое имущество, транспортные средства и т.д.), которое принадлежит МФК или находится в распоряжении МФК по договору аренды и/или используется/будет использоваться в качестве основного средства.»;

- пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. МФК, не осуществляющие прием вкладов, вправе заимствовать средства от юридических и физических лиц - учредителей (акционеров) МФК и юридических лиц.

Наценка/ставка доходности по средствам, заимствованным от учредителей (акционеров), не должна превышать учетную ставку Национального банка более чем на 5 (пять) процентных пунктов.»;

- главу дополнить пунктом 15-2 следующего содержания:

«15-2. Формы финансовой отчетности и сведения об инвестициях, заимствованиях от учредителей, должны быть подписаны председателем правления МФК либо другим лицом, официально имеющим право первой подписи, а также лицом, ответственным за подготовку и представление сведений.»;

в главе четвертой:

- в наименовании слова «привлечение денежных средств» заменить словами «прием вкладов»;

- пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. МФК, осуществляющие операции по приему вкладов, обязаны соблюдать установленные Национальным банком экономические нормативы, включая:

- минимальный размер оплаченного уставного капитала;
- минимальный размер собственного капитала (M1);
- норматив достаточности (адекватности) капитала (M2);
- максимальный размер риска на одного клиента (M3);
- норматив ликвидности (M4);

- норматив ограничения риска по возврату вкладов (M5);
- максимальный размер риска по операциям с аффилированными и связанными с МФК лицами;
- максимальную совокупную задолженность одного работника МФК по финансированию, предоставленному компанией;
- максимальный совокупный размер инвестиций в МФО, лизинговые компании и банки;
- размер инвестиций в негосударственные долговые ценные бумаги;
- максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства).»;
- главу дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
«22-1. Микрофинансовые компании имеют право привлекать только срочные вклады от физических и юридических лиц на срок не менее 30 дней.»;
- абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. МФК, осуществляющие операции по приему вкладов, не имеют права:»;
- в главе пятой:
 - в наименование слова «привлечение денежных средств» заменить словами «прием вкладов»;
 - пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Требования к уставному капиталу микрофинансовых компаний, осуществляющих операции по приему срочных вкладов, установлены постановлением Правления Национального банка «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» от 05.10.2022 года №2022-П-33/61-2-(НФКУ).»;
 - пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Значение норматива минимального собственного капитала (M1) необходимо поддерживать на уровне не менее 100 (сто) процентов от минимального размера уставного капитала.
- Норматив минимального собственного капитала МФК (M1) определяется по формуле:

$$M1 = CK / УК \times 100\%, \text{ где:}$$

СК – собственный капитал МФК на дату оценки (пункт 12 настоящих Правил);

УК – минимальный уставный капитал для вновь создаваемых МФК, осуществляющих прием вкладов, установленный постановлением Правления Национального банка «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» от 05.10.2022 года №2022-П-33/61-2-(НФКУ).»;

- в пункте 27:

четвертом абзаце слово «делке» заменить словом «договору»;

в одиннадцатом абзаце на официальном языке слово «одни» заменить словом «один»;

- в пункте 28:

во втором абзаце слова «денежные средства» заменить словом «вклады»;

пятый абзац изложить в следующей редакции:

«ОБ – обязательства МФК, включая привлеченные вклады, расчеты по которым наступают в течение 30 дней с момента оценки.»;

восьмой абзац изложить в следующей редакции:

«- структуру и устойчивость депозитной базы (сроки возврата вкладов, концентрацию источников, политику определения величины нормы доходности)»;

- в пункте 29:

в первом абзаце слова «денежных средств» заменить словом «вкладов»;

в четвертом абзаце «денежных средств» заменить словом «вкладов»;

- пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. МФК, привлекающие депозиты, должны осуществлять операции с аффилированными и связанными с МФК лицами в соответствии с Инструкцией «О требованиях к операциям микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты, с аффилированными и связанными с микрофинансовой компанией и жилищно-сберегательной кредитной компанией лицами»,

утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 июня 2017 года №2017-П-12/25-6-(НПА). Максимальный совокупный размер риска по операциям с аффилированными и связанными с МФК лицами, выраженный в качестве размера совокупной задолженности аффилированных и связанных с МФК лиц перед МФК, не должен превышать 60 (шестьдесят) процентов собственного капитала МФК;

Совокупная задолженность одного работника МФК, которому МФК предоставила финансирование, не должна превышать 5 (пяти) процентов от размера собственного капитала МФК и определяется по формуле:

$$СЗС / СК \times 100\% \leq 5\%, \text{ где:}$$

СЗС – совокупная задолженность одного работника МФК, которому МФК предоставила финансирование на дату оценки;

СК – собственный капитал МФК на дату оценки.

МФК не вправе предоставлять финансирование аффилированным или связанным с МФК лицам, если общая сумма всего финансирования и их заменителей, предоставленных всем аффилированным и/или связанным с МФК лицам, превышает 60 (шестидесяти) процентов от собственного капитала МФК.

Операции по предоставлению финансирования должностным лицам и сотрудникам МФК могут осуществляться только при условии соблюдения требований, указанных в Инструкции «О требованиях к операциям микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты, с аффилированными и связанными с микрофинансовой компанией и жилищно-сберегательной кредитной компанией лицами», утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 июня 2017 года №2017-П-12/25-6-(НПА).»;

- в пункте 31:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«31. Устанавливаются следующие требования в части совокупного размера инвестиций в МФО, лизинговые компании и банки:»;

в подпункте 2 слово «делке» заменить словом «договору»;

- главу дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:

«32-1. Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства) для МФК, осуществляющих прием вкладов.

Максимальный размер инвестиций в имущество (основные средства) не должен превышать 20 (двадцати) процентов размера собственного капитала МФК.

Под имуществом понимается имущество (включая строящееся/устанавливаемое недвижимое имущество, транспортные средства и т.д.), которое принадлежит МФК или находится в распоряжении МФК по договору аренды и/или используется/будет использоваться в качестве основного средства.»;

- главу дополнить пунктом 32-2 следующего содержания:

«32-2. МФК, привлекающие вклады, вправе заимствовать средства от юридических и физических лиц – учредителей (акционеров) МФК и юридических лиц.

Наценка/ставка доходности по средствам, заимствованным от учредителей (акционеров), не должна превышать учетную ставку Национального банка более чем на 5 (пять) процентных пунктов.»;

в главе шестой:

- наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Порядок соблюдения МФК экономических нормативов и требований и представления ими сведений в Национальный банк»;

- пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. МФК должны представлять в Национальный банк информацию по исполнению экономических нормативов в соответствии с требованиями и сроками, установленными в рамках периодической регулятивной отчетности.»;

- главу дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

«35-1. Ежегодно, после проведения независимого внешнего аудита силами независимых внешних аудиторов, МФК обязана представлять в Национальный банк один экземпляр (копию) полного отчета внешнего аудитора без изменений, включая письмо руководству, в течение 30 (тридцати) дней с момента представления отчета внешним аудитором МФК.»;

- главу дополнить пунктом 38-1 следующего содержания:

«38-1. МФК должны в течение 5 (пяти) рабочих дней после публикации с приложением 1 (одного) экземпляра (копии) публикации представить в Национальный банк и/или с указанием ссылки на официальный интернет-сайт МФК (портал информационного агентства), в котором была опубликована финансовая отчетность, с приложением копии публикации. Ссылка на официальный интернет-сайт/портал информационного агентства также должна быть направлена по электронной почте в уполномоченное структурное подразделение Национального банка.»;

- главу дополнить пунктом 38-2 следующего содержания:

«38-2. В случае если МФК имеет обязательства перед третьими лицами, а также в случае наличия одной из нижеследующих угроз стабильности деятельности МФК, Национальный банк может ограничить выплату дивидендов МФК, если:

1) это приведет к нарушению экономических нормативов, установленных Национальным банком;

2) не обеспечен минимальный размер уставного капитала и/или минимальный размер собственного (регулятивного) капитала, установленный Национальным банком;

3) при наличии убытков прошлых лет, а также в случае невыполнения требований нормативных правовых актов Национального банка.

Примечание: Под обязательствами перед третьими лицами понимаются денежные средства, привлеченные МФК от несвязанных с МФК юридических и физических лиц, и направленные на основную деятельность.»;

в главе седьмой:

- в пункте 39 слово «сделки» заменить словом «договора»;

- пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Максимальный совокупный размер финансирования, выдаваемый МКК одному и тому же лицу или группе связанных лиц, должен быть определен в размере не более 10 (десяти) процентов от минимального размера уставного капитала для вновь создаваемых МКК, установленный постановлением Правления Национального банка «О минимальном размере уставного капитала

небанковских финансово-кредитных организаций» от 05.10.2022 года №2022-П-33/61-2-(НФКУ).»;

- в пункте 42-1:

в первом абзаце слово «сделке» заменить словом «договору»;

в подпункте 3 слово «сделке» заменить словом «договору»;

- главу дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

«43-1. МКК, в том числе МКК, занимающаяся оптовым финансированием, имеет право заимствовать средства от юридических и физических лиц – учредителей (акционеров) МКК и юридических лиц.

Наценка/ставка доходности по средствам, заимствованным от учредителей (акционеров), не должна превышать учетную ставку Национального банка более чем на 5 (пять) процентных пунктов.»;

- пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. МКК, занимающиеся оптовым финансированием и имеющие обязательства перед кредиторами (в том числе ФКО), должны соблюдать норматив достаточности (адекватности) капитала.

Значение норматива достаточности (адекватности) капитала М2 необходимо поддерживать на уровне не менее 15 (пятнадцати) процентов.

Норматив достаточности (адекватности) капитала определяется по формуле:

$$M2 = SK / CA * 100\%, \text{ где:}$$

СК – собственный капитал МКК на дату оценки;

СА – сумма балансовых активов на дату оценки за минусом суммы депозитов от клиентов, размещенных в ФКО в качестве залога в размере суммы привлеченных денежных средств во вклады в национальной валюте в целях хеджирования валютных рисков.»;

- главу дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:

«45-1. Значение норматива минимального размера собственного капитала необходимо поддерживать на уровне не менее 100 (сто) процентов от минимального размера уставного капитала.

Норматив минимального размера собственного капитала МКК определяется по формуле:

СК / УК * 100%, где:

СК – собственный капитал МКК на дату оценки в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил;

УК – минимальный уставный капитал для вновь создаваемых МКК, установленный постановлением Правления Национального банка «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» от 05.10.2022 года №2022-П-33/61-2-(НФКУ).»;

- главу дополнить пунктом 45-2 следующего содержания:

«45-2. В случае если МКК имеет обязательства перед третьими лицами, а также в случае наличия одной из нижеследующих угроз стабильности деятельности МКК, Национальный банк может ограничить выплату дивидендов/распределения прибыли МКК, если:

1) это приведет к нарушению экономических нормативов, установленных Национальным банком;

2) не обеспечен минимальный размер уставного капитала и/или минимальный размер собственного (регулятивного) капитала, установленный Национальным банком;

3) при наличии убытков прошлых лет, а также в случае невыполнения требований нормативных правовых актов Национального банка.

Примечание: Под обязательствами перед третьими лицами понимаются денежные средства, привлеченные МКК от несвязанных с МКК юридических и физических лиц, и направленные на основную деятельность.»;

- в пункте 47 слово «делке» заменить словом «договору»;

- главу дополнить пунктом 47-1 следующего содержания:

«47-1. Выдача финансирования, в том числе по договору иджара мунтахийя биттамлик, свыше максимального размера финансирования, выдаваемой МКА одному и тому же клиенту или группе связанных лиц, установленного пунктом 47 настоящих Правил, учитывая цели статьи 2 Закона Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», допускается в размере не более 2 (двух) процентов от собственного капитала (балансовая стоимость капитала) МКА, на следующие цели:

а) создание бизнеса (приобретение основных и оборотных средств для организации предпринимательской деятельности) или нового направления в деятельности;

б) расширение и развитие действующего бизнеса/деятельности, при выполнении одного из следующих вопросов:

- внедрение новых технологий, нацеленных на технологическое обновление, внедрение инновационного оборудования и техники;
- автоматизация бизнес-процессов;
- создание дополнительных рабочих мест;
- увеличение масштабов производства.

При выдаче МКА финансирования, в том числе по договору иджара мунтахийя биттамлик, указанных в абзаце первом настоящего пункта, необходимо выполнение следующих условий:

1) наличие у МКА разработанной в соответствии с целями и задачами МКА политики финансирования с определением конкретных видов продуктов и порядок последующего мониторинга целевого использования предоставляемого финансирования;

2) наличие информации о клиенте (кредитный отчет) и по усмотрению МКА о связанных с клиентом лицах (при наличии их согласия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики) в существующих кредитных бюро;

3) наличие необходимых документальных подтверждений платежеспособности заявителя (права владения активами, генерирующими доход заявителя, справка о заработной плате с места работы, патент, или решение органа налоговой службы о применении/отказе применения уплаты налога в зоне торговли с особым режимом, или свидетельство и т.д.), а также проведение оценки платежеспособности заявителя, подтвержденная заключением ответственного специалиста по финансированию или работника в соответствии с политикой финансирования и/или иными внутренними документами МКА;

4) наличие бизнес-плана на получение финансирования заявителя, при этом в бизнес-плане должны быть указаны цели использования финансирования с соответствующими расчетами и прогнозами.

В случае если в портфеле финансирования МКА доля вышеуказанного финансирования занимает 70 (семьдесят) и более процентов, ограничения, указанные в пункте 47, на данные МКА не распространяются.

В случае если в портфеле финансирования МКА доля вышеуказанного финансирования составляет менее 70 (семидесяти) процентов, то финансирование до 100 тыс. сомов должно составлять 20 (двадцать) и более процентов от общего портфеля финансирования МКА.».